

Б. ӨМҮРАЛИЕВ

КЫРГЫЗ ТИЛИ

9

УДК 373.167.1
ББК 81.2 Ки — 922
Ө—99

2-басылышы 2007-жылы жарык көрөн.

Бул окуу китеbi 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги тарабынан окуу китеpterине карата жарыяланган конкурста жактырылган.

Өмүралиев Б.

Ө—99 **Кыргыз тили:** II бөлүк. Синтаксис. Жалпы билим берүүчү кыргыз ортомектептеринин 9-кл. учун окуу китеbi. Кайра ишт. 3-бас. — Б.: «Билим-компьютер», 2012. — 160 б.

ISBN 978-9967-452-49-7

Окуу китебинде колдонулган шарттуу белгилер:

| — теориялык маалыматтар тик сыйык менен белгиленди.
БК — байланыштуу кеп боюнча кенүгүү.

тоо¹ — сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзүү.

билим² — сөзгө сөздүн курамы (унгуу, муче) боюнча талдоо жүргүзүү.
бийик³ — сөздү сөз түркүмү катары талдоо.

Айылга

баратамын⁴ — сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзүү.

Мисал учун пайдаланылган сүйлөмдөр менен тексттердин автору-нун аты, фамилиясы кыскартылып берилди. Шарттуу кыскартуунун тизмесин 156-беттен караңыз.

Ө 430602020-12

УДК 373.167.1
ББК 81.2 Ки — 922

ISBN 978-9967-452-49-7

© Өмүралиев Б., 2012

© Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, 2012

© «Билим-компьютер» басмасы, 2012

VIII КЛАССТА ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨНДӨРДҮ КАЙТАЛОО

1. Окугула. Тил жөнүндө айтылгандарга көнүл бургула. Улуу адамдар эмне учун эне тилди жогору баалашкан? Өз оюнарды билдиригиле.

1. Илим менен билимге көпүрө – тил,
Кекөлөткөн адамды тили деп бил.
Ж. Баласагын.

2. Келбесе сөз сүйлөөгө кызыл тилин,
Кайдан болот азыркы толгон билим^У
Сөз сүйлөп, сөздөн сөзгө жетпеген соң,
Дүйнөнүн биз билмекпиз кайсы бириң?
A. Токомбаев.

3. Тилине кулдук кылам, энем, атам!
Кечиргин, мен тараптан болсо катам.
Сен сүйгөн, сен сүйлөгөн ушул тилде,
Кубултуп, безеп ырдан келе жатам.
A. Токтомушев.

4. Сөзү жоголгон журттун өзү жоголот.
A. Байтурсынов.

2. Текстти көркөм окугула. Андагы негизги ой эмне жөнүндө? Текстте сөздүн кереметтүү касиети жөнүндө эмнелер айтылды? Сенин оюн кандай?

СӨЗ ЖӨНҮНДӨ ДАСТАН

Сөз – адамдын маданияты. Адамды адам менен байланыштырган – сөз. Сөз – ақылман насаатчы, мыкты билим. Эл билген улуу эмес, сөз билген улуу. Ошон учун элибиз: – Жылуу сөзгө жылан ийнинен чыгат, – деп айтышкан. Демек, сөз – баарынын башаты.

– Сөз болбосо, эненин балага болгон мээрими кантип төгүлмөк. Атанын ақылы кайдан айтылмак?! Сүйгөн жардын жылмаусу да, көз жашы да – сөз. Аалам кандай чексиз болсо, сөз да андан кем эмес.

Сөз билүүнүн өзү да улуу керемет! Ошон учун сөз үйрөнөлү! (С. Р.)

§ 1. СӨЗ АЙКАШЫ

3. Окугула. Сөз айкашындагы негизги жана багының сөздү тапкыла. Бул сөздөр бири-бири менен кандайча байланышат?

Терен¹ билим, сочинение жазуу, акырын айтуу, мелдешке чыгуу, жолдошторго кезигүү¹, алты окуучу, мектептен билим алуу, асмандағы жылдыздар², лыжа менен жүрүү, айылдаштар² менен кезигүү, ашуу аркылуу баруу³, алмалуу бак, кыраан бүркүт, эне тилди үйрөнүү, эненин мээрими, бийиктиктен секириүү, айылдан кезигишиүү, кара кылды как жарган³, ак таңдай акын.

4. Атоочтук жана этиштик сөз айкаштарын тапкыла. Негизги сөздү аныкта-
гла, ал кайсы сөз түркүмнен болду? Сөз айкашынын түзүлүшү кандай?

Кырааты менен сүйлөө, жасалма жибек, жакшы адаттарды калыптанды-
руу, жайлодон түшүү, жайллоонун гүлү, башына чөп сындыруу, данкы таш
жаруу, кара чыйырчыкка уя салуу, кара сур келин, кара көз кыз, үйүр-үйүр
жылкы, үйдөгүлөрдүн экөө, жүгөрүдөй сапсары, аскадай бийик, алардын ба-
ары, суудан кургак чыгуу, эт менен чөлдин ортосунда, ырдагандардын ар
бира, накыл сөз, жасап сүйлөө, жагалмайдай сыйзуу, кой чарбасын өстүрүү.

5. Сөз менен сөз айкашын, сөз айкашы менен сүйлөмдү салыштыргыла. Алар-
дын айырмачылыгын түшүндүргүлө.

1. Күмбөз – Манастын күмбөзү. – Биз Манастын күмбөзүн көрдүк. 2. Жер –
туулуп-өскөн жер. – Туулуп өскөн жеримди сагындым. 3. Жардам берүү –
ата-энеге жардам берүү. – Ата-энеге жардам бердик. 4. Ангемелешүү – Ата
мекен жонундо ангемелештик. 5. Көз – ач көз. – Ач көз дүйнегө тойбайт.
6. Бото – ботодой боздоо. – Ал ботодой боздоду. Тил – тили таттуу. Тили
таттуу жаш бала сүйлөп берди жай гана.

6. Сөз айкашын катыштырып, ар бирине бирден сүйлөм түзгүлө. Сүйлөм эмне-
ден түзүлөт? Сөз айкашы менен сүйлөмдүн айырмасы эмнеде? Түшүндүргүлө.

Ак бата алуу, акактай таза тилек, дениздей толкуу, жогорку окуу жайы-
на баруу, илимий китеекана, көздөн кайым болуу, көзү ала чакмак болуу,
көзүнүн ағы менен төн айлануу, балдан таттуу, алмаздан катуу, келаткан-
дардын бирөө.

7. Сөз айкашындагы байланыштын жолдорун (ыкташуу, таандык байланыш,
башкаркуу) аныктағыла.

Адептүү бала, ажырагыс достук³, жазуучулар менен жолугушуу³,abay-lap сүйлөө, аскердик бөлүк, тилемекке жетүү, балык кармоо, бейкуттукта жашоо, кырсыктан сактануу, гүл ёстүрүү, ата мекендин топурагы, жакшылыктын белгиси, илимий даража, тоонун суусу.

Үлгү: Адептүү бала

канда?

адептүү ↓ ыкташуу бала x

8. Көчүргүлө. Сөз айкашына талдоо жүргүзгүле: а) негизги жана багынынды сөздү көрсөтүү; б) сөз айкашынын кайсы түрү (атоочтук, этиштик); в) негизги жана багынынды сөздөрдүн байланышуу жолдорун аныктоо; д) алар кайсы сөз түркүмүнөн экенин.

Жогорку билим, курбуларымдын үчөө, анардай кыпкызыл, каада-салтты үйрөнүү, карыны сыйлоо, биринчи учурашшуу, жанылбай сүйлөө, учураш-кандардын экөө, айдан ачык, кабагы бүркөлүү, комуз чертүү, кыякчынын ари, кызыл гүл.

9. Окугула. Сөз менен сөз айкашынын айырмасын түшүндүргүлө.

Бака жалбырак – бака жалбырак жыйноо, ачык-айрым – ачык-айрым киши, көл – көлгө түшүү, жалбыз – жалбыздын жыты, үчүнчү – үчүнчү бетешүү, залкар – залкар жазуучу, оюн – оюнга баруу, үч – үч киши, сабак – мугалимдин сабагы, түзсүз – түзсүз көл, тунук – тунук булак, таттуу – таттуу алма.

§ 2. ЖӨНӨКОЙ СҮЙЛӨМДҮН ТҮРЛӨРҮ

10. Окугула. Айтылыш максаты жана грамматикалык түзүлүшү боюнча канда сүйлөмдер бар? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн тапкыла. Эмне үчүн ээ менен баяндооч сүйлөмдүн негизин түзөт?

1. Бостон карышкырды өзү да көрдү. Ал желе-жортуп кетип бара жаткан экен. Жалына арта салынган бала өкүрүп-бакырып ыйлап баратат. Бостон тамагы айрылганча бакырып, артында чуркап баратты:

- Ташта, Акбара! Ташта баланы! Экинчи бөрү аттууга тийбейин! (Ч. А.)
- 2. Ал тан калгандай балдарга карады:
 - Силерге ким керек, балдар?
 - Эже, уруксат этинiz? Биз агайга келдик. (Т. С.)

11. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзүп, төмөнкү суроолорго жооп бергиле; а) баш мүчөлөрү толук катышса, ал кандай сүйлөм болот; б) баяндоочко айкындоочтордун ичинен кайсылар башкарыйлат; в) башкарару байланышы деген эмне?

1. Туйгундун экинчи түрү – тунжур. Бул да – күштүн кырааны. Сырткы жүндерү, канат-күйруктары боз ала келет. Ылаачындар кара чаар, кызыл чаар, көк чаар түстө кездешет. Ылаачын ителгиден да учкул. («КБ») 2. Агай, биз айылдан келдик. Биздин айылга быйыл элүү жыл толот. Эл-журт айылды өз эмгектери менен гүлдөттү. Зангираган сулуу мектеп курулду. Бакдарактар отургузулган. Жыйырма кишилилк оорукана да бар.

Ошентип, айылыбыз ёсуп-өнүгүп баратат. («А»)

12. Окугула. Сүйлөмдердүн грамматикалык түзүлүшүн аныктагыла. Жөнекей сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар?

1. Каныбектин кызыл ала болуп турганын көргөнде Анархан, ээги-ээгине тийбей, ыйлап жиберди. (К. Ж.) 2. Бурмаке бекчөндөп калтыраган арык колу менен ооруларга суу берип жүрөт. (М. Э.) Эл ичи – алтын бешик. Бир көргөн – билиш. Эки көргөн³ – тааныш (Мак.) 4. Тил – ар улуттун руханий күзгүсү. Тилсиз улут болбойт. (Ч. А.) 5. Кыш. Суук катуу. Жол жүрүп бара-табыз.

13. Окугула. Сүйлөмдердүн аягына кайсы тыныш белгиси коюлат? Эмне үчүн? Сүйлөмдердүн интонациялык айырмачылыктары кандай?

Душманымды эзелде кечирбейм // Бирок заманыма кек санаган жерим жок // Антсе да, согушта доом көп // Атылган ок, төгүлгөн кан тарыхтын эсебинде // Ал эми адамдардын бүлүнгөн өмүрүчү // Аны тарыхтын кайсы бетине жазабыз // Ал үчүн ким жооп берет // Алимандын тагдырын эстегенде ичим күйүп чок болот // Анын убал-сообу кимде // Кайран келиним // Гүл сүйгөн келиним // (Ч. А.)

14. Кечүргүле. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзүп, эки жана бир тутумдуу жөнекей сүйлөмдүн түрлерүн аныктагыла. Алардын түзүлүшү кандай болот?

1. Түз сүйлөп, чынчыл болгун. (Ж. Баласагын) 2. Айкөл Манас кабылан чачылган элди жыйнаган. («Манас») 3. Жай айы... Ала-Башка бара жатабыз. Айлана тыптынч. Алыстан Чон-Төр көрүнөт! («КБ») 4. – Таятам экөөбүз сени абдан жакшы көрөбүз, мүйүздүү Бугу эне. – Билем. (Ч. А.)

15. Окугула. Жөнөкөй сүйлемдүн түрлөрүн аныктагыла. Анда сүйлемдүн кайсы мүчөлөрү катышты?

ӨМҮРДҮН БАШАТЫ – ЭНЕ

Эне... Кандай кереметтүү сөз! Жашоодо туу туткан адамым – менин энем. Энемде бир касиет бар эле. Кишинин назарын сыйндырганын ушунча болуп көргөн жокмун. Бир нерсени кыйытып жумшак айтчу.

Энемдин көтөрүмдүүлүгүнө тан калам. Көрсө, бул балдарынын бактысы үчүн кылган аракети турбайбы! Ал киши үчүн адам көнүлүнөн өткөн улук нерсе жок болсо керек. («Асылзат» гезити)

БАЙЛАНЫШТУУ КЕП

§ 3. ТЕКСТ ЖАНА КЕП ЖӨНҮНДӨГҮ МААЛЫМАТТАРДЫ ЖАЛПЫЛОО

Текст – бил миааниси жана грамматикалык түзүлүшү боюнча өз ара байланышкан бир канча сүйлөм.

Ар бир тексттин мазмуну, темасы, негизги ою (идеясы) болот.

Текстке мүнөздүү белгилердин бири – анда бир нерсе жөнүндө кабар берүүнүн аякталып бүткөндүгү. Башкача айтканда, тексттин миаанилик бүтүндүгү.

Дагы бир негизги белгиси – текстти түзүп турган сүйлөмдөрдүн өз ара байланыштуу болушу. Мында сүйлөмдер тизмектешип айтылып, биригинин миаанисин экинчиси улантат жана толуктайт. Ушуга байланыштуу тексттин мазмуну, андагы негизги ой ачык-так жана толук баяндалат.

Тексттеги сүйлөмдөрдү ырааттуу байланыштырууда мурдагы сез кайталанып келиши мүмкүн, же анын ордуна башка сездер, же синонимдер пайдаланылат.

Ушундай эле, байламта, кириндиге сез ж. б. тилдик каражаттардын миааниси чон.

Тексттин жалпы мазмунун берүүдө баяндоо, суреттөө, ой жүгүртүү сыйкатуу кептин ар кандай түрлөрү колдонулат.

16. БК. Текст деген эмне? Ага мүнөздүү белгилер кайсы? Тексттин темасы жана андагы негизги ой жөнүндө эмне билесинер? Төмөнкү тексттен мисал келтиргиле.

ЧОЛПОНБАЙ

Ысык-Көлдүн балыгындай сүзүп, Чолпонбай бат эле суунун аркы өйүзүнө чыкты. Дон суусунун бөгөп аккан терендиги, мөндүрдөй жааган душманын октору Чолпонбайды чочута албады. Эмне кылуу керек? деген ой көз ачып жумганча пайда болду.

Чолпонбай ДЗОТко¹ улам жакындан, жети баштуу желмогуздар менен арбашты. Ажал менен бетме-бет кармашты. Уламдан-улам шумдуктуу окуя жакындан келет.

¹ ДЗОТ – коргонуу үчүн жыгачтан жасалган жашыруун траншей.

Чолпонбай болжогон жерине жетип, биринин артынан бириң зыркыратып, гранаталарды ыргытты. Бирок ийинде жаткан жети баштуу желмогуздар ажалдын огун себе беришти. Дал ошол секундада Чолпонбай чыгыш тарапты бир карады. Алда кайдан аркайып Ала-Тоо карап тургансыйт. Аккуласын алкынтып, баатыр Манас келе жаткансыйт!..

Чолпонбай көзүнөн жалынын чыгарып, тишин кычыратып чайнап алды да: «Мына менин ата-бабаларым ким экенин бүт дүйнө билсин, ез көзү менен көрсүн! Айтканынан кайтпаган, ажалдан башын тартпаган, душманга башын ийбеген баатырлардын тукуму – мен!.. Мен дагы элим учүн, жерим учүн, ата мекеним учүн ыйык милдетимди аткарам!.. – деп ДЗОТтун оозун жүрөгү менен басты.

Бул укмушка карап турган жолдоштору эмес, кара жер да солк эткенсиди. Бул – кимдин уулу? Бул кыргыз элинин уулу! (К. Ж.)

17. ВК. Текстти талдагыла: а) анын мазмуну темасына шайкеш келеби; б) андагы негизги ой эмне жөнүндө болду; в) текстте кептии кайсы түрү колдонулду; г) сүйлемдүн кайсы түрлөрү пайдаланылды?

УЛУУ АГАРТУУЧУ

Ар бир элдин улуттук сыймыгы болгон илимпоздору, залкар жазуучулары, чыгаан ишмерлери болот эмеспи. Ошондой жылдыздардын бири – Ишеналы Арабай уулу. Деги, агартуу ишине ак эмгек өтөгөн Ишеналы Арабай уулу ким?

Ал Уфадагы Медресе Аали аттуу жогорку дин мектебин ийгиликтүү бүтүргөн. Окуп жүргөн кезинде, 1911-жылы, Молдо Кылыштын «Зилзала» аттуу поэмасын басмадан бастырып чыгарган.

Эл кыдышып, балдарды окуткан. Кыргыз тилинин биринчи окуу китеби «Алиппе» Ишеналы Арабай уулу тарабынан түзүлүп, 1924-жылы жарыкка чыккан. Бул окуя элибиздин маданий турмушунда чон майрам катары эсептелген. Даназалуу биринчи кызыл мугалимдер ушул окуу китеби аркылуу келечекке канат кагышкан.

Анын ысмы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетине ыйгарылган. («И. Арабаев» деген жыйнактан).



§ 4. КЕПТИН ТУРЛӨРҮ

Учу-кыйрына көз жетпеген ажайып дүйнө бизди курчап турат. Биз анын табышмактуу сырларын билүүгө кызыгабыз, алар жөнүндө өз пикирибизди айтабыз, ой жүгүртөбүз. Ошентип, башкалар менен пикир алышууда кепти колдонообуз. Демек, кеп дегенибиз белгилүү бир учурда тилди күнделүк турмушта колдоно билүү болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу кептин үч түрү бизге белгилүү: баяндоо, сүрттөө, ой жүгүртүү.

18. БК. Текстти көркөм окугула. Анда баяндалган окуяны ирети менен кайра айтып бергиле. Окуянын башталышын жана анын аякталып бүтүшүн көрсөткүлө. Текст адабий чыгарманын кайсы түрүнө кирет?

ТӨШТҮК

Төштүк, Чалкуйрукту минип, журтта калган өгөөнү көздөй жөнөдү. Ана-мына дегенче, ачып көздү жумгучча журтка жакындал калды. Ошондо адамдан эстүү Чалкуйрук адамча сүйлөдү:

— Желмогуз кемпиргэ барганды, энеке, мына бул өгөөнү алыш берчи. Түшсөм миң албайм, миңсем түшө албайм, — дегин.

Кемпир: «Отурсам тура албаган, турсам отура албаган бир кемпир элем, өзүн түшүп ала кой», — дейт.

— Ошондо мен боз көйнөн жапыз болоюн, сен боз күштән илгир бол. Кемпирдин жети башын ыргыта чаап, өгөөнү илип алсан, бизге кудай бергени.

Төштүк кемпирдин жанына барып, айтышип туруп, алты башын кылыш менен кыя чапты. Кемпир качып берди. Төштүк артынан кубалап калды. Аттын дүбүртүнөн улам тоо жарылып, көл болду. Тоодой таштар убаланып күмга айланды. Ангыча кара жер как жарылып, желмогуз кемпир жер астына кирип кетти. Төштүк кууп артынан кошо кирди.

Көрсө, желмогуз кемпирдин Төштүккө келишинин себеби мындай экен. Жер алдындағы Урумканын Узунчач аттуу кызы жер үстүндөгү тогуз уулдуң көнжеси, Элемандын эркеси Төштүккө ашык болуп калат да, «Төштүктү азгырып алыш кел» деп жети баштуу желмогуз кемпирди жиберген экен.

(«Эр Төштүк»).

19. БК. Текстти окугула. Анда сөздүн күчү аркылуу көркөм чыгарманын каарманы кандайча сүрттөлгөн? Каарманга мүнөздүү негизги белгилерди көрсөткүлө. Текст кайсы адабий чыгармадан алышын?

Желелеп калың бырыш баскан жүзү качан болсо чүрүшө күлүмсүрөп, жүлжүйгөн көздөрү «яя, бир жумушунду бүтүрүп берейинби? Айт, айта кой,

мен азыр....» – деп тургансыйт. Мурду саландап, кемирчек эмей эле жалан эт өндүү. Кудай же бойдон, же сакалдан айтпаптыр, кедейген бою бакене, чүрүшкөн ээгинде эки-үч куйкул сары кыл сербейип, маке чал десен да келишпейт.

Момун курактуу башка карыяларды көрчү: күмүш чапкан ээр токунуп, жараган ат минип, кен жака ичикин, суусар тебетейчин; сакалы көкүрөгүндө жайкалышп, салабаттуу бастырып баратса, ким да болсо ийилип салам айтат. А Момунчук, жеткен атагы Момун элпек. (Ч. А.)

КЕПТИН СТИЛДЕРИ

Кыргыз адабий тилинде текст түзүүнүн ар кандай ыктары бар, алар кептин стилдер и деп аталышат.

Кептин стили жалпысынан сүйлөшүү жана китең стили болуп экиге болунот. Китең стилине төмөнкүлөр кирет: публицистикалык стиль, көркөм стиль, илимий стиль, иш кагаздарынын стили.

§ 5. ПУБЛИЦИСТИКАЛЫК СТИЛЬ

Учурдагы маанилүү окуялар, иш-аракеттер, жанылыктар жөнүндө маалымат берген чыгарманын бир түрү публицистика деп аталат. Ал латындын *публикус* деген сезүнөн алынган, бизче коомдук деген маанини билдириет. Бул чыгарма элдин кенири катмарына ыла-ыкташып, коомдук, саясий, маданий маселелер боюнча кабар берет.

Публицистикалык стилге төмөнкүлөр мүнөздүү:

а) гезит, журналдарда, радиоуктурууларда, телекөрсөтүүлөрдө, жарыш сөздөрдө, журналисттердин кептеринде ж. б. колдонулат;

б) маанилүү коомдук, саясий жана маданий кабарларды билдириет, аларга туура мамиле жасоого чакырат;

в) ачык-так, жеткиликтүү жана таасирдүү болуш үчүн учкул сөздөр, макал-ылакантар, фразеологиямдер кенири пайдаланылат;

г) коомдук, саясий сөздөр көбүрөөк колдонулуп, кээ бир сөздөр етмө мааниде (*paxta - ак алтын*) болот жана кайталанып келе берет.

20. Тексттерди көркүү окуп, алар кандай стилде берилгенин аныктагыла. Публицистикалык стилге мүнөздүү белгилер кайсылар? Ал жөнүндө айтып берип, тексттерден мисал көлтиргилеме.

НАН БИЗДИН БАЙЛЫГЫЫЗ

I

Нан биздин түгөнгүс байлыгыбыз! Нансыз жашоо да, тиричилик да болбостугу жалпыбызыга маалым. Нан канчалык көп болсо, кайсы гана жерде болбосун токчулук өкүм сүрөрү белгилүү.

Биздин колубуздагы токчулуктан кабар берип турган ак нан кайратман баба дыйкандарыбыздын ак ниеттүү эмгегинен, мандай теринен жарагат эмеспи!

Азыркы турмушта ар кандай учур кездешет, мисалы, кээ бир адамдар жерде жаткан нанды ейдө алыш коюудан намыстанышат. Бир сындырым нанды да коромжуга учураттай, аны ыйык жана улук деп билүүбүз керек. Эмесе, «нан болсо, ыр да болот» деген кепке терен түшүнө билүүбүз зарыл.

Нанды ысырапкорчулукка учуратып жаткандар менен келишпес түрдө, аёсуз күрөш жүргүзөлү, жаш достор!

Г р а м м а т и к а – тил илиминин бир бөлүгү. Кен мааниде «лингвистика» деген түшүнүк менен синонимдеш. Адатта, ал тилдин морфология жана синтаксис деп аталган бөлүктөрүн өз ичине камтып, сөздөрдүн жана сүйлемдердүн ички түзүлүш өзгөчөлүктөрүн үйрөтет. Ар бир тилдин өзүнө мүнөздүү грамматикалык өзгөчөлүктөрү бар.

II

1. Кычыраган кыш. Күн суук. Чыкылдаган кышкы аяз бети-колду тондурат. Күн чайыттай ачык. Асманда токумдай да булат жок. Кышкы күн алсыз нурун ай-аalamга чачууда. Аппак карлар жарк-журк этет. (К. Б.)

2. Чаргын – айылдын белгилүү жигиттеринин бири. Жашы отуздан ашкан. Жаагы кере карыш бөтөнчө чон, көздөрү аландай берген, тартайган узун неме. Кичирээк жылкыга минсө, үч бүктөлөт. Жөө арышы саржан салган кишидей, өзү менен катар баскан ададына озуп кетет. (Т. С.)

III

ЖАЙДЫН КЕЧИ

Манаттай асман кызарып,
Магдырап барат айланам.
Чачырайт көбүк бетиме,
Чамынып аккан дайрадан.

Жалбыздын жыты буркурап,
Жанына жыпар чачкандай.
Торгойлор тынбай шаншыщат,
Токтогул күүсүн тарткандай!

Үргүлөп тоолор баратат,
Үйкуга батып, алсырап.
Токтой тур, курбум, ток той тур,
Чолпон да чыгар чачырап. (Ж. Б.)

§ 6. ТУШҮНДҮРМӨ МҰЧӨ

Тұшұндырмө мұчө сөздөн баш жана айқындооч мүчөлерүнен кийин келет да, алардын маанисін тектайт, толуктайт жана ким, эмне экендигин билдирет.

Түшүндиrмө мұчө бир же бир нече сөздөн түзүлшүү мүмкүн.

Мисалы, 1. *Биз, жаштар, ата-бабаларыбыздын осуяттарын ат-карууга аракеттегенебиз.* 2. *Биз, чөп чапкыч машина айдаган балдар, Даниярды ошондо биринчи жолу көрдүк.* (Ч. А.)

Түшүндиrмө мүчөлөр: *жаштар, чөп чапкыч машина айдаган балдар.* Булар биз деген сөздүн маанисін толуктады: 1-сүйлөмдө биз деген *жаштар* экендигин, 2-сүйлөмдө биз деген *чөп чапкыч машина айдаган балдар* экендигин билдириди.

Өзүңөн мурда келген сөз сүйлөмдүн кайсы мүчесү болсо, түшүндиrмө мұчө да ошондой милдетті аткарат: *Бизге, окуучуларга, сыйлыктар берилди.* К и м г е берилди? – *бизге* – толуктооч; *к и м д е р г е?* *окуучуларга* – толуктоочтун түшүндиrмө мүчесү.

Түшүндиrмө мұчө интонациялық жактан белгүнүп айттылат да, жазууда зеки жағынан үтүр менен ажыратылат: *Мени Бишкекке, педагогикалык университетке, жиберишти.*

Ес к е р т үү. Чакырык маанисінде айттылган сүйлөмдө түшүндиrмө мұчө сзыыкча менен ажыратылат: *Жашасын тынчтык – адамзаттын жаркыраган келечеги!*

21. Окугула. Сүйлөмдөгү түшүндиrмө мұченү тапкыла. Ал кайсы сөздүн маанисін тектады? Сүйлөмдүн кайсы мүчесү?

1. Январь айы... Биз Сухуми шаарына келдик. Құн жылуу. Пай-пай, шаар эмес бекен! Кышы жок бол эмне деген шаар? Азыркы күндө бизде, Кыргыстанда, катуу кыш. А мында, Абхазияда, конур күз.

Карыя бизди, Кыргыстандан баргандарды, конок үйүнө алып кирди⁴. Үйдөгү адамдар жабыла тура калышты. Көрсө, алар, конок үйүндө отурғандар, карыянын небере-чөбүрөлөрү экен. (К. Б.)

2. Айтканындай эле, Дүйшөн бизди ак дилинен окутуп жатты. Ошондо биз үчүн, тоо койнундагы кыргыз балдары үчүн, укмуштуудай жаны дүйнө

ачылды. Ошондо эле Олюя-Ата, Ташкен сыйктуу чон шаарлар бар экенин укканбыз. Турмуш онолгондо, биздин мектеп чон ак там болоруна ошондо эле ишненгенбиз. Биз, тоо балдары, эч бир күмөн санабай окуп жаттык. (Ч. А.)

22. Сүйлөмдерду бири бирине салыштыргыла. Түшүндүрмө мүчө кандай мааниде колдонуларын түшүндүргүлө.

1. Улуу акын Токтогул өз өнөрүн шакирттерине, Калык менен Алым-кулга, үйретүүнү эч качан көңүлүнен чыгарган эмес. – Улуу акын Токтогул өз өнөрүн шакирттерине үйретүүнү эч качан көңүлүнөн чыгарган эмес. 2. Акындын кыргыз элине атагы чыккан ондогон окуучулары бар. 3. Алар, шакирттери, Токтогулдуң күүлөрүн кылдаттык менен аткарышат. (Ж. Б.) 4. Алыста жүргөн атан өзүнүн сагынычтуу саламын жиберет. – Алыста, кандуу майданда, жүргөн атан өзүнүн сагынычтуу саламын жиберет. 5. Биз Батышта арстандарча алышып жатабыз. – Биз, кыргыз жоокерлери, Батышта арстандарча алышып жатабыз. (К. В.)

23. Көчүргүлө. Синтаксистик талдоо жүргүзүп, түшүндүрмө мүчө сүйлөмдүн кайсы мүчесүнүн милдетин аткарғанын аныктагыла.

1. Анда мен, он төрттөгү жетим кыз, туугандарымдын колунда жүргөм. (Ч. А.) 2. Ал кишини биз, кыргыз балдары, Кузьмич ата дечүбүз. (Т. С.) 3. Бүбүсайра Бейшеналиеванын, кыргыз балеринасынын, аты көп жерге белгилүү. 4. Эки-үч күндө жайлогоо, Сары-Белге, барганы жатабыз. 5. Бизге, жаштарга, билимге ээ болуу керек. («КБ»)

Үлгү: *Анда мен, он төрттөгү жетим кыз, туугандарымдын колунда жүргөм. – Эм и е болгом? – жүргөм – баяндооч; к и м? – мен – ээ; к и м? – он төрт жаштагы жетим кыз – ээнин түшүндүрмө мүчесү; к айда жүргөм? – туугандарымдын колунда – орун бышыктооч.*

24. Көчүргүлө. Түшүндүрмө мүченү таап, аны үтүр менен ажыраткыла. Ал сүйлөмдүн кайсы мүчесүнүн милдетин аткарды?

1. Менин² турмушумдагы ушундай тан каларлык күнду 1962-жылдын 12-апрелин чыдамсыздык менен күттүк. Биз космонавттар тынчтык үчүн кызмат кылабыз. («КТ») 2. Биз акындар жылдыз болсок көктөгү, анда Алыкул – жылдыздардын Чолпону. (Б. С.) 3. Анда биз бир кур өспүрүм балдар чарбада суу сугарабыз. Согушта салгылашып жаткан эр бүлөнүн оор түйшүгү биздин жаш балдардын мойнунда. Өзгөчө, эгин-жыйын келгенде, аптасы менен үй бетин кербейбүз. (Ч. А.)

25. Көп чекиттин ордуна мааниси жагынан ылайык келүүчү түшүндүрмө мүчөнү коюп, сүйлөм түзгүлө. Аларды сүйлөм мүчөлөрү буюнча талдагыла. Түшүндүрмө мүчө сүйлөмдүн кайсы мүчесү?

Силер ..., биз ..., туулуп-өскөн айылым ..., институтка ..., кечинде ..., силер учүн ..., бизге ...

Үлгү: Силер, тогузунчы класстын окуучулары, эл жүгүн көтөргөн улан, кыздардан болгула.

26. Көчүргүлө. Калтырылып кеткен тыныш белгини койгула. Эмне учүн коюланын түшүндүргүлө. Айдан кийин сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) айтылыш максаты буюнча; б) грамматикалык түзүлүшү буюнча; в) сүйлем мүчөлөрү буюнча.

1. Биз тоо балдары өзүбүздүн ата журтубузга кызмат кылабыз. Силерге окуунун алдынкыларына ыракмат айтабыз. 3. Кырмандын бир четинде өзүнүн күндүзгү ордунда бир комбайн турат. («КБ») 4. Адам баласы өзүнө керектүү эгинди чөпту жашылчаларды баарын жерден алат. Ошон учүн жерди иштетүү пайдалануу жана сактай билүү керек. («А») 5. Кайги өмүрдүн уусу. Күлкү – өмүрдүн жан азыгы. (Мак.)

27. Көп чекиттин ордуна түшүндүрмө мүчөнү таап койгула. Көчүрүп жазып сүйлем мүчөлөрү буюнча талдагыла. Түшүндүрмө мүчө сүйлөмдүн кайсы мүчесү? Тыныш белгиси кандайча коюлду?

1. Биз ... өз мектебиизге жардам бердик³. 2. Газдын эн көп запасы бизде 3. Анда силер ... келечек жөнүндө көп ойлончусунар. 4. Биз ... ата мекенди коргоого ар дайым даярбыз. 5. Биздин улуу кенчибизди ... этият сактайлы.

28. Окугула. Тыныш белгиси эмне учүн коюлгандыгын түшүндүргүлө. Жөнөкөй сүйлемдүн кандай түрлөрү бар?

– Карасан, карасан! Тигилер эмне? – деп Сейдакмат биринчи кыйкырды. Бугулар! Кайдан келген бугулар? – Эмне кыйкырдын? Буларды марал дейт. Биз кечээ эле көргөнбүз, – деди Орозкул байкас албагандай.

– Пай-пай-пай! – деп тамшанып, Көкөттай кейнөгүнүн жакасын чечип жиберди. – Сүмбөдөй семирген экен ээ...

– Мүйүзүнүн чондугун, бай түп чынар! – Кантип көтөрүп жүрөт болду экен? – деп Көкөттай сугун артып турду. (Ч. А.)

29. Синтаксистик талдоо жүргүзгүле. Сүйлөмдүн бир өнчей мүчелөрүн, жалпылагыч сездү жана түшүндүрмө мүчөнү аныктагыла. Аларда тыныш белгиси кандайча коюлган?

1. Таятамдыкы Чон-Таштан кырк чакырымдай ары, Кен-Сууда. (М. Э.)
2. Бизге, дыйкан чарбасына, айыл чарба машиналары керек. 3. Ата, ал – Кубат, менин эн жакын жолдошум. (Т. С.) 4. Сары-Жаз кырка тоосунан батышты көздөй созулуп жаткан тоолор булар: Көөлү, Ак-Шыйрак, Карап-Кече, Кабак. («АТ»)

§ 7. СҮЙЛӨМДӨГҮ СӨЗДӨРДҮН ОРУН ТАРТИБИ

Сүйлөмдөгү сөздөр өзүлөрүнүн синтаксистик кызматына ылайык түгөй-түгөйү менен аныкталат: 1) ээ менен баяндоочтуң орду; 2) аныктооч жана аныкталғычтың орду; 3) толуктооч жана баяндоочтуң орду; 4) бышыктооч жана баяндоочтуң орду.

Сүйлөмдө ээ мурда, баяндооч андан кийин келип, түз орун тартиби боюнча орун алышат: **Жаз – жарыш, күр – күрош**.

Аныктооч аныкталуучу сезден мурда келет: 1. **Өмүрдүн** кубанычы – эмгек. 2. **Калдайган кара** булут уламдан-улам көтөрүлүп келет.

Аныктоочтор: **өмүрдүн, калдайган кара**. Аныкталуучу сөздөр: **кубанычы, булут**.

Толуктооч менен бышыктооч өздөрүн башкарған баяндоочтоң мурда келет: 1. **Ал Жапарга кайрылды**. К и м г е? – **Жапарга** толуктооч, баяндоочтоң мурда келди. 2. **Күн уясына батып** баратат. (К. Б.) К а й - д а? – **уюсына** – бышыктооч, баяндоочтоң мурда келди.

Бул – сөздөрдүн көндүм болгон түз орун тартиби. Бирок сөздөрдүн түз орун тартиби дайым эле сакталбайт. Стилдик максатка, ырдын үй-каштыгын сактоого ж. б. байланыштуу алардын орду кәэде өзгөрүлүп да колдонулат.

Мисалы, **Чапкан билет тулпарды, таптаган билет шумкарды**. (Мак.) Мында **тулпарды, шумкарды** деген толуктоочтор билет деген баяндоочтордан кийин келиши.

30. Окугула. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн түз орун тартибин аныктагыла. Этиштик баяндоочко сүйлөмдүн кайсы мүчөлөрү башкарылат? Башкаруу байланышында бағызынкы сездүн орду кандай болууга тийиш?

1. – Ташта! Ташта кипты! – деп кыйкырып жиберди Жамийла. Данияр тил алган жок. Кампачы токтоно албады. Даниярга жулкунду:

— Токто! Мен билем сени. Ташта ушул жерге! Кайт артына. Ким айтты сага ушундай кантарды көтөрөсүн деп?

Айылга кайтып баратканда бирибиз да сүйлөгөн жокпуз. Ошондой болсо да, Даниярдын бүгүнкүсү катуу тийип жатты бизге. (Ч. А.)

2. Айтса тил жетпес көркүндү,
Атактуу Сон-Көл сенсинги?
Аркансыз, жипсиз заматта
Алдын, го ээлеп эркимди.
Ачыгын айтчы жашыrbай,
Акмөөрсүнбү, көлсүнбү? (Б. С.)

Күн жарыгы тийгендей,
Күлгөнү кызык баланын.
Кейкелүп ессе эгин, чөп,
Көркү экен эгин талаанын.
Умтулсан жакшы жүрүгө
Узарат, жаштар, кадамын. (Ж.)

31. Сүйлемдөгү сөздөрдүн орун тартибин өз ара салыштыргыла. Кайсынында ой-пикир ырааттуу болуп турат? Эмне үчүн?

1. Биз¹ силердин ишинерге ыраазыбыз. — Биз ыраазыбыз ишинерге² силердин. 2. Эл-журт Дүйшөнкулду узаттуу үчүн чогулушту. — Эл-журт Дүйшөнкулду чогулушту узаттуу³ үчүн. 3. Акыры менин оюм иш жүзүнө ашты. — Акыры оюм менин ашты иш жүзүнө. 4. Аппак шекер жамынган айлана тыптынч. — Айлана аппак шекер жамынган тыптынч. 5. Нарын суусу ак көбүгүн чачыратат. — Суусу Нарын чачыратат ак көбүгүн.

32. Сүйлемдөгү сөздөрдүн түз орун тартибине көнүл бургула. Ээрчишүү байланышында ээ кайсы орунда турвууга тийиш. Ал эми башкаруу байланышында баян-доочко башкарылган сөздөрдүн түз орун тартиби кандай?

УЧКУЛ СӨЗДӨР

1. Жаман киши ишеничти актабайт, өз абийириң сактабайт. 2. Баласына атасы ақыл айтат, ақылга көнгөн баладан эмгек кайтат. 3. Бир жолу калп айтсан, өмүр бою калпычы атын өчпейт. 4. Жоого жалынба, доско таарынба. 5. Эр энеден туулат, элге кызмат кылат.

33. БК. Текст кептин кайсы түрүнө кирет? Негизги ойду далилдөө үчүн кандай мисалдар колдонулду? Аларды көрсөткүлө. Ой жүгүрттү кеби жөнүндө айтты бергиле. Текстке эмне деген ат койсок?

Ар адамдын кадырлап сүйгөн кесиби болот эмеспи. Анын сынары, мен мугалим болсом деп тилем.

Эмне себептен бул кесипти тандап алдым? Анткени кичинекей бебөктөрдү окутканда жакшы көрөм. Окуучуларды адептүүлүккө, сыйлыктыкка тарбияласам кандай бакыт!

Азыр мен, өз мугалимдеримди көрүп алып, суктанам.

Биринчи арип үйреткөн мугалимим али эсимде. Канча мезгил етсе да, эже-агайларымды унутпайм деп ойлойм, себеби мугалимдердин эмгеги абдан ардактуу. Коомубузда бардык адамдар эң алгач мугалимдердин тарбиясынан етөт. Азыр атагы дүйнөгө тараган Чынгыз Айтматов дагы кезегинде Инкамал апанын таалимин алган.

Кийин өзүн окуучун эл ишине жараган белгилүү азамат болсо, андан артык сыймык болобу! Ошондуктан мен мугалим болууну чечтим.

(*КБ*)

34. Көчүргүлө. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Алардын сүйлөмдөгү адат болгон түз орун тартиби жөнүндө айтып бергиле.

Токтогул ырын токтотту да, курбусу² экөө айылга бастырып кетиши. Кыз-келиндердин артынан³ жете барышты. Токтогулдар кыз-келиндерди⁴ жандап бастырып бара жатышат. Алардын күлкүлөрү көбейдү. Акын комузун алды да, жагымдуу үн менен ырдан коё берди. (Ж. Б.)

35. Сүйлөмдүн тутумундагы сездердү түз орун тартибине келтирип, көчүргүлө. Аларды сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдагыла. Аныктооч менен аныкталгычтын, бышыктооч менен баяндоочтун сүйлөмдөгү орун тартиби кандай?

1. Толтурду кампага кызылды эл жайлай эмгектенген. 2. Жыттанат сопсонун гүлдөрү тоонун. 3. Төрөлгөнмүн мен жерде бийик тоолуу. 4. Күн сайын сулуулугуна анын тан калчумун мен. 5. Чыктык тоого эртен менен биз. 6. Аскат көрчү жакшы учкуч болууну.

36. Текстти адегенде берилген түрүндө окугула. Эмнени байкадынар? Айтылып жаткан ой түшүнүктүү болдуубу? Мындан кийин айрым сүйлөмдөгү сездердү түз орун тартибине келтирип, кайра окугула. Эми кандай болду? Ойдун түшүнүктүү болушу эмнеге байланыштуу болорун түшүндүргүлө.

Бир күнү Орозалы карыя мени Токтогулга ээрчитип жөнөдү. Айылга үнү угулду акындын алар келгенде. Орозалы сыртка ээрчитип келген баласын койду да, кирди өзү үйге.

Токо, сизди атайын издең келдим. Бир балам ээрчитип келген бар. Өзү ырдан жүрөт айлыбызда. Ошондо Токтогул ырдан жаткан ырын токтото коюп, келген кишиге учурашты. Эшик жакка карап, мындаи деди: «Качып жүрбөй далдаада, каргадай балам, кел мында».

Муундары баланын титиреп, учурашты менен Токтогул. Баланын акын аты-жөнүн сурай баштады. (Ж. Б.)

37. Окугула. Үтүр, чекит, кош чекит, тырмакча, суроо белгилеринин эмне үчүн коюлгандыгын түшүндүргүлө.

Байыркы өткөн заманда Толубай Сынчы, Жейренче Чечен, Алдар Көсөө, Акыл Карабач, Асан Кайғы, чык татырбас Чынарабай жашаган экен. Толубай Сынчы ақылга дыйкан, кыраакы адам болгон. Адамды, малды сынданганда түп жайына дейре билген. Бир күнү Толубай жолдошторуна кенеш курду: «Жер тандап, шаар куруп, оокат кылсаң кантет?» Шериктери анын ақылына көнүштү. Жер тандап, Арап деңизинин боюн туруктаشتы.

Бирок Жаныбек хан тынчтык бербеди. Элди талады. Толубай шериктери не дагы мындай деди: «Бейкүтураак жакка көчсөк кантет? Асан Кайғы ма-кул болду. Кыргыз уруулары Ала-Тоого көчүп жөнөштөт. (Т. М.)

38. Көчүргүлө. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби жөнүндө эмне билесинер?

Эр жигиттин жакшысы –
Сөзүндө болбойт жалганы.
Элине жагат кыяллы,
Эч кимге тийбейт зияны.

Эркин ёсөр эр жигит,
Эл намысын талашат.
Кадыры бар эр жигит,
Калк намысын талашат. (Б. А.)

39. Жөнекөй сүйлөмдүн кандай түрүн билесинер? Төменкү тексттен мисал келтиргиле. Алар жөнүндө айтып бергиле.

Күз... Айлуу түн. Кенкол өзөнүнүн бою. Алыстан ак карлуу Ала-Тоо көрүнөт. Семетейдин ордосу. Кызыл-тазыл кийинген кыз-келиндер, ак калпактуу жигиттер эки топко бөлүнүшүп, оюн куруп жатышат. Бир топтун башчысы – Күлчоро, экинчи топтун башчысы – Канчоро.

Көпчүлүк жаштар селкинчек тээп жатышат. (Ж. Б.)

СҮЙЛӨМГӨ МҰЧӨ БОЛО АЛБАГАН СӨЗДӘР

Сүйлемде сүйлөм мүчөлөрүнүң милдетин аткара албаган жана алар менен байланышта болбогон сөздөрдүн болушу да мүмкүн. Мындай сөздөр сүйлемдүн жалпы маанисine гана таандык болуп айтылат.

Мисалы, 1. *Акия, сиз кырманга баш болуңуз.* (Т. С.) Акия – каратма сөз, Акиянын көңүлүн өтүнүчкө буруу үчүн колдонулду. 2. *Ошентип, биз көздөгөн максатыбызга жеттик.* Ошентип – киринди сөз, ойду жыйынтыктады. 3. *Ботом, сизге эмне болду, эжеке!* (Ч. А.) Ботом – сырдык сөз, ички сезимди (тан калууну, чочуп кетүүнү) билдириди.

Мындай сөздөргө төмөнкүлөр кирет: каратма сөз, киринди сөз, сырдык сөз.

§ 8. КАРАТМА СӨЗ ЖАНА АНЫН ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕРИ

Каратма сөз – бул ойдун кимге бағытталғанын атап корсетүүчүү сөз. Ал атооч жөндөмөдөгү зат атоочтон же заттык маанидеги сөздөн болот да, биреөгө кайрылуу интонациясы менен айтылат. Түзүлүшү боюнча бир сөздөн же бир нече сөздүн тизмегинен турат.

Мисалы, 1. *Данияр, мына мен өзүм келдим.* (Ч. А.) 2. *Жолдош секретарь балам, биздин эмгек – кубанычтын жарчысы.* (Т. С.) Каратма сөздөр: Данияр – женекей сөз; жолдош секретарь балам – сөз тизмеги.

Көркем чыгармаларда жансыз заттарга да кайрылабыз: Ук, жер жузү, Тянь-Шанда кеним бар. (Ж. Т.) Каратма сөз – жер жузү.

Каратма сөз сүйлемдүн ар кайсы жеринде келет да, жазууда үтүр менен ажыратылат:

а) Сүйлемдүн башында келсе, үтүр өзүнөн кийин коюлат: *Балам, сенин колуңдан иш келет.* (Т. С.)

б) Сүйлемдүн ортосунда келсе, үтүр анын эки жагына коюлат: *Гүлдөй бер, Кыргызстаным, күнөстүү тоонун боорунда.* («А»)

в) Сүйлемдүн аягында келсе, үтүр андан мурда коюлат: *Жемиши көлдөй толкуган жеримди макта, комузум.*

Каратма сөз сүйлемдүн башында келип, күчтүү интонация менен айтылса, андан кийин илеп белгиси коюлат да, кийинки сөз баш тамга менен башталып жазылат: *Уландар жана кыздар! Баарыңар терең билимге ээ болгула!*

40. Окугула. Каратма сөздөрдү тапкыла. Алар кандай мааниде колдонулду? Кайсы сөз түркүмнөн болду? Түзүлүшү кандай?

— Толгонай, байкүш Толгонайым! Алдагы калтандаган башынды ошондо боз кыро чалбадыбы!¹ Кайран олон чач! Сен бул жерге келген сайын ар качан башката болуп келчүсүн.

— Ооба, Жер энем. Эсиндеби, Жер, Касымдан кат келгендеги күн?

— Эсимде эмей, Толгонай. Сен ошондо келинин менен кичүү баланды сүйүнчүлөп келгенин⁴, Толгонай. (Ч. А.)

Ук, жер жүзү,
Тянь-Шанда кеним¹ бар.

Ук, дүйнө³,
Чүй боорундай жерим бар! (Ж. Т.)

41. Каратма сөздөрдү көрсөткүлө. Оозеки кепте каратма сөзгө кандай интонация мүнөздүү? Сүйлөмдөгү орду кандай? Жазууда үтүр белгиси кандайча коюлат?

О-о, кутмандуу талаам, сенин азыр дем алыш жаткан кезин⁴. Жан-жакадан комбайндар да көрүнбейт. Мал дагы тоодон түшүп келе элек. Төрөгөн аялдай көшүлүп жатканындан, Жер энем!⁴ Бүгүн менин Субанкулду, Касымды, Майсалбекти, Жайнакты, Алиманды эстеген күнүм⁴. Кезеги келгенде Жанболотко түшүндүрүп айтып берем. Эси болсо түшүнөр, кечирер бизди, касиеттүү Жер эне! (Ч. А.)

Ардактуу ага-инилер, жан курбулар,
Жаны есқөн, жайдары ачык жаш муундар!
Сиздерге айта турган сөзүм – ушул,
Ар дайым китеп менен дос болунар. (А. О.)

42. Интонацияны туура сактап, коюлган тыныш белгилерине карай сүйлөмдү көркөм окугула. Каратма сөздүн интонациясын өз ара салыштыргыла. Тыныш белгилери кандайча коюларын түшүндүргүле.

1. Кадырлуу жолдоштор,
тапшырган кызматыныздарды
аткардым.⁴ (К. Ж.)

2. Жаш курбулар, жашарт-
кыла өмүрдү. (Ж. Б.)

3. Баатыр, мени иретке чыксын
деген экенсиз. (К. Б.)

4. Садагасы, сен таалайлуу
баласын. (Ж. Т.)

Кадырлуу жолдоштор!
Тапшырган кызматыныздарды
аткардым.

Кагылайын энеке! Менин жа-
ралуу жүрөгүмдү козгобочу.

Кымбаттуу окуучулар! Терен
билим алуу үчүн күрөшкүле!

Токтогул! Токтогул! Барсынбы
үйдө? (Ж. Б.)

43. Тексттерди көркөм окуп, каратма сез катышкан сүйлөмдердү тапкыла. Аны көчүрүп жазып, тыныш белгилерин койгула, кандайча коюлганын түшүндүргүлө. Сүйлөмдергө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

1. Сабыр алдыга оттү да, бүгүнкү «мөмө тоюна» арналган салтанатты ачты. Жолдош окуучулар кадырлуу ата-энелер биз эркин эмгектин жемишин жыйноого чогулдук. Жолдоштор бүгүнкү Уч-Дөбө наисипке толгон ырыс дасторконундай берекелүү! Кадырлуу агайындар сез профессор Константин Кузьмичек берилет. (Т. С.)

2. Арнап жазым бул ырды.

Ардаңтуу балдар көбүнө.

Чынарга чырпык жеткинчек.

Кулак сал балдар кебиме. (А. У.)

44. Каратма сез катышкан сүйлөмдердү тапкыла. Каратма сездү бир нече сездүн тизмеги аркылуу берип, сүйлөмдү көчүргүлө. Сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

1. Ызакул байке, Актан атамды уbara кылбай эле коюнуз. (Ш. Б.) 2. Улуу ынтымак, күчтүү эмгек таалайдын эшигин кененирээк ачат, балдар. (Т. С.) 3. Биз жакшы заманда жашап жатабыз, жолдоштор. 4. Жардамынызга ыракмат, аке. 5. Жолдоштор, бир кездерде биз «а» деген тамганы тааныбаган Дүйшөндүн мектебинде да окудук. 6. Ырдан жибер, Жамийла, кулак сенде. (Ч. А.)

Ү л г ү: Урматтуу Ызакул байке, Актан атамды уbara кылбай эле коюнуз? Э м и е кылбай эле коюнуз? – уbara кылбай эле коюнуз – баяндооч; ээ катышкан жок; к и м д и? – Актан атамды – толуктооч; урматтуу Ызакул байке – каратма сез.

45. Төмөнкү сездердү каратма сездүн маанисинде колдонуп, ар бирине бирден ураан жана чакырык түрүндөгү сүйлөм түзгүлө. Аларда тыныш белгилери кандайча коюлду? Каратма сез бир ончай түрүнде келеби? Мисал келтиргиле.

Студенттер жана окуучулар, эл агартуу кызматкерлери, курбулар, менеджерлер, Ысык-Көл, Ала-Тоо, урматтуу классташтар, энеке.

46. Көчүргүлө. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Андан кийин ээ каратма сездүн милдетин аткарғандай кылып, сүйлөмдү кайрадан ондол түзгүлө. Кандай айырмачылыкты байкадынар? Түшүндүргүлө.

1. Окуучулар мекен үчүн иштеөнү үйрөнүп жатышат. 2. Айымбұбы эне балдарга окуу китечтерин алыш келди. 3. Курбулары Гүлуманын бийлекенин сагынышты. 4. Жайлоого баруучулар жылуу кийимдерин да алышты.

Үлгү: *Окуучулар мекен үчүн иштөөнү үйрөнүп жатышат.* – Жай сүйлөм: эмне болуп жатышат? – үйрөнүп жатышат – баяндооч; кимде? – окуучулар – ээ; эмне и үйрөнүп жатышат? – мекен үчүн иштөөнү. Ондоп түзөбүз: *Окуучулар!* Мекен үчүн иштөөнү унуплагыла. – Жай сүйлөм: *окуучулар* – карата ма сез, өзүнөн кийин илеп белгиси коюлду, мында ээ катышкан жок.

47. Кечүргүлө. Каратма сөздердү таап, аны үтүр же илеп белгиси менен ажыраткыла. Алардын эмне үчүн колдонулганын түшүндүргүлө. Сүйлөм мүчөлөрүнүн астын сыйыла.

1. Садагасы ёсөт чалгын канатын. Жаны жерде, жаны шартта туулган садагасы сен таалайлуу баласын! (Ж. Т.) 2. Ала-Тоо жерин салкын, эзлесин кедей калкын. (А. Т.) 3. Урумкан эне Урумкан эне Күн чыгып калбадыбы? (Ш. Б.) 4. – Ооба кутмандуу талаам уста майданга кетерде балкасы менен коштошот дейт. Касым да өз кесибинин устасы эмес беле. – Туура айтасын Толгонай. (Ч. А.)

48. Каратма сөздү сүйлөмдүн ар кайсы жерине келтирип окуп, үтүрдүн кайсы орунга коюларын байкагыла. Ал кайсы сез түркүмүнөн болду?

1. Кымбаттуу уулубуз Жапар! Сен дайыма алдыда бол. Башкаларга үлгү көрсөт. (К. Б.) 2. Балам Нуркасым, чон сакал Метрей экөөбүздүн айта турган бир ооз кебибиз бар⁴. Береги Тентеккерди кол башчы минисин, балам. Бул менин ак ниетим, чын сөзүм. 3. – Эсиндеби, Жер эне, баягы айлуу түн? Балким, жаратылышта экинчи андай түн болбос. – Эсимде, Толгонай. Сен ошондо³ мындай дегенсин: «Жер, жан жараткан Жер, биз сенин балдарыныз. Ак тилегибизге жеткиргин». (Ч. А.)

49. Каратма сөздердү пайдаланып, курбуларынарга, туугандарынарга, таене, таятанырга кат жазгыла.

50. Интонацияны туура сактап, көркөм окугула. Сүйлөмгө коюлган тыныш белгилери жөнүндө айтып бергиле.

1. Кымбаттуу окуучулар! Мектептин айланасын жашылдандырууга активдүү катышыла! 2. Саламатсынарбы, асыл зат теректерим? (Ч. А.) 3. Күн дегенибиз – ыпсызык, жалындан күйүп турган жылдыз. Күндү айланып жүргөн планеталар булар: Меркурий, Чолпон, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон жана биз жашап турган Жер. 4. Бизге, мектеп окуучуларына, илим жана билим керек. («КБ»)

51. Таблицага көнүл бургула. Каратма сөздүн үтүр менен ажыратыларын эсінерге сактагыла. Анын ар бир учуруна мисал ойлоп тапкыла.

1. . []

2. ! []

3. [, ,]

4. [], !



— каратма сез

[] — сүйлөм.

52. «Абийиринди жашындан сакта» деген темада ой жүгүрттүү мүнөзүндөгү дилбаян жазғыла. Жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрүн колдонугула.

53. Көчүргүлө. Сүйлөм мүчелөрү жана сез түркүмү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Каратма сез боюнча төмөнкүдөй суроолорго жооп бергиле: а) Кайсы сез түркүмүнен болот? б) Түзүлүшү кандай? в) Сүйлөмдөн алган орду кандай? г) Үтүр менен кандайча ажыратылат?

1. Жол карайын, токтой турчу, Ата журт¹! (А. О.) 2. Кыпкызыл, сары, капкара чар тараң толгон алчага. (А. Токт.) 3. Токо, Атай деген баланыз – ушул. Сенин колундан күү келет, балам. (К. К.) 4. Токон жене! Токон жене! Аскерлер келе жатышат. (Ч. А.)

§ 9. КИРИНДИ СӨЗ ЖАНА АНЫН ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕРИ

Киринди сез – билдирген ар кандай мамилесин билдирилген сез.

Мисалы, 1. *Албетте*, менин билдирилген сез; сүйлөөчүнүн айтып жаткан оюн ырастады. 2. *Силер, мүмкүн*, эртөң жолго чыгарыңдар! («А») *Мумкун* – киринди сез; сүйлөөчүнүн ойго карата болгон божомолун билдирилди.

Түзүлүшү боюнча бир сөздөн же бир нече сөздөн тизмегинен болот: *Бактыга жараша, биз уллуу адамдардан үлгү алганбыз!* *Бактыга жараша* – киринди сез, бир нече сөздүн тизмеги.

Киринди сез сүйлөмдүн ар кайсы жеринде келет да, жазууда үтүр менен ажыратылат:

а) Сүйлөмдүн башында келсе, үтүр өзүнөн кийин коюлат: *Эң оболу, сен жанагы ишиңди айтчы!* («КТ»)

б) Сүйлөмдүн ортосунда келсе, үтүр анын эки жагына коюлат: *Адам баласына, менимче, тынчтык керек!* («А»)

в) Сүйлөмдүн аягында келсе, үтүр андан мурда коюлат: *Адис сиздин айылдан болсо керек, сыйагы* («КБ»)

Маектешүү кебинде киринди сөз кемтик сүйлөмдүн маанисинде колдонулушу мүмкүн:

— Сен мага таарынып калдыңбы, Гуланда?

— Албетте. (А. Т.) Албетте деген — киринди сөз; кемтик сүйлөм.

54. Окугула. Сүйлөмдердү өз ара салыштырып, киринди сөздөрдү тапкыла. Ал кандай мааниде колдонулду?

1. Биз өзүбүздүн ийгиликтерибиизге ишенебиз.

2. Жамиийланын жүрүш-турушунда кайраттуулук мүнөз бар.

3. Айыл чарбанын бардык тармагын өнүктүрөлү⁴.

4. Ал уялганынан келген жок.

Албетте³, биз өзүбүздүн ийгиликтерибиизге ишенебиз.

Жамиийланын жүрүш-турушунда, айтор³, кайраттуулук мүнөз бар.

Бактыга жараша, айыл чарбанын бардык тармагын өнүктүрөлү. Ал уялганынан келген жок, менин оюмча.

55. Окугула. Киринди сөздүү сүйлөмдердү көрсөткүлө. Ал аркылуу сүйлөп жаткан адам ойго карата өзүнүн кандай мамилесин билдири? Тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүргүле.

1. Ырас, Жапар адеп майданга келгенде² коркуп жүрдү. Бирок бара-бара көнүктүү. Кийинчөрээк коркуудан калды, чыйралды. (К. Б.) 2. Ал күнү, Орозмат айткандай, чачымды тезирээк шыпыртып алдым да, кырманга барып түнөдүм. Көрсө, Данияр түпкүлүгү, биздин айылдан экен. Кишилердин айтышына караганда, анын тартпаган азабы калбаптыр. Эмнеси болсо да, элдер анын кайтып келгенин туура табышты. Ал тез-тез кыймылдан, чапчан иштөөчү эле. Мүмкүн, турмуш аны тез иштөөгө үйрөттүбү? Балким, ошондой болуш керек. (Ч. А.)

56. Текстти көркөм окугула. Айтылып жаткан ойго карата сүйлөөчүнүн мамилесин билдириген сөздү тапкыла. Ал кандай мааниде колдонулду?

— Бул тарапка келбегениме беш жыл болду дединизби? — деди келин.

— Ооба, беш жыл болду.

— Ырас, анда мени тааныбаганыныз чын экен, — деп жылмайды. Чынын айтканда, андан бери көп жанылык, көп жетишкендиктер болду⁴.

— Менимче, жашыныз жаш көрүнсө да, сөзүнүз көптүү көргөн кишиникиндей экен, — деп камдап келе жаткан суроолорумду алдына койдум.

— Арийне, мен өзүмдүн башыман өткөргөндердү айттайын. Азыркы айта турганымды уксанызы, балким, ашыктык кылбас, — деди.

— Жок... Жок... Балким, аздык кылар, — деп шашып кеттим. Ошентип, ал башынан өткерген окуясын баяндоо киришти. (К. Ж.)

57. Текстти окугула. Сүйлемгө мүчө боло албаган сөздөрдү (каратма сөз, киринді сөз) көрсөткүлө, алар эмне үчүн колдонулду?

АЛТЫНАЙ СУЛАЙМАНОВАНЫН КАТЫ

Жолдош окуучулар, ангеменин аягында мен дагы бир ирет Алтынай Сулейманованын катына кайрылгым келет. Мисалы, ал мындача жазылган.

«Менин оюм боюнча, ошондо жаңы мектептин кадырлуу төрүндө Дүйшөн аксакал отуруш керек эле. Тескерисинче, биз үлпöttүн үстүндө отурдук. Мен, Дүйшөн мугалимиме барып, кечирим сурал оттунөм. Ал киши экөөбүз, менимче, бири-бирибизди түшүнө турган жалпы тил табарбыз. Урматтуу жаштар, биз буларды сыйлабасак, өзүбүздү сыйлабаганыбыз.

Азыр атом менен космостун доору болсо да, жаштар үчүн Дүйшөн сыйктуу адам үлгү боло албайбы, туурасын айтканда? Эгерде биз, баарыбыз, ошол Дүйшөндөй эле болсок кана! (Ч. А.)

58. Калтырылып кеткен тыныш белгилерди кооп, сүйлемдердү көчүргүлө. Ал белги эмне үчүн коюлду? Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Сүйлем мүчөсүнүн милдетин аткара албаган сөздөр барбы? Алар жөнүндө эмне билесинер?

1. Кагылайын энеке менин жарапалуу жүрөгүмдү козгобочу?! (К. Ж.)

2. Улуу ынтымак, күчтүү эмгек таалайдын эшигин кенири ачат кымбаттуу балдар. (Т. С.) 3. — Чын эле космостон келдинбى? — Ооба. («КТ») 4. Спорттук машыгуу сөзсүз адамдын ден соолугун чындайт. («КБ»)

59. Көчүргүлө. Кеп чекиттин ордуна киринді сөздү кооп, айтылып жаткан ойго карата өз мамиленерди билдиригиле. Киринді сөзге тыныш белгисин койгула.

1. ... адам баласына бейкутчуулук керек. ... күн бая эле чыккан. 2. ... саат он экиге жакындалап келатат. 3. Мен ... ал кишинин адамгерчилигине, адамга жасаган мамилесине ыразы болдум. 4. Биз ... ата-бабаларыбыздын касиеттүү салттарын уланткыбыз келет. 5. Биз силерге, жаштарга, ак ниешибиз менен суктанабыз ...

60. Сунуш кылышынан сөздөрдү жана сөз тизмектерин киринді сөздүн маанининде колдонуп, ар бирине бирден сүйлем түзгүлө. Анда айтылып жаткан ойго карата өзүндүн кандай мамиленди билдиридин?

Балким, чынын айтканда, тилемке каршы, мүмкүн, агадын айтканына караганда, ырас, менин оюмча, энем айткандай, ошентип.

§ 10. КИРИНДИ СӨЗДҮН МААНИСИ

Кыргыз тилинде киринді сез төмөнкүдөй маанилерде колдонулат

Мааниси	Киринді сез	Мисалдар
1. <i>Бекемдөө, ырас-тоо, божомолдоо, күмөндүлүк ж. б.</i>	Албетте, арийне, чындыгында, сезсүз, кадик-сиз, кандай болбосун, бал-ким, мүмкүн, сыягы, калбы, болжолу ж. б.	Сыягы, ал чон майрамга даярданғандай болду.
2. <i>Ар кандай сезимдер: сүйүнүү, капалануу, элжириөө, жактырбоо, ыраазы болуу.</i>	Бактыга карай, ти-лекке каршы, бактысыздыкка жараша ж. б.	Тилекке каршы, биз экскурсияга чыкпай калдык.
3. <i>Ойдун ким та-рабынан айтылганды-гы, кимге тиешелүү экендиги.</i>	Менимче, менин оюмча, анын айттуусуна кара-ганда ж. б.	Агайдын айтканына караганда, бүгүн концерт болот.
4. <i>Ойдун ирети, ырааттуулугу.</i>	Биринчиден, экинчи-ден, бир жактан, эн оболу, алды менен ж. б.	Биринчиден, кыргыз-дын айылымын шартын билбейт. Экинчиден, бизге ишенбейт.
5. <i>Ойду чечмелөө, тактоо, наыйжалоо.</i>	Мындайча айтканда, демек, чындыгында, ошентип, кыскасын айтканда.	Бул иш, баشكача айтканда, жаштардын ко-лунан келет.

Айтылып жаткан ойго карата болгон мамиле к и р и н д и сүйлөм аркылуу да берилиши мүмкүн.

Салыштыргыла: 1. *Бороон, менимче, жакында басылат.* Менимче – киринді сез. 2. *Бороон, мен ишенемин, жакында басылат.* Мен ишенемин – киринді сез.

61. Мааниси жагынан ылайык келүүчү киринді сезду кошуп окугула. Айтылып жаткан ойдун кандай кырдаалы билдирилди?

I. Ойду бекемдөө, ырастоо

1. Канышай жыйналышкa өз убагында келет.
2. Жайкы каникулду жакшы өткөрөбүз.
3. Ден соолукту бекемдөө¹ үчүн спорт менен машыгуу керек.
4. Эртен күн бүтүнкүдөн ачык болот.

II. Ойду болжолдоо, күмөндөө

1. Быйыл жай айы жаандуу болор.
2. Университетке бара турган болдум.
3. Түштүктө азыр³ деле ысык болуп турса керек.
4. Айылга артисттер келген окшойт.

III. Аркандаи сезимди билдириүү

1. Күн ачылып кетти.
2. Үчүнчү жолу учуу үчүн космодромго жөнөдүк.
3. Айрым окуучулар жакшы окуп жатышат.
4. Жолдошторума² кезиге албай калдым.

62. Кечүргүлө. Сөз түркүмү жана сүйлем мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. *Мүмкүн, чамасы, ошентип деген сөздөрдүн биринчи учурдагы маанисин жана экинчи учурдагы синтаксистик кызметтын аныктагыла.* Эмнени байкадынар?

1. *Мүмкүн*, биздин¹ космонавттар Айга да учуп барышат. – Биздин космонавттардын Айга да учуп барышы *мүмкүн*. 2. Чамасы, бул адам биздин айылдан болсо керек. – Бул ишти өз убагында аткарууга анын чамасы келбей калды. 3. *Ошентип*, Алабаш айылы дүркүрөп өсүүдө. – Илима сен жөнүндө *ошентип* айткан эле³.

63. Окугула. Киринди сөздү тапкыла. Ал ойдун кандай кырдаалын билдири? Тыбыш белгисинин коюлушун түшүндүргүлө. Киринди сөздүн синонимдерин тапкыла.

Ошентип, үчүнчү жолу космоско учуу үчүн космодромго келдик. Адат боюнча, космоско учар алдында жыйналыш болуп өттү. Бардык тапшырмаларды, албетте, абиийирдүүлүк менен аткаруу жөнүндө убада бердик.

Космодромдо биз ошол эле «космостук» үйдө уктадык. Бактыга жаraphа, эңсеген убакыт да келип жетти.

«Учургула!» деген буйрук берилди. Ю. Гагарин айтканда, бир маалда салмаксызыдык абал пайда болду.

Жерге кайра келдик, чынын айтканда, ушул учурда космоско карай бешинчи жана алтынчы жолу учууга даярдык көрүлүп жаткан эле. («КТ»)

64. Көчүргүлө. Киринди сөздердү таап, аны үтүр менен ажыраткыла. Үтүр белгиси кандайча коюлду? Мындан кийин сүйлемгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Киринди сез кайсы сез түркүмүнөн болду?

1. Ырас жумуш оор, жол алыс эле. Эки ортодо ашуу да бар. Жумуш оор деп, сырттагы курулуштан качканыбыз болбайт менин оюмча. (К. Б.) 2. Биринчиден Аскатты чон атасы менен чон энеси жалынып-жалбарып эркелетишет. Экинчиден аны көл жээгине алып кетишет. 3. Ал батыш бара жаткан күндү неге карайт? Балким анын бирдемесин байкап жаткандыр. Болжулу бир ойго малынгандай. («А»)

65. Айтылып жаткан ойго карата өз мамиленерди билдируү үчүн киринди сездү пайдаланып, аны көп чекиттиң ордуна койгула. Көчүргүлө да, тыныш белгилери жөнүндө айтып бергиле.

1. ... көркөм адабият адамдын мүнөзүн тарбиялайт. Ал чон иштерди жа соого үйрөтөт ... 2. ... кантеп сыйланганынды айт. 3. Эртең ... биздин айылдаштар районго барышат. Мен да ... алар менен кошо жөнөшүм керек, себеби баарыбыз ... өздүк көркөм чыгармачылыктын каросуна катышабыз. («АТ»)

66. Окугула. Киринди сездер ойдун кандай кырдаалын билдири? Аларды сүйлемдүн ар кайсы жерине келтирип, кайрадан окугула. Тыныш белгилери кандайча коюлду?

1. Быйыл, чынында, эгин талаасында жакшы иштедик. 2. Карыялардын айткандарына караганда, бир кезде ушул жерде чытырман өскөн жүзүмдер болгон экен. 3. Ырас, бул кезде улуу «Манас» эпосу дүйнегө тааныла баштады. 4. Тилек айткандай, учурдун кандай отконун да байкабай калдых. 5. Чынын айтканда, ал убакта биздин айылда жети жылдык мектеп гана бар эле. («КТ»)

Үлгү: Быйыл, чынында, эгин талаасында жакшы иштедик. – Чынында, быйыл эгин талаасында жакшы иштедик. – Быйыл эгин талаасында жакшы иштедик, чынында.

67. Ырастоо, божомолдоо, натыйжалоо, тактоо, ырааттуулук маанисингеди киринди сездердү колдонун, суроолорго жооп бергиле. Жообунарды көчүрүп жазып, киринди сездердүн тыныш белгилерин койгула.

Бүгүн³ телевизордан футбол көрөсүнөрбү? 2. Радиодон балдар үчүн берүүлөрдү угасынарбы? Кыргыз эл акыны А. Токомбаевдин «Тан алдында» деген чыгармасын окудунбу?

Үлгү: Сен Ч. Айтматовдун «Биринчи мугалим» деген чыгармасын окудуңбу? – Албетте, окугам. Кыязы, окуп чыксам керек. Кыскасын айтканда, окуп чыккамын. Биринчиден, окуп чыккамын; экинчиден, ал боюнча сочинение да жазгам. ж. б.

68. Сүйлемдергө мүнездөмө бергиле: а) айтылыш максаты боюнча; б) грамматикалық түзүлүшү боюнча; в) женөкөй сүйлемдүн түрлөрү боюнча.

1. Кымбаттуу иним! Канчалык зарыл жумуштарым болbosун, баарын жыйыштырып кооп, мен ушул катты жазууну туура таптым. Менин оюмча, айтылгандар сизди кызыктырса, анда өз чыгарманызга пайдаланыныз.

2. – Ушул эки чүрпөнү мага бер, ақылман зне. – Болуптур. (Ч. А.)

3. – Сиз жаштарды ашыра мактап жибердиниз го. – Мұмкүн. («КТ»)

69. Текстти көркөм окугула. Интонацияны сактагыла. Сүйлемгө мүче боло албаган сөздөрдү көрсөткүлө. Алар эмне үчүн колдонулду? Айтылыш максаты боюнча кандай сүйлемдер бар?

– О-о, айланайын даркан талаам! Өзүн көрбөдүн беле, ал окуя да ушунда болбоду беле?

– Ооба, Толгонай, ушунда¹.

– Кантип жетип барганымды билбейм? Алиман экөөбүз кучакташып калдык.

– Келдинби, балам, энене кайрылып келдинби?⁴

– Келдим, энеке, келдим!

– Көзүндөн айланайын, караанындан айланайын!³ – деп бети-башын сыйпалап, жалынып-жалбарып ыйлап жибердим.

– Ыйлабачы, зне! Ыйлабачы. Кечирип кой мени, кечиргин.

Ошентип, бул жолу да келиниме эч нерсе айта албадым. Эсиндедир, Жер знем, ошол жылкы күз абдан жаанчыл болбодубу? Алимандын кабагы да ачылбай, сүйлөбөс болуп калды. Менин² оюмча, ай-күнү да жакында пеке жаткан зле. (Ч. А.)

§ 11. СЫРДЫК СӨЗ ЖАНА АНЫН ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕРИ

Сырдык сез айтылыш жаткан ойдогу ички сезимдерди (кубаниуу, екүнүү, коркуу, кубаттоо ж. б.) билдирет.

Мисалы: 1. Өмүрүң узун болсун, кагылайын! Сырдык сез – кагылайын – ыраазы болуу сезими. 2. Пай-пай, эмгек сүйгөн кишилер алл экен го (Т. С.) Сырдык сез – пай-пай – таң калуу сезими.

Сырдык сөздүн сүйлөмдөгү орду эркин, тактап айтканда, сүйлөмдүн башында, ортосунда жана аягында келет. Оозеки кепте өзгөчө интонация менен белүнүп айтылып, жазууда үтүр менен ажыратылат:

а) Сүйлөмдүн башында келсе, өзүнөн кийин үтүр коюлат: **Ботом, айылдан качан келдиң? Пай-пай, эл да жаңы, жер да жаңы!** (Т. С.)

б) Сүйлөмдүн ортосунда келсе, үтүр анын эки жагына коюлат: **Табиғаттын көрүнүшү, баҳ, кандай кооз!** (Н. Б.)

в) Сүйлөмдүн аягында келсе, өзүнөн мурда үтүр коюлат: **Данияр ушундай экен да, капырай!** (Ч. А.)

Сырдык сөз сүйлөмдүн башында келип, күчтүү интонация менен айтылса, андан кийин и леп белгиси коюлат да, кийинки сүйлом баш тамга менен башталып жазылат: **Баҳ! Ала-Тоомдун булагы муз-даксың да, тунуксусуң!** (Т. С.)

Башка сөздөргө караганда, сырдык сөз интонацияга өтө бай, бирок жазууда алардын бардыгын тыныш белгилери менен толук көрсөтүүгө мүмкүн эмес.

70. Окугула. Сырдык сөздөр кандай сезимдерди билдири? Тыныш белгилери менен кандайча ажыратылды? Дагы кайсы сөздөр сүйлем мүчесүнүн милдетин аткара алыштай?

1. Акман машинанын артынан бек унчукту:

– Ой, саякатчылар¹, келип калдынарыбы?

Шамбет, машинадан түшүп, айланага көз жүгүрттү:

– Баҳ! Аба кандай талтаза². Быйыл ар бир үйдө өчпөс шамдар жанат. Ботом, келип калдыкпы! Бул кайсы жер? – деди кары аял. (Т. С.)

2. Жибек кейнек сулуучы кызы энтелейт,

Жамгыр кантсин, жаба куюп эркелейт.

Ай, булганды, ай, бузулду кейнегүм,

Жаздын жааны жаабай койсо эмне? – дейт. (А. О.)

3. Э-э ботом, Жийдекан! Бул бала эмне болот? – деди бир кезде ал.

– Апәй, катыгүн, мен унутуп калган турбаймыныбы.

– Женеке, бүгүнчө мени батыргыла.

– Эми кандай кылам, кап! (М. Э.)

71. Төменкү сөздөрдү сырдык сөздүн маанисинде колдонуп, ар бирине бирден сүйлем түзгүлө. Кандай сезимдер билдирилди?

Баҳ, пай-пай, капырай, аттин ай, апий ботом, ой кокуй, бали, кап, а-а, баракелде, о-о.

72. Окугула. *Aй* деген сырдык сөз кандай сезимдерди билдирди? Аны кантит аныктоого болот? Сүйлөмдүн тыныш белгилери жөнүндө айтып бергиле.

1. *Aй-ай*, ушундай да иш кыласынарбы? Мен силерден мындан башканы күткөн злем. (Н. Б.) 2. *Aй*, ушу сеники өтүп кетти. 3. *Aй-ай*, не деген жигиттер ушул сонун жерин кайрылып көрө албай кетишти. (Т. С.) 4. *Aй*, жолдош, токто! Кайт артына! – Жоопш немени ушинте бергенин кандай, жене? – деп айтсам, Жамийла: – *Aй*, койчу ушуну, – деп колун шилтеп күлчү. – *Aй*, эми кетет го бир жакка, калбайт айылда! – деп ойладум мен. 5. Жаштар гана эмес, бул тамашага биз да аябай кандык. Ошондогу асмандын ыраны, *ай!* Ошондогу элдин күлкүсү, *ай!* (Ч. А.)

73. Калтырылып кеткен тыныш белгилерин койгула. Утүр эмне үчүн коюлду? Сүйлөмдегү сезідерге сөз түркүмү боянча талдоо жүргүзгүле.

1. Садагасы // Салмоорбек бизди тосуп чыккан тура. Бери кел // садага.
2. Бали // Сөздүн атасын айтып, Акман келди. (Т. С.) 3. Эл-журт үчүн // пайпай // бул жаман болду го. Өзү тишишкен жоонун катыгын бергиле // жолдоштор. (Н. Б.)

74. Интонацияны туура сактап, көркөм окугула. Сырдык сөз кандай интонация менен айтылды? Утүр же илеп белгисин колдонууда эмнени эске алабыз.

1. Кап, азыр төрөлсө, атын Женишбек койбойт белем. – Кап! Ушул акмакты кантсем болот ыя? 2. Кокуй, Искендер ыкка конот экен деп ойлобонуз. (Ж. Т.) Охо-о!.. Тенти агадай киши кайда! (Ш. Б.) 3. Баракелде, колунардан иш келет деген ушул. – Аттинай! Жакып устанын жоктугун карачы. (Ш. Б.) 4. Бах!.. Түнкү толкунду карачы. – Бах! Тыниччылык заманда сууда кандай тунук агат. (Т. С.) 5. Ай-и-ий, ушунун баары бүгүн орулдубу? – Ай-ай! Мени алда качан байлап алган турбайсынарбы? (К. Ж.)

75. Таблицага көнүл бургула. Сырдык сезіде тыныш белгилери кандайча коюларын эснерде сактагыла. Алардын ар бир көрүнүшүнө бирдей сүйлөм түзгүле.

1. △ , []

3. [, △ ,]

2. △ ! []

4. [], △ !

△ – сырдык сөз.

[] – сүйлөм.

76. Көп чекиттин ордуна сырдык сөздердү колдонуп, өзүнердүн ички сезими-нерди билдиригиле. Тыныш белгилерин койгула. Сырдык сөздердүн маанилерин түшүндүргүлө.

1. Алабаштан качан келдин ...? 2. Аксаамайдын ошондогу мунезү... али да көз алдында турганын карачы. 3. Жакшы болот ... ошентип иштейлик. 4. ... иштесенер, тигил Сыдыктай иштегиле! 5. Чын жүрөктөн күлгөн жаштардын добуштары ... 6. ... ушул жердеги карагаттын коюулугун карачы!

77. Көчүргүлө. Сүйлем мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Алардын милдетин аткара албаган сөздер барбы? Атагыла, алар сүйлемде кандай мааниде колдонулат?

1. Кадырлуу ата-энелер! Эмгек үзүрунө ариалган салтанатты ачык деп жарыялаймын. Мамлекеттик гимн аткарылды. Ушуну көзүбүз көрдү, Омор аке, бизде не арман. Эй, Кыяз ата! Илимге багыныныз. (Т. С.) 2. Чиркин, сүрөтчү болсом, ушул эртөн мененки күндү сүрөткө тартсан. («КТ»)

78. Сүйлем мүчөлөрү жана сөз түркүмдөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. *Ырас*, мүмкүн, кийин деген сөздөрдүн синтаксистик кызметтүн жана морфологиялык белгисин аныктагыла.

1. *Ырас*, Асия адегенде эле өз пикирин түз айтты 2. *Мүмкүн*, Мырзакул Ысмайыл тууганынын качып келгенин сезип калгандыр. (Ч. А.) 3. Өнерлүү, шыктуу балдардын ийримге тартылыши *мүмкүн*. 4. Тамактантангандан *кийин* сапарыбызды уланттык. *Кийин* ушул саякат жөнүндө ангеме жаздым. («КТ»)

79. Окугула. Сүйлемгө мүче боло албаган сөздердү атагыла. Алардын маанилери жана тыныш белгилери жөнүндө эмне билесинер? Жалпы эле, сүйлемдөгү тыныш белгилердин эмне учун коюлгандыгын түшүндүргүлө.

1. Дүйшөн өзү, албетте, менин бул абалымды жакшы билип жатты. Мүмкүн, менин көңүлүмдү көтөрөйүн деген ой менен ал ушунун эртесинде мектепке эки жаш терекче алып барды.

— Экөөбүз азыр чон иш кылабыз, Алтынай, — деди мени күлө карап. Менин баамда, сен чон окумуштуу адам болосун. (Ч. А.)

2. Пай-пай, мынданай жигитке ким тан калбасын?

— Бали, балам! Сен кимсин? — деди көк сакал чал.

— Мен Айдар деген болом, аксакал, — деди жигит.

— Баракелде, балам! Атынды уктум эле. Ошол сен экенсин.

— Чын айтасыз, аксакал. (А. Т.)

80. Туулуп-ескен айылныардын керемет кооздугун билесинерби! Эмсесе, ажа-йып айланага көз чаптырып көргүлөчү. Киндик канын туулган жерге болгон кубаныч, сүйүү, тан калуу сыйктуу сезимдеринерди сырдык сез аркылуу билдирип, чакан текст түзгүле.

Кайталоо үчүн суроолор:

1. Сүйлөмдө каратма сез кандай мааниде колдонулат? Ал кайсы сез түркүмүнөн болот?
2. Киринди сез айтылып жаткан ойго карата сүйлөөчүнүн кандай мамилесин билдиret? Мисал келтиргиле.
3. Каратма жана киринди сездердүн тыныш белгиси жөнүндө айтып бергиле. Мисал келтиргиле.
4. Сырдык сездүн мааниси эмнеде?
5. Сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара албаган сездердүн сүйлөмдө орду кандай болот?
6. Бул сездердүн интонациялык өзгөчөлүгү кандай?

СИНТАКСИСТИК ТҮРМӨКТӨР

§ 12. АТООЧТУК ТҮРМӨКТҮН СИНТАКСИСТИК КЫЗМАТЫ

Атоочтук мүчөлөр (-ган, -ар, -оочу, -уучу ж. б.) менен аяктаган сөз тизмеги атоочтук түрмөк болот. Мындан сөз тизмеги бир эле суроого жооп берет жана сүйлөмдүн бир гана мүчөсү болот.

Мисалы, *Таттуу кыялга алданган Зарыл* кыздарды көздөй басты. (Т. С.) Кайсы Зарыл? – *таттуу кыялга алданган* – атоочтук түрмөк, аныктооч.

Атоочтук түрмөктө сүйлөмдүн грамматикалык негизин түзүүчү ээ жана баяндооч болбайт.

81. Окугула. Атоочтук түрмөктөн болгон аныктоочторду тапкыла. Аларды аныктоочтун башка түрү менен салыштыргыла. Кайсынында заттын белгиси кененекесир көрсөтүлдү?

1. *Мен ак ниет кишимин.* – Мен кемчиликті бетке айткан кишимин.
2. *Азамат – жакши жигит.* – Азамат – шаардан окуп келген жигит.
3. *Кичинекей Элгүлү атасынын жанында турат.* – *Өмүргө сараң караган Жапар* станоктун жанында турат.
4. *Жаман жолдош доого алдырат.* – *Салтка түшүнгөн Женишкүл* ыр кезегин башкага берди.

82. Атоочтук түрмөк катышкан сүйлөмдерду тапкыла. Аларды көчүрүп жазыла да, сүйлөм мүчөлөрү боянча талдоо жүргүзгүлө. Атоочтук түрмөк сүйлөмдүн кайсы мүчөсү болду? Кандай суроого жооп берди жана кайсы сөздү айкында?

1. Уркуя *көптөн бери шаарда турган*² аял эле. Ал калпты чынтай, чынды жоктой кылып сүйлечү. Ал дейсинбى? Уркуя ушакка да жакын аял болуучу. *Бироодон уккан*² сөздү дароо илип алчу. (К. Б.) 2. *Жолоочуларды ташуучу* машина saat алтыда ордунан козголду. Эл арты болуп түшкөн адамдарга кыйын болду. – Апай, мындан келип отурунузчу, – деди Акия. – Байиче, келинициз *корсөткөн орунга өтүнүз?* (Т. С.) Талдын көлөкөсүнө отуруп, кечке чейин карап отурдум. *Жол чандаткан* машиналар кызылды кырманга ташып жатышты. Күүгүм кирерде комбайнчылар келишти. Отуруп чай ичтик. Бир сындырым нан алыш тиштегенимде, комбайнчынын кара май колу жытманган³ нан оозума тыгыла түштү. Ооба, керосин жыттанган нан экен. (Ч. А.)

83. Кечүргүлө. Сүйлем мүчөсү жана сөз түркүмү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Атоочтук түрмектү тапкыла, ал сүйлемдүн кайсы мүчесү болду? Атоочтуктардын кандай мааниде колдонулатын эсinerге түшүргүлө.

1. Таң азандан атка минген² Шамбет жайлогоо чейин барды. 2. Өзүнөн өзү эле менен коштошуп жүргөн Чаргын Камканын үйүн көздөй келе жатты. (Т. С.) 3. Жакши менен³ жүргөн жарыйт. Жаман менен жүргөн жарыйт. 4. Эже кийгенді³ синди киет. Кылышынан кан тамганды тилинен бал тамган жениптири. (Мак.)

84. Сөз тизмектерин пайдаланып, ар бирине бирден сүйлем түзгүлө. Сүйлем мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзүп, атоочтук түрмөк жөнүндө айтып бергиле.

Ысык-Көлгө баруучу² кишилер, Сагындык жетектеген бригада, сен окуган² китетти, тынчы кеткен адам, мен окуганды, эр сыйлаган, сабаттуулугу жогору адам, аскерге баруучу уулум.

85. Аныктоочту өзү аныктап турган зат менен бирдикте, сүйлемдөн ажыратып, кечүргүлө. Аныктоочтордун түзүлүшүн бири бирине салыштыргыла. Кандай езгечөлүкту байкадынар? Түшүндүргүлө.

1. Күн тийбес² тамда жатамын, Алдындан нымдуу сыз ётөт,
Күч кетип², эс ооп алсырап. Айласыз жатам жалдырап. (Т.)
2. Эриндери дирилдеген³ Жамийла Осмонду бардык күчү менен жекириди. Айрыны алды да, унчукпай четке басты. (Ч. А.) 3. Айша – эстүү кызы. Жамийла болсо – шайыр, сөзмөр³, жароокер кызы. (К. Б.) 4. Алтоо журуштөрүн тездетүүдө. Москвалык жаштар аларды күттүктешти. Балапандай үрпейген кызы Эшендин көз алдында калды⁴. (Т. С.)

Ү я г у: Күн тийбес тамда – кандай тамда? күн тийбес – аныктооч, атоочтук түрмөк. Нымдуу сыз – кандай сыз? – нымдуу – аныктооч, женекөй.

86. Кечүргүлө. Атоочтуктан жана атоочтук түрмектөн жасалган аныктоочтордун астын сызгыла. Мааниси жана түзүлүшү жагынан буларда кандай айырмачылыктар бар? Адегенде окшош белгилерин, андан кийин айырмачылыгын аныктагыла.

1. Мени жамандаган адам – менден корккон адам.
Мени¹ жактаган адам – мени жек көргөн² адам.
2. Боло турган азамат болоттон кылыш байланат. 3. Туулган жердин то-пурагы – алтын. 4. Кенешип иш кылган адам жанылбайт. 5. Тандаган адам тазга жолугат. 6. Элге пайдасы тийген адам – мыкты адам. («ЗО»)

87. Окугула. Текстте кептин кайсы түрү колдонулду? Атоочтук түрмектү көрсөткүле. Ал кайсы сөз менен байланышты? Сүйлемдүн кайсы мүчесү болду?

1. Берки кызы Батиши деген. Орто бойлуу, мүчө түзүлүшү сыйда. Өнү да анча серт эмес. Сурмасы тартылган көздөрү оттуу. Сырын чыгара бербеген, кээде кырсы эткен мүнөзү бар. Кепке саран, кенешке жок. Кээде кара таштай мелтириген кыз. (Т. С.)

2. - Өнер алды окуу экен, балам. Жаш чагында өнер үйрөнүп алсан, карыганды кор болбойсун. Билек жирей албаганды билим жирейт⁴. Билим алуучу адамга карылык жок⁴. Сен азыр жашсын. Өнер үйрөнүүгө аракет жаса. Өзүн билбegenди башкалардан сура. Адамдын акысын² жештеш намыс кыл, - деп Чонкайчу Каныбекке ақыл-насаатын айтты. (К. Ж.)

88. Кечүргүлө. Сүйлем мүчөлерүнүн астын сыйгыла. Атоочтук түрмектүн аныктоочтук жана толуктоочтук милдетти аткарышын түшүндүргүлө. Атоочтук түрмек кайсы учурда заттык мааниде колдонулат?

1. Көптү көргөн адамдан сөз оку. - Көптү көргөндөн² сөз оку. 2. Карылар айткан³ сөздү угуп жатасынбы, балам. - Карылар айтканды угуп жатасынбы, балам. 3. Колунан көөр төгүлгөн усталардан үйрөнгөнбүз. - Колунан көөр төгүлгөндөрдөн үйрөнгөнбүз. 4. Жайлогоо баруучу малчыларды узатып жатабыз. - Жайлогоо баруучуларды узатып жатабыз.

89. Кечүргүлө. Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) жөнөкөй сүйлемдүн түрлерү боюнча; б) сүйлем мүчөлорү боюнча.

1. Карыялар айткан сөздүн калети жок. 2. Карыялар айткан менин оюмда. 3. Карыялар¹ айтканды оюмдан чыгарбаймын. 4. Карыялар жөнүндө камкордук көрөлү. 5. Карыялар - үйдүн куту.

Үлгү: Карыялар айткан сөздүн калети жок. - Бир тутумдуу сүйлем, жаксыз; калети жок - баяндооч; э м н е н и н? - сөздүн - аныктооч; к а й с ы с ө з д ү н? - карыялар айткан - аныктооч, атоочтук түрмектөн болду.

§ 13. ЧАКЧЫЛ ТҮРМӨКТҮН СИНТАКСИСТИК КЫЗМАТЫ

Чакчыл мүчөлөр (-ып, -а, -ганча, -гыча ж. б.) менен аяктаган сөз тизмеги чакчыл түрмөк болот. Мындай сөз тизмеги негизги кыймыл-аракеттин маанисин толуктайт, сүйлемдө бышыктоочтук милдетти аткарат.

Мисалы, *Кыш ышкырат, үйлөрдү ачып.* (А. О.)

Кантип ышкырат? – үйлөрдү ачып – чакчыл түрмөк, бышыктооч. *Бышкырат* деген негизги кыймыл-аракеттин маанисин толуктады.

Чакчыл түрмектө сүйлемдүн негизин түзүүчү ээ жана баяндооч болбайт. Ал интонациялык жактан бөлүнүп айтылып, жазууда үтүр менен ажыратылат:

а) Сүйлемдүн башында келсе, өзүнөн кийин үтүр коюлат: *Чоң ара-бакечтерди туурал, жайбаракат бастым.* (Ч. А.)

б) Сүйлемдүн ортосунда келсе, үтүр анын эки жагына коюлат. *Дүйшөн, ордунаң ыргып түрүп, тизелеп отура калды.* (Ч. А.)

в) Сүйлемдүн аягында келсе, үтүр өзүнөн мурда коюлат. *Акын таң атканча уқтаган жок, курбу-курдаштарынын аманчылыгын сурал.* (Ж. Б.)

90. Окугула. Негизги кыймыл-аракетти билдириген баяндоочту тапкыла. Андан кийин анын маанисин толуктаган чакчыл түрмектү көрсөткүлө. Ал сүйлемдүн кайсы мүчөсү болду? Кайсы сүйлемдө кыймыл-аракет элестүү баяндалды?

1. Ал көпчүлүктү кубандырып койду.
2. Кыз-келиндер иштеп жатышат.
3. Эдиса ордунаң тура калды.
4. Бактыбек ата-энесинин айткандарына макул болду.

91. Тексттерди көркөм окугула. Жөнөкөй сүйлемдүн кайсы түрлөрү колдонулду? Негизги кыймыл-аракеттин (баяндоочтуң) маанисин толуктаган чакчыл түрмектү тапкыла. Ал сүйлемдө кандай милдетти аткарды?

1. Май айынын салкын жели. Талаа тынч... Кыбырап ордунаң туруп², Ажар жолуна түштү. Каш карайып түн кирди. Бирок сулуу ай, алтын бууга боёлуп², чыгыш тараптан көрүндү. Ал, мээримсиз карангылыкты алда кайда

– Чукургандай сөз таап, ал көпчүлүктү кубандырып койду.

– Чарчаганды билбей, оюн-кулкүгө батып, кыз-келиндер иштеп жатышат.

– Эдиса, эки жакты караң, алаканын шак коюп³, ордунаң тура калды.

– Бактыбек ата-энесинин айткандарына макул болду, көздөрүн кыбыңдатып³.

кубалап³, кен талааны кубантты. Ыйлап сооронгон баладай жылмайып³, койнун ачып³, кучагын жайып, кен талаа да Ажарга жол берди. (К. Б.)

2. Айтике беш-алты кишинин ортосунда турган баласын көрө койду. Ал, кирпигин жай ирмеп, тактайдын бетин тиктейт. Атасын да байкаган жок.

Айтике, көнөчөгүн көй коюп³, дубалга сүйөнүп, баланы карап, отура калды. Кол жоолугун ала коюп, боргулданган баланын бетин сүртүп, быйпыйган кичинекей мурдунаң чымчып эркелетип³, Наташа баланы отурғандарга тааныштырды. Айтике түш көргөндөй болду, өз көзүнө өзү ишенбеди. (А. Т.)

92. Окугула. Сүйлөм мүчелерү боюнча оозеки талдоо жүргүзгүлө. Чакчыл түрмөк катыштыбы? Ал сүйлөмдүн кайсы мүчөсү болду? Кайсы сөз менен байланышты?

1. Кырк чоросун жулкунтуп², айгайлаган ызы-чуусун салып², ак асаба кызыл туусун карман², кабылан Манас келе жаткансыйт. 2. Айкөл Манас кабылан, Аккуланы чуратып³, Аккелте менен бир атып³, жоону сүрүп баратты. («Манас».) 3. Майрык, уйпаланган эски түлкү тебетейин баса кийип, кара чепкенин ак жоолук менен оро курчанып, үнүрэйгөн көзүн үлүндөтүп, ичке куркуйган мойнун көтөрүп, Керездин жанына басып келди. (Ш. Б.) 4. Камчыны сүйрөй, чон арабакечтерди туурап, чыйт түкүрүп, жайбаракат бастым. (Ч. А.) 5. Ысык-Көлдүн балыгындай сүзүп, Чолпонбай суунун аркы ўйзүнө чыкты. (К. Ж.)

93. Көчүргүлө. Чакчыл түрмектү таап, аны үтүр менен ажыраткыла. Аталган түрмөк сүйлөмдүн кайсы мүчөсү менен байланышты? Андагы үтүрдүн коюлушун түшүндүргүлө.

1. Күрөгүнүн сабына таянып² саамай чачын сылап² Зарыл бир саамга токтооп калды. Чаргын шашкалак башка сөзгө келбей жөнөп кетти. 2. Акман карылыкка ашыккан киши эмес. Суу башкарал колунан кетменин түшүрбөй. (Т. С.) 3. Ырыссынына мас болуп³ мөмөлүү жыгачтар үргүлөгөндөй сезилет, Бир кезде Жапар Чүкебайга карады. Чүкебай шашып дароо ордунан тура калды. Эки жагын каранып³ тамагын кырып³ жыйналышты ачты. (К. Б.)

94. Көчүргүлө. Сүйлемдердү түзүлүшү боюнча салыштыргыла. Кайсынысы жөнекой, кайсынысы татаал сүйлем? Эмне учун?

1. Айдалган аныз куру калып, үрөн себилбей, жүрөгүм кансырап жаты. – Ушундай ойлорго берилип, Субанкулду эстедим. 2. Мени кучактап, Алиман боюн таштады. – Көзүмө жаш толуп, үрөндү алып кеткен качкын-

дарды карадым. 3. Алимандын башын тиземе кооп, мойнунан кучактап отурдум. – Санаа басып, келинимдин тагдырын ойлоп кеттим. (Ч. А.)

95. Кечүргүло. Синтаксистик талдоо жүргүзүп, чакчыл -ып мүчесү менен аяктаған сөздүн жана сөз тизмегинин грамматикалық белгисин аныктагыла: чакчылбы, чакчыл түрмөкпү, татаал сүйлемдүн бир болугүбү, татаал этиштин түгөйүбү? Булардын синтаксистик қызматы кандай?

1. Жамийла Қыргызстандын жаратылышы жөнүндө айтып² берди. – Жамийла, башын төмөн салып², унчукластан жүрүп отурду. – Жапардын сөзүнө күлүмсүрөп² жооп берди. – Жүрөгү уйгу-туйгу болуп³, түпсүз кыял Жапарды курчап алды. (К. Б.)

2. Чагылган жаркылдап³, жүрөк титирейт. – Чон көздөрүн бажырайтып, Чарғын отургандарга таңдана карады. – Акия айткандай, ошол эле күнү көпчүлүк эл Чарғынды башкармалыкка шайлап² коюшту. (Т. С.)

96. Чакчыл түрмөкту сүйлемдүн башында, ортосунда жана аягында келтирип, ар бир сүйлемдүн кайрадан окугула. Үтүр белгисинин кандайча коюларын түшүндүргүлө. Сүйлем мүчесү боюнча талдагыла.

1. Динарды катуу-катуу кучактап², Бурма ыйлап жиберди. (Т. С.) 2. Колун жаагына таяп¹, Бектурган көз ачып жумганча өйдө болду. (А. Т.) 3. Жапар, башын көтөрүп³, Айшаны тике карады. (К. Б.)

97. Чакчыл түрмөктөрдү пайдаланып, ар бирине бирден сүйлем түзгүлө. Чакчыл түрмөктүн маанисин айтып бергиле. Ал сүйлемдүн кайсы мүчесү болду?

Колун өйдө көтөрүп; мени көрө кооп; туулуп-өскөн жерди көрүп; китебин алып; баланын үнүн угуп; бизди тике карап; бөбөгүн кекөлөтө көтөрүп; көзүн улам-улам ирменп; колун ушалап; алаканын чапкылап.

98. Жөнекөй сүйлемдүн түзүлүшү боюнча синтаксистик талдоо жүргүзгүлө, а) эки тутумдуу сүйлемдердү аныктоо; б) бир тутумдуу сүйлемдердү көрсөтүү. Сүйлемдердүн айырмасы эмнеде?

1. Құз ... Чүйдүн талаасы сапсары алтындай. Башы кере карыш буудайлар ... Жол ... Ушул жол менен далай жүрдүм.

– Сиз ким деген болосуз? – деди атчан жигит.

– Мен Бектурган деген болом.

– Кайда бара жатасыз? – Балдарыма. (А. Т.)

2. Биздин жаштар ез алине, ата мекенине қызмат қылууга тийиш. 3. Атанаң салған жолу бар. Эненин бычкан тону бар. 4. Эненин ырын унуктан эне тилин унуктанга барабар. 5. Адамды кийиминен тааныбайт. (Мак.)

6. Айта-бұйта дегіче, ачып көздү жумганча алып жетип барайын. («Эр Төштүк») 7. Кана карыялар, алтын шилекейнерди чачыратып, менин су-роомо жооп бергиле. (К. Б.)

99. Атама, жактуу жана жаксыз сүйлемдердүн түзүлүшү кандай болот? Теменкү сүйлемдердөн мисал көлтиргиле. Алардын баш мүчөлөрүн тапкыла.

ДҮЙНӨНҮН КООЗ ЖЕРЛЕРИ

Сары-Челекти дүйнөнүн кооз жери деп аташат. Чындыгында, ошондой жер!.. Жер-жемиштер. Алмалар. Арча-кайындар. Көз жоосун алган жангактарга таң каласын. Эмнелер гана жок бул жerde!

Токойду аралап бараптабыз. Тунук суусуна жұз чайкадык. Гүлдорғө суктандык. Албетте, жаратылыштын ушундай байлыгын сакташ керек.

Бул жер – табигатка көрк берген элик, аркар, бугулардын мекени. Көзүбүз көрбөген илбирстер да жашайт. Бир карап, токойду аралап, гүлдорғө суктанаңып, өмүрүнөргө өмүр кошкула, кымбаттуу жаштар! (Н. Б.)

100. Текстти окугула. Ал сүйлемдүн кандай түрлерүнөн түзүлдү? Сүйлемдүн бир ончай мүчөлөрү барбы?

Бир адам сапарга чыгат. Анын өзү менен кошо алып алган бир карышкыр, бир эчки, бир боо чобү бар эле.

Бир жерден кайык менен аркы ойызғө өтүүгө туура келет. Жанындагынын баарын бир алып өтүүгө мүмкүн эмес.

Эгерде карышкыр менен эчкини бил жәэкте калтырса, эчкиден айрылат. Эчки менен чөпту калтырса, чөптөн айрылат. Эчкини адегенде алып өтсө, кийинкисинде анын кашына сөзсүз карышкыр же чөп көлтириллет. Ал адам бул абалдан кантип чыкса болот? («КТ»).

101. Көчүргүлө. Синтаксистик талдоо жүргүзгүле: а) түзүлүшү боюнча кандай сүйлемдер бар? б) сүйлем мүчөлөрүнүн астын сыйзыла.

1. Ысык-Ата курорту – кыргыз жергесинин бир керемети. 2. Жерден атырылып чыккан ысык суу ашқазан, муун, нерв ооруларына жардам берет. («КТ») 3. Чоку болот тоолордун бийик жери. Чокудай бол, кыргыздын жигиттери! (Б. С.) 4. Кудай таала зенеге үч касиетти артык берген. Бириңчилен, эне мүнөзү жагынан кечиридүү. Экинчиден, эне бардык өмүрүн балдарын тарбиялоого арнайт. Үчүнчүдөн, зененин күнүнкү турмуш-тиричиликтеги түйшүгүн эч нерсе менен салыштырууга болбайт. («КТ»)

2 + 2 * 2

102. Кечургүлө. Сүйлем мүчөлөрүнүн астын сызғыла жана алардын ортосундагы байланыштын жолдорун (ээрчишүү, башкаруу, ыкташуу, таандык байланыш) аныктагыла.

1. Ысык-Көл бизге ден соолук тартуулайт. 2. Ошон үчүн биз анын керемет сырына таазим этебиз. 3. Көпкөн жигит көп сүйлөйт. Чечен жигит төп сүйлөйт. 4. Эл амандыкты тилейт. Душман жамандыкты тилейт. (Мак.)

103. Тексттин мазмуну менен таанышып чыккыла. Андагы негизги ой эмне жөнүндө болуп жатат? Эне тил жөнүндө сенин пикириң кандай? Бул текст кептин кайсы түрүнө таандык.

ТИЛ

Абуталиб бир жолу Москвада болуп калып, бирдеме сураш үчүн көчөдө ётуп бараткан биреөгө кайрылып калат. Болгону, базардын каерде экенин сурамакчы го. Абуталиб токtotкон киши англичан экен. Англичан Абуталибдин айтканына түшүнбөй, кайрадан англисче, анан французча, анан испанча сураган окшойт.

Абуталиб болсо англичанга элден мурун орусча, анан лакча, анан аварча, анан лезгинче, анан даргынча, анан кумыкча түшүндүрөм менен уbara болот. Акыры бирин-бири түшүнбөгөндөн кийин болунүп кетишет.

Англисче эки жарым сез билген, «маданияты» башынан ашкан дагстандык биреө кийинчөрээк Абуталибге акыл үрөткөн экен:

— Мына көрдүнбү, маданият деген эмне экенин? Сен анча-мынча маданияттуураак болгонунда англичан менен сүйлөшө алат элең. Көрдүнбү, түркейлүктүн кесепетин?

— Көрдүм, — дептир Абуталиб. Бирок эмне үчүн англичан менден көрө маданияттуураак болуп кетет, аделе мен сүйлөгөн тилдин бириң түшүнгөн жок го?

Мага ар түркүн элдердин тилдери кектөгү жылдыз катары туюлат. Мейли, жылдыздар да жаркырап турсун. Мейли, ар бир адамдын өз жылдызы болсун. Мен өз жылдызымды, эне тилимди, боор этим менен тен көрөм. Кичинекей тоолордон да сандаган алтын кен чыгышы мүмкүн. (Р. Гамзатов.)

ТАААЛ СҮЙЛӨМ

§ 14. ТАААЛ СҮЙЛӨМДҮН ТҮЗҮЛҮШУ

Татаал сүйлөм эки же андан көп жөнөкөй сүйлөмдөн түзүлөт. Анын тутумундагы сүйлемдер маанилик жактан да, грамматикалык жактан да өз ара байланыштуу болушуп, бүтүн бир ойду билдиришет.

Мисалы, төмөнкү сүйлөмдөргө көнүл буруп көрөлү:

Жаан жаайт, эгин освот, эл күн көрөт, мен да алар менен кошо жашайм. (Ч. А.)

Бул татаал сүйлөм төрт жөнөкөй сүйлөмдөн түзүлдү. Мындағы сүйлемдер бири-бири менен мезгилдик мааниси боюнча байланышын, болгон окуялар биричин артынан экинчиси көрсөтүлдү.

Ал эми маанилик жактан бири бирине жакын болбогон жөнөкөй сүйлемдер татаал сүйлөмдү уюштура алышпайт. Мисалы, *Сабак башталды жана Ысык-Көл тоңбойт* деген жөнөкөй сүйлөмдөрдөн татаал сүйлөм түзүлбейт, себеби бул сүйлөмдер мааниси боюнча өз ара байланыштуу эмес.

Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдер бири биринен грамматикалык түзүлүшү боюнча айырмаланышат. Атап айтканда, жөнөкөй сүйлемде бир эле грамматикалык негиз (баш мүчөлөр) болсо, ал эми татаал сүйлөмде эки же андан көп грамматикалык негиз болот.

Салыштырыла:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Конур салкын күз <u>келди</u> . | 3. Жер <u>тойгузат</u> , от <u>күйгүзөт</u> . (Мак.) |
| 2. Ак кеме каалтып <u>сүзүп</u> | 4. Каалга шарт <u>ачылды</u> да, |
| <u>баратты</u> . | Ызакул <u>үйгө</u> <u>кирип келди</u> . |

Татаал сүйлөмдүн өзүнө мүнөздүү грамматикалык түзүлүшү бар. Ал төмөнкүдей жөнөкөй сүйлемдердөн түзүлөт (кашаанын ичиндеги 2 деген сан – эки тутумдуу, 1 дегени – бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдү билдириүүчү шарттуу белгилер).

1. *Акылы бар билимди самайт, акылы жок кийимди самайт.* (Мак.) Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлемдер. (2+2) Эки сүйлөмдө тен баш мүчөлөр катышты.

2. Китечти сұрғұла, ал силердин келечек турмушуңар үчүн керек болот. Биринчи белгү - бир тутумдуу (ээ катышкан жок); экинчи - эки тутумдуу жөнекей сүйлөм. (1+2)

3. Кеңешме болот, ошого дейре үюштуруу иштеринди жолго кой. Биринчи белгү - эки тутумдуу; экинчиси - бир тутумдуу (ээ катышкан жок) жөнекей сүйлөм. (2+1)

4. Өзүңдү эр ойлосоң, башканы шер ойло. (Мак.) Бир тутумдуу жөнекей сүйлөмдер; эки сүйлөмде тен ээ катышкан жок. (1+1)

Жазууда жөнекей сүйлөмдердүн ортосуна үтүр қоюлат.

104. Текстти окугула. Жөнекей жана татаал сүйлөмдердү атагыла. Айырмачылыктары эмнеде?

АТА ЖУРТТУН БИР УУЧ ТОПУРАГЫ

Бир ууч топурактын эмне деген касиети бар? Чабалекей таруудай топурактан уя салат. Балапан чыгарып, алыска учуруп кетет. Келерки жылы жыт синген эски уясына кайра келет. Ошентип, бир ууч топурактан күштардын мекени пайда болот экен.

Көл бир тамчы суудан жыйылат, күү бир кайрыктан чертилет, кылым бир күндөн түзүлөт. Демек, санжырачылардын ата жүрт бир ууч топурактан куралат дегендери чындык экен да. Ата жүрттун бир ууч топурагы ыйык, ошондуктан эл жаман көргөн адамына бир ууч топурак салбай коёт. Баарыбыз ата мекенди сүйөбүз, туулган жердин топурагы - алтын. («КБ»)

105. Окугула. Татаал сүйлөмдердү көрсөткүлө. Жөнекей сүйлөмдүн кайсы түрлөрүнен түзүлгенүн аныктагыла. Баш мүчөлөрдү атагыла.

Алиман, ичтен солкулдан, үшкүрүп келе жатты. Айтор, багы ачылса болду. Касымдай болгон ынагына жолугар бекен, ким билет? «Бактылуу бол, чырагым! Убалына калбайын, качан кетсен да, башын бош. Ыраазымын сага, балам, күнүндү көр», - деп сүйлешүүгө даярданып келе жаттым. Мен ошондо ушинтип санаа чектим, аны Алиман билген экен. Алимандин тоодай адамгерчилигине ыраазымын. Эмне үчүн ошондо мен боштук кылыш жаш балача ыйладым?

- Эне, - деди ошондо Алиман:

- Жакшылык колдосо, кичине бала аман кайтып келет. Биздин кичине бала аман эле, кекүрөгүм айтып турат. Сабыр кылалы, эне, күтөлү. (Ч. А.)

106. Көчүргүлө. Сүйлөмдүн баш мүчелерүнүн астын сызгыла. Татаал сүйлөмде канча грамматикалык негиз болот? Грамматикалык түзүлүшү боянча сүйлөм канчага белүнет? Татаал сүйлөмдүн жөнөкөйдөн айырмасы эмнеде?

1. Нан бекеринен улуу деп аталбайт. Кимде ким наандын кадырыныа жетсе, ал элдин урмат-сыйына ээ болот. («КБ») 2. Сөзүм бүттү, жасадым гүлзар жайды; жыпар жытын ааламга чачсын деги. Билим ал, киши болгун! (Ж. Б.) 3. Алар көз ачып жумганча асман мелжиген бир үйгө келип токтошту, машинадан түштүк. Баарыбыздын жүзүбүз жарык, кубанычтуубуз. (К. Б.)

107. Татаал сүйлөмдөрдү таап, аларды көчүргүлө. Тутумундагы ар бир сүйлөмдү озүнчө атап, үтүр менен ажыраткыла. Татаал сүйлөмдөр түзүлүшү боянча жөнөкөй сүйлөмдүн кайсы түрүнен түзүлгенүн шарттуу белгилер менен көрсөткүлө.

1. Асманда алакандай булут жок, өлчөмсүз асман тыптынч жаткан океан сяктанат. Гүлдөн гүлгө конуп, бал тарткан аарылар. Кызыл ала, көк ала көпөлөктөр... Бул көрүнүштү сүрөттөш кыйын, эч нерсе менен салыштырууга болбайт. Табияттын кол тийбеген байлыктары наристе бойдон, бардыгы керемет. Жапайы жүзүмдер жашыл жалбырактын арасынан күндү шыкаалашат. (А. Т.)

2. Ат тойгон жерине качат, эр жигит туулган жерине шашат. Душманга жаныңды берсен да, сырыңды бербе. (Мак.)

3. Көзүмдүн жашы көл болуп, жаш балладай ыйладым. (Т.)

Үлгү: *Ат тойгон жерине качат, эр жигит туулган жерине шашат.* Татаал сүйлөмдүн биринчи бөлүгү да, экинчиси да – эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөм. (2+2)

108. Төмөндө татаал сүйлөмдүн түзүлүшү шарттуу белгилер аркылуу көрсөтүлдү. Ошол схемаларга карата татаал сүйлөм түзгүлө. Эки жана бир тутумдуу сүйлөмдер жөнүндө эмне билесинер?

1. Эки тутумдуу + эки тутумдуу = 2 + 2
2. Эки тутумдуу + бир тутумдуу = 2 + 1
3. Бир тутумдуу + Эки тутумдуу = 1 + 2
4. Бир тутумдуу + бир тутумдуу = 1 + 1

109. Мааниси жагынан ылайык келүүчү экинчи сүйлөмдү ойлооп таап, көп чекиттин ордунажа зазгыла да, татаал сүйлөм түзгүлө. Татаал сүйлөмдүн тыныш белгисин койгула. Баш мүчелердүн астын сызгыла.

1. Адамдын акысын жер кайтарат ... 2. Биз жолго чыга албадык ...
3. Сабак бүткөндөн кийин ... 4. Баатыр кол баштайт ... 5. Жашыл онот ...
6. Эки тоо көрүшпөйт ... 7. Туура бийде тууган жок ...

110. Татаал сүйлөмдердүң көчүрүп жағыла. Аларга сүйлөм мүчелерү буюнча талдоо жүргүзгүлө. Татаал сүйлөм жөнөкөй сүйлөмдүн кайсы түрүнөн түзүлдү? Бир тутумдуу сүйлөмдүн кандай түрлөрүн билесин?

1. Бүгүн³ менин сыйынуу күнүм. Мен аларды өлөр өлгүчө унуптаймын³.
2. Кыш киргенче, балдардан кат келип турду. (Ч. А.) 3. Чилде түшкөн...
Аяз¹ барынча күчөп турган кез. (М. Э.) 4. Өзүн билесин, сен барда энен үй
кызматында жүрчү эмес беле. Эми эпкиндүүлөрдүн бири. Айылыбыз жаман
эмес. Кыйынчылыктардан кутулдук. (К. Б.)

5. Күз келсе, гүл да солуйт, жазында ёсөт.

Күн чыкса, калын жылдыз жапырт ёчот. (А. Токт.)

111. БК. Окугула. Текст түзүүдө сүйлөмдүн кайсы түрү колдонулду? Ал сүйлөмдердүн ортосунда айырмачылыктар барбы? Мында автордун айтайын деген негизги ою эмнеде?

Бир жаш жигит сурап калды: – Урматтуу карыя, улуулук деген кандай болот? – Бул сурооно байыркы бабалардан калган бир уламыш кеп менен жооп берейин.

Кайсы бир кылымдардын биринде Адам ата улуулукту табуу үчүн көп жол басат, дүйнөнү түгөл кыдырат, таппайт. Акыры дүйнөдөгү эн чон океандан сурайт, ал да өзү таппай жүргөнүн айтат. Андан сон Тибеттеги дүйнө буюнча эн бийик Эверест тоосунан сурайт. Ал да, арчаларын түтөтүп, улуулуктун кайда экенин таппай жаткан болот.

Акырында улуулукту сурап ааламга кайрылат. Анда ал мындаи деген экен: «О-о, адам, муун мен сенден сураганы бараттым эле, анткени улуулук сага берилген».

Көрдүнбү, көрсө улуулук өзүбүздө тура. Эми аны барктаап, баалай билүүбүз керек. Анткени улуулук – адам баласынын эн таза маданияты, акыл-эси, кубанычы, жашоосу... («КТ»).

112. Өзүнөр жөнекөй жана татаал сүйлөмдөргө (ар бирине үчтөн) мисал ойлоп жазып келгиле. Аларга мүнөздүү грамматикалык белгилер жөнүндө айтып бергиле: а) сүйлөмдүн грамматикалык негизи жөнүндө; б) түзүлүшү жөнүндө; в) тыныш белгилери жөнүндө.

113. Схемага көнүл бургула: айтылыш максаты, грамматикалык түзүлүшү буюнча сүйлөмдүн белгүнүшүн эсinerde сактагыла. Ар бирине мисал келтиргиле.

Сүйлөм

айтылыш максаты боюнча:

- а) жай
- б) суроолуу
- в) илептүү
- г) буйрук

грамматикалык түзүлүшү боюнча:

- а) жөнөкөй
- б) татаал

114. Сүйлөмдердүү алардын түзүлүшү боюнча талдагыла. Кандай сүйлөмдер бар? Түшүндүргүүлө.

1. – Уулун өспүрүм жетип калыптыр, Толгонай.

– Ооба, кутмандуу талаам. (Ч. А.)

2. Жаш иштейт, карыя ақыл берет. Жаштык бар жерде жалын бар. Асыл таштан чыгат, ақыл жаштан чыгат. (Мак.)

3. Нызызаалы комузчу, кылдын ыргагын көрүп, комузун күүлөй баштады. Ошентип, «Кер толгоо» күүсү жанырды. Андан кийин Токтогул, комуз күүлөп, «Чон кербээди» чертти (Т. К.)

§ 15. ТАТААЛ СҮЙЛӨМДҮН ТҮРЛӨРҮ

Татаал сүйлөмдүү түзгөн жөнөкөй сүйлөмдер өз ара тен укукта, тен мааниде колдонулушу мүмкүн.

Мисалы, *Көпкөн жигит көп сүйлөйт*, чечен *жигит эп сүйлөйт*. (Мак.) Мында эки сүйлөм бар: 1. *Көпкөн жигит көп сүйлөйт*. 2. Чечен *жигит эп сүйлөйт*. Эки сүйлөмдүн бири экинчисине багынган жок, ар бириниң баяндоочу тыянактуу айтылды.

Ошентип, тен укуктагы *жөнөкөй сүйлөмдердөн түзүлсө*, ал тен байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат.

Кээде жөнөкөй сүйлөмдүн бирөө ойдун натыйжасын билдирет да, экинчиси мааниси боюнча ага багынып, анын ар кандай кырдаалын (ордун, мезгилиин, шартын ж. б.) билдирет.

Мисалы, *Касым жөнөп кеткендөн кийин, Майсалбектен кат келди* (Ч. А.) Негизги сүйлөм – *Майсалбектен кат келди*. Ка ч а н? – *Касым жөнөп кеткендөн кийин* – негизги сүйлөмдөгү ойдун мезгилиин билдирди, ага мааниси боюнча багынды.

Эгерде ушул сүйлөмдүү өзүнчө алыш карасак, тыянактуу ойду билдире албайт, ошон учун *Майсалбектен кат келди* деген сүйлөм менен ажырагыс бирдикте колдонулат.

Ошентип, жөнөкөй сүйлөмдердүн бири экинчисине багынып турса, ал багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат.

Демек, татаал сүйлөмдү түзүп турган сүйлөмдөр өз ара тен укукта болушат, же болбосо, бири экинчисине багынат. Ушуга байланыштуу татаал сүйлөмдүн эки түрү бар: 1) т е н б а й л а н ы ш т а г ы татаал сүйлөм; 2) б а г ы н ы н к ы б а й л а н ы ш т а г ы татаал сүйлөм.

115. Текстти окугула. Татаал сүйлөмдү атагыла, ал канча жөнөкөй сүйлөмден түзүлдү? Татаал сүйлөмдүн кайсынында жөнөкөй сүйлөмдер өз ара тен байланышты?

Эртеден кечке Лена дарыясынын үстүндө саякатта болдук. Лена мелтирең гана турат, акканы билинбейт.

Жазылыгы жагынан эч кайсы дарыядан кем калбайт. Табигат бийик аскаларды пайда кылғандыктан, «Ленанын жаагы» деп аталган бийиктик өтө эле кооз. Биз барганды, Лена дарыясы көркүнө чыгып турган экен.

Кышында Ленанын үстү менен машиналар жүрө берет, курулуш материалдары ташылат. Ленада көп кемелер сүзүп жүрүштөт, алардын бири «Ысык-Көл» деп аталаштыр. (Т. Ү.)

116. Окугула. Татаал сүйлөмдү көрсөткүлө. Алардын кайсынында жөнөкөй сүйлөмдүн бирөө экинчисине багыныңкы байланышты?

1. Бүгүн бала Кароол-Дебөгө чыкты. Күнгейгө дүрбү салса, бул тараптын тоолору жапызыраак. Эриген коргошундай көлкүлдөп, Ысык-Көл жатат. Көлдүн төрүнө көз жетпейт, көгүлтүр суу менен көк асман биригип кеткендей. Бала дүрбүсүн кайра көлгө бурду. Ак кеме али көрүнбейт. (Ч. А.)

2. Адыры болбой, тоо болбой,
Аркары болбой, зоо болбойт.
Карысы болбой, эл болбойт,
Камышы болбой, чөл болбойт. (Т. М.)

117. Ата-эннерден сурал, макал жана учкул сөз жазып келгиле. Грамматикалык түзүлүшү боюнча алар кандай сүйлөмдер? Түшүндүргүлө.

118. Окугула. Жыйынтыктуу ой берилдиби? Анда эмесе, мааниси боюнча байланыштуу болгон экинчи сүйлөмдү ойлоп таап, көп чекиттин ордунда жазып, татаал сүйлөмдердү түзгүлө. Тыныш белгилерин койгула. Мындай түзүлүштөгү татаал сүйлөм кандайча аталат?

1. Жакшынын езү өлсө да... 2. Биз айылдан келгенче 3. Кыздар үйге келгенде ... 4. Ызгаардуу кыш келип... 5. Эрте айдалган эгиндер сенселип ... 6. Уста кандай болсо ...

119. Көп чекиттердин ордуна экинчи сүйлөмдү ойлоп таап, тен байланыштагы татаал сүйлөмдердү түзгүлө. Дептеринерге жазыла да, баш мүчөлөрдүн астын сызгыла. Татаал сүйлөмдө киңең баш мүчө болот? Ал эми жөнөкөй сүйлөмдөчү?

1. Аларга сен алтын бергенин жок ... 2. Күн чыкты ... 3. Үчүнчү күнү күн ачылды, туман тарады ... 4. ... кыш түштү. 5. ... жаман сөз баш жарат.

120. Окугула. Татаал сүйлөмдердү таап, аларды бири бирине салыштыргыла. Кандай өзгөчөлүктү байкадынар? Кайсынысында жөнөкөй сүйлөмдер тен укукта, кайсынысында багынынкы абалда байланышты?

Жекшембى күнү курбулар кайра көл жээгине чыгышты. Тигил көкөмөрендү булунда күлкү чыгат, тамашалуу кишилер отурушат. Шамбеттин алп денеси чымырап, жүрөгү кубанычта согот. Алыста аскалар каалгыйт, Шамбет кубанычта демин терен алса, колунда кесе толо кымыз мелт-калт этет.

Жәэк баягыдай, жер-сүү баягыдай! Элебес көрүнбейт.

Курдаштары Элебести эстешет. Кыялым айтышат. Буларды четтен бай-кап, тигиндейде карыялар отурушат.

Пай-пай, эмгек сүйгөн кишилер алп экен го, эмгек өлбөс экен го! (Т. С.)

121. Тексттерди көркем окугула. Татаал сүйлөмдүн кайсы түрү (тен байланыштагы же багынынкы байланыштагы) колдонулду? Бул сүйлөмдордүн айырмасын айтып бергиле.

1. Тар элен, таштак элен, такыр элен,
Киргил суу шылдыраган арык менен.
Мен естүм, жаш көбөйдү, сен көгердүн,
Жашымды, көгерсүн деп, сага бергем. (А. О.)

2. Күн жарыгы тийгендей,
Күлгөнү кызык баланын. (Ж.)

3. Жанында өлүм түрса да,
Жалтантып кылыч сунса да,
Жабыгып жүрөк кансырап,
Ирмелбей көзү түрса да,
Үмүткө тойбойт адамзат. (А. Т.)

122. «Келечек жаштарга таандык» деген темада ой жүгүрттүү мүнөзүндөгү дил-баян жазыла. Татаал сүйлөмдү колдонгула.

123. Схемага көнүл бургула. Татаал сүйлөмдүн түрлөрүн әсinerde сактагыла, алардын ар бирине үчтөн мисал ойлоп жазғыла. Сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

Татаал сүйлөм

тен байланыштагы татаал сүйлөм

багынынкы байланыштагы татаал сүйлөм

124. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзүп, сүйлөмдүн түзүлүш өзгөчелүгүн аныктагыла.

1. Биз аттанганда, асман бүркөлүп, күн салкындал турган эле. (*M. Э.*)
2. Казактын кен талаасы... Тууган жердин шамалы коюн-колтукка кирип, Эдигейди кучакташып тосуп алды. (*Ч. А.*) 3. Бүт дитин коюп, Токтогул ырдап жатты. (*T. K.*)

4. Ак кар, сен сүйкүм көрүнгүн,
Ашыгы болуп жеримдин.
Берет деп ак кар ак наанды,
Пейли толсун элимдин.
Тазалап кочкул абаны,
Дарысы болгун өмүрдүн! (*C. A.*)

ТЕҢ БАЙЛАНЫШТАГЫ ТАТААЛ СҮЙЛӨМ

§ 16. ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМДӨРДҮН ОРТОСУНДАГЫ МААНИЛИК КАТЫШТАР

Тен байланыштагы татаал сүйлөмдөр өзүлөрүнүн маанилери бояонча бири бирине багынбаган, тен укуктагы жөнөкөй сүйлөмдөрдөн түзүле тургандыгы белгилүү. Алардын ортосунда томөнкүдөй маанилик катыштар болот:

1. Т е н м а а н и л е ш . Сүйлөмдөр тен мааниде колдонулат: *Жакшы кызы - жакадагы кундуз, жакшы жигит - асмандалык жылдыз.* (Мак.)

2. М е з г и л д е ш . Жөнөкөй сүйлөмдөр бир мезгилде же ар мезгилде, же биринин артынан бири болгон окуянын иретин билдиret: 1. *Таң атты, жер бети кыймылга келе баштады.* (Н. Б.) Бир мезгилде. 2. *Бороон-чапкындуу кыш кетти да, жадыраган жаз айы келди.* (М. Э.) Ар мезгилде болду.

3. К а р ш ы л а ш . Сүйлөмдөр бири бирине каршы мааниде айтылат: *Oору кетем, адат кептейт.* (Мак.)

4. С е б е п - н а т ы й ж а л а ш . Сүйлөмдөр өз ара себеп-натыйжалаш, же тескерисинче, натыйжа-себеп маанисинде колдонулат: *Ат мұдурұлуп кетти, Ажар устүнөн кулаг түштү.* (К. Б.)

5. Ч е ч м е л ө ө (түшүндүрүү). Жөнөкөй сүйлөмдүн бирөө жалпы айтылып, калгандары анын маанисин толуктайт: *Бектурган бүгүн бактылуу; эки уулу бала-чакасы менен кашында, алар ойноп-кулуп көнкото отурушат.* (А. Т.) Мында Бектурган бүгүн бактылуу деген сүйлөмдүн маанисин калгандары чечмеледи.

125. Тен байланыштагы татаал сүйлөмдүн бөлүктөрүнүн (сүйлөмдердүн) ортосундагы маанилик карым-катыштарды аныктагыла. Татаал сүйлөмгө тыныш белгиси кандайча коюлат?

1. Айттор³, тууган жер Мыскалдын көзүнө алда эмдей көрүнөт: теребел көк жашыл тартат, ой-тоо кайкалайт. 2. Устакана кереметтенет, түш-түшка ширенди бүркүлөт⁴. (Т. С.) 3. Күз өттү, кыш келди. 4. Сен улуусун, улуулар ар дайым кичүүлөрдүн күнөөсүн кечүүгө тийиш. 5. Сураган тоодон ашат, сурабаган түздөн адашат⁴. (Мак.)

6. Ачунун баары кас эмес,
Адилет бар мойнунда.
Күлгөндүн баары дос эмес,
Котур ташы койнунда. (A. T.)

126. Тен байланыштагы татаал сүйлөмдү көрсөткүлө. Эмне үчүн тен байланыштагы деп аталат? Аңдагы жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочтору кандай формада аяктайт?

1. Артыкча, быйылкы кыш каарында⁴. Жер жүзү аппак. Улуу тоонун берүсүндөй, кез-кез бороон улуйт, борошо сапырылат. Темир аяз чыкылдайт, алкынган тоо суулары тонгон. (T. C.)

2. Акылдуулардын арасында акылга акыл кошулат, акмактардын арасында акыл акырындан жошулат. Пайдасыз жаткан темирди дат басат, акпай турган сууну балыр басат, ал эми пайдаланбаган акылды ман басат. («ЗО»)

127. Мааниси жагынан жакын болгон сүйлөмдү ойлоп таап, көп чекиттин ордуна жазгыла. Тыныш белгисин койгула. Натыйжада, татаал сүйлөмдүн кайсы түрү түзүлдү? Анын грамматикалык түзүлүшү жөнүндө айтып бергиле.

1. Бүгүн күн чайыттай ачык ... 2. Бул сүрөт мен үчүн дүйнөдө эн кымбаттуу зат, анткени ... 3. ... бир аздан кийин Ай көтөрүлдү ... 4. Турмуш өзү сонун турбайбы ... 5. Билимдүүнүн сезү откүр ... 6. Жакшы сез таш жарат ...

128. Окугула. Тен байланыштагы татаал сүйлөмдү тапкыла. Аны көчүрүп жазып, сүйлем мүчөлөрүнүн астын сызгыла. Алар жөнөкөй сүйлөмдүн кайсы түрлерүнөн түзүлгөндүгүн сан менен көрсөткүлө.

1. Күн оттү, ай оттү, кыш түштү. 2. Чолпон-Атага келдик. Машина токтоду, эл ураалап кыйкырды. Дөрөктөр жыйналышты ачты. Акырында сез мага берилди, мен ордумдан турдум. (K. B.) 3. Ак күмүштөй колу бар, ак кайындаи бою бар. (Ж. Б.) 4. Түн суук, кыш ышкырат, үйлөрдү ачып. Ыйлатат, урат, ойнот, ыза кылат, жыргалдуу жазды ала качып. (A. O.)

Үлгү: Күн оттү, ай оттү, кыш түштү. Бул – татаал сүйлем. Түзүлүшү: эки тутумдуу + эки тутумдуу + эки тутумдуу сүйлөмдөр. (2+2+2)

129. Татаал сүйлем канча жөнөкөй сүйлөмден түзүлдү? Алардын ортосундагы маанилилк катышты аныктагыла. Тыныш белгисинин коюлушу жөнүндө айтып бергиле.

1. Төрт түрдүү кулк-мұнәздүн ақыры томөнкүчө бүтөт: өжерлүк уятка калтырат, женилдик өкүнүчкө алып келет, заар тил өчөштүккө жол берет, жалкоолук басырынууга алып келет. 2. Мен үчүн аялзатының еки түрү маалым: бириңчиси бизди азапка салат, экинчиси биздин азабыбызды тартат. Биздин азабыбызды тарткандан мен биреөнү гана билем, ал – менин энем! («30»)

130. Тен байланыштагы татаал сүйлемдү көрсөткүлө. Аларды көчүрүп жазып, схемасын түзгүлө. Жөнекей сүйлем үчүн чарчы кашааны пайдаланғыла. Жөнекей сүйлемдер бири-бири менен кандайча байланышты?

1. Саламатсынарбы, асыл зат теректер! Мынча эмне мундана шуудайсынар?⁴ Кыш келе жатат, кейип турасынарбы? Ооба, бороон-чапкындуу кыш да болот, бирок жаз да келет. Кейибигиле, биз силерди жакшылыкка багыштап тиккенбиз. Силер толукшуп бүрдөгөн жаздын бириnde жениш да келер, тынчтык да келер...

Ошол жерден айылда турган жаны мектепти кордүм, биздин мектептин орду жок. Ушуну менен мен жолго чыктым да, кайра арабага түшүп, станцияга кеттим. (Ч. А.)

Үлгү: Кыш келе жатат, кейип турасынарбы?

[], [] – жөнекей сүйлемдер бири-бири менен интонация аркылуу байланышты.

131. Мезгилдеш жана карама-каршы мааниде байланышкан сүйлемдерден тен байланыштагы татаал сүйлем (ар бирине үчтөн) түзүп келгиле. Тыныш белгисин түшүндүргүлө. Эгерде жөнекей сүйлемдердүн ортосунда маанилик жактан карамы-каташ болбосо, кандай болор эле?

132. Жөнекей сүйлемдерү тен мааниде, себеп-натыйжа жана чечмелөө маанинде колдонулган татаал сүйлемдү көрсөткүлө. Алардын тыныш белгиси жөнүндө айтып бергиле.

1. Ар бир эл рухий байлыктардын эн керектүүлөрүн улам кийинки муундарга жеткирип турат. Ошондой байлыктардын бири – макалдар. Адатта, эл макалдарды жогору баалашкан, аларды сездүн гүлү, сездүн бермети деп коюшкан. Бул боюнча төмөнкү макалдардын маанисине конүл бургула. Жылдыздын көбү – асманын көркү, билимдин көбү – адамдын көркү.

2. Мылтык тарс этии, Жапаркул жерде сулап жатты. Эл чогулуп калды. Мен түшө калып Жапаркулдуң башын жөлөдүм, ыйлап жибердим. (К. Б.)

3. Сергей курбусу жөнүндө өзү билген чындыкты баяндоого отурду. Үй ичи Сергейдин көзүнө баягыдай: акталган дубалда илинип сүрөттөр турат, ортодогу чон үстөлде баягы эле узун ак дасторкон жабылган. (Т. С.)

133. Окугула. Тен байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү көчүргүлө жана аларга синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

1. Субанкул келип тамактанды да, түндөп айылга кетти. 2. Жер энем, биринчи жолу сага ошондо кайрылды. Эснідеби, менин айткандарым? (Ч. А.) 3. Баатыр бир өлөт, артында данкы калат. Коркок мин өлөт, артында тарпы калат. 4. Азаттыкты каалабаган адам жок: адилет адам азаттыкты жалпыга каалайт, адилетсиз жалгыз өзүне каалайт. (Мак.)

134. Татаал сүйлөм женекейдүн кайсы түрлөрүнөн (бир же эки тутумдуу) түзүлдү? Алардын ортосундагы маанилик карым-катьшты аныктагыла. Түзүлүшүн сан менен белгилеп, татаал сүйлөмдүн схемасын корсөткүлө.

1. Кечигебиз, тез чурка деп тентек кызым жетеледи. 2. Үчүнчү күнү бороон басылды, асман кирсиз ачылды. (Т. С.) 3. Биз аттанганда, күн салкындан турган. (М. Э.) 4. Ажар чочуп кетти, жүрөгү туйлай баштады, бүткөн боюна калтырак кирди. (К. Б.) 5. Жалкоо күн батканга сүйнөт, эпкиндүү күн батканга күйүнөт. 6. Ата жакшы – уул жакшы, эне жакшы – кыз жакшы. (Мак.)

Үлгү: *Кечигебиз, тез чурка деп тентек кызым жетеледи.* – Татаал сүйлөм. 1) кечигебиз (бир тутумдуу); 2) тез чурка деп тентек кызым жетеледи (эки тутумдуу); 1+2.

§ 17. ТЕН БАЙЛАНЫШТАГЫ ТАААЛ СҮЙЛӨМДҮН ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕРИ

1. Сүйлөмдердүн ортосунда мезгилдеш, каршылаш, тен маанилеш, себеп-натыйжа маанисиндеги карым-катьштар болсо, женекей сүйлөмдүн араларына үтүр коюлат: 1. Жаан күчөдү, мен саманга көмүлүп жата бердим. (Ч. А.) 2. Жашыл оңот, жаш чоңёт. (Мак.)

2. Биринчи сүйлемде негизги ой берилип, калгандары анын маанисин чечмелеп турса, биринчисинен кийин кош чекит, кийинкилеринин араларына үтүр коюлат: Чаке, бардыгы өз жайында: айдоо аяныты көңилтүр, койлоруңа төл кошулуултур. (Т. С.)

Тен байланыштагы татаал сүйлөмде коюлуучу тыныш белгилери-нин схемасына көнүл бургула:

1. [], [].
2. [:], [].

135. Окугула. Үтүр, сызыкча жана кош чекит белгилеринин эмне үчүн коюлганын түшүндүргүлө. Татаал жана женөкөй сүйлемдердүн кандай түрлөрү бар?

1. Төгүлдү, балкыды, нур мемиреди,
Гүлдердэй күлмүн-күлмүн берди белги.
Жыргал да, кубаныч да жана бакыт
Каптады, карагыла биздин жерди! (А. О.)
2. Баатыр адам – тириү адам, кайраттуу адам – соо адам. (Мак.)
3. Бурма капаланган болуу керек: узун кирпиктери сууланып турат, өнү очункү, кабагы бүркөө. (К. Б.)
4. Кары да, жаш да – баары тен ишке чыгышкан. – Каныбек эмне кылыш жатат? – Билбейм. (К. Ж.)
5. Адамдан артык билгич бол, Төштүк,
Кыргыйдан кыраан илгич бол, Төштүк!
Мен бугудай моюн бурайын,
Өгөөгө жакын турайын, Төштүк. (С. К.)

136. Татаал сүйлемге тиешелүү тыныш белгилерди кооп, көчүрүп жазғыла. Алардын эмне үчүн коюлганын түшүндүргүлө. Женөкөй сүйлемдердүн ортосунда маанилилк жактан кандай катыштар бар?

1. Шамбет теребелгө көз чаптырат алышта аскалар каалгыйт астында көл мелтирейт булунда күлкү жанырат 2. Жәэк баягыдай жер-суу баягыдай. (Т. С.) 3. Канча уктаганымды билбейм бир убакта бирөө басып келгендей болду. Кезүмдү ачсам Жамийла экен. (Ч. А.) 4. Тарбия берүү – улуу иш, ошол аркылуу адамдын келечек тағдыры чечилет. («КБ»)

137. Тен байланыштагы татаал сүйлемдү көчүрүп жазғыла. Эмне үчүн ал тен байланыштагы деп аталат? Татаал сүйлемдүн дагы кандай түрүн билесинер? Сүйлем мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө.

1. Иштин көзү дагы алдыда. Өстөн казылса², станция курулса, тентек суу жүгендөлөт. Күчтүү кубат зымда агылат, ар бир үйдө өчпөс шамдар жанат. (Т. С.) 2. Ошол Бүркүт-Уядан гана кыйналабыз, бирок ал деле оной. (Н. Б.) 3. Даниярдын арабасы атырылган бойдон короодон жулунуп чыкты да, чан уюлгутуп, жолго түштү. (Ч. А.) 4. Ынтымак болсо калкында, душманындан тартынба. (Т.) 5. Сен аларга² алтын бергениң жок, алтындан кымбат сөзүндү бердин. Ал эми сездүн өмүрү түбөлүктүү. Сөз жүрөктүн ачкычы. («АТ»)

138. Көп чекиттин ордуна мааниси боюнча ылайык келүүчү экинчи сүйлемдү ойлоп таап, тен байланыштагы татаал сүйлем түзгүлө. Жөнөкөй жана татаал сүйлемдердүн айырмасын түшүндүргүлө.

1. Силер мага карабай кете бергиле ... 2. Менин тажрыйбам жакшы натыйжаларды берди ... 3. Айыл ичи куду баягыдай.... 4. ... аба укмуштуудай таптаза. 5. Ушулардын бардыгы Ала-Тоо өзөнүндө чоноюшкан жөнөкөй кишилер эле ...

139. Көчүргүлө. Сүйлемгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) түзүлүшү боюнча кандай сүйлем экендигин аныктоо; б) жөнөкөй сүйлемдүн кайсы түрү; в) татаал сүйлемдүн кайсы түрү; г) сүйлем мүчөлөрүнүн астын сзызуу.

1. Ушундай коркунучтуу талаада ким жүрсүн, бирок турмушта эмнелер болбойт. 2. Чүй талаасы сапсары алтындай. 3. Сенин кыялын адамда жок: кээде кишини магниттей тартасын, кээде жакындан жанды жанындан түртөсүн. 4. Букарага келгениме алты ай болду. Мен учун ал алты жылдай сезилди. (А. Т.) 5. Колум ачык, бир чыны уудан бир чака бал бөлө алам. Көнүлүм жарык, музда көктөп, енө алам. (А. О.)

140. Окугула. Түзүлүшү боюнча кандай сүйлемдөр бар? Тыныш белгилердин эмне үчүн коюлганын түшүндүргүлө.

1. Быйыл жыл учуру болду го. Кар кетти, соко чыгарылды. Кен аянтта, тракторду күрүлдөтүп. Люба жүрдү. (Т. С.)

2. – Ооба, айланайын, дыйкан талаам, сен баарына күбесүн, ниетим жакшы болчу. Ошентсе да, көздөгөн ишим ордунан чыкпай, жүрөгүм кансырап жатты.

– Анын чын, Толгонай. Менин барып турган душманым – согуш баштагандар, анткени алар эгин сеппейт.

– Туура айтасын. Согушкан эгин айдабайт, ал бардык адамдардын насибине кол салат. (Ч. А.)

§ 18. ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМДӨРДҮН БАЙЛАНЫШУУ ЖОЛДОРУ

Тен байланыштагы татаал сүйлөмдүн курамындагы сүйлөмдер ез ара төмөнкүдөй жолдор менен байланышат:

1. **Интонация аркылуу (байламтасыз): Атанаң уулу болуш – урмат, элдин уулу болуш баарынан кымбат.** (Мак.)

2. **Байламталар аркылуу:**

а) **Б а й л а н ы ш т ы р г ы ч (жана, ары, да, жана да, дагы ж. б.): Жаан басылды да, күн ачыла баштады.**(«КБ»)

б) **К а р ш ы л а г ы ч (бирок, анткени менен, ошенткени менен, ал эми, ошентсе да, антсе да ж. б.): Айткулу менен бирге кеткендер келишиши, бирок Айткулу жок.** (К. Б.)

в) **С е б е п - и а т ы й ж а л а г ы ч (анткени, себеби, ошондуктан, ошол себептүү, эмне учун десең, неге десең ж. б.): Адамдар бактыга жетишет, анткени биздин доордо бардык жолдор жакшылыкка алып барат.** («А»)

г) **А ж ы р а т қ ы ч (же, же болбосо): Атаң да барат, же мен араба менен киши жиберейинби?** (А. Т.)

141. Окугула. Тен байланыштагы татаал сүйлөмдердүн белүктөрү бири-бири менен кандайча байланышты? Тыныш белгилери кандайча коюлду?

1. Согуштган кийин да³ жылдар отүп жатты, бирок³ айылга бара албай жүрдүм. Анын себеби көп. Актанайын деген жерим жок, анткени менен³ элге каттабагандыгымды чон күнөө деп эсептеймин². Багым бар экен, жолдошум экеөбүз ынтымакта жакшы турабыз. (Ч. А.) 2. Аке, койлор өзү үркүтүү, же карышкыр тиидиби. Шаймерден – бир киши, а биз көппүз. (Т. С.) 3. Танга маал кар басылды, күн чайыттай ачылды⁴. 4. Бүгүн Самсахундун иши чатак, Каныбек жок. 5. Кичи Алайдын кыши суук, ошондуктан Ошко каттоо эчак эле тыйылган. (К. Ж.)

142. Байламталуу тен байланыштагы татаал сүйлөмдү көрсөткүлө. Жөнөкөй сүйлөмдердүн ортосундагы маанилик катыштарды аныктагыла.

1. Баса, биздин жерибиз начар бекен, же³ кишилирибиз алсыз беле?
2. Сабыр Орусбекке күлүмсүрөп койду да³, кебин балдарга да, чондорго да таандык кылып уланта берди. (Т. С.) 3. Сатар баланын түшүнгөнүн биле койду. – Окуйсунбу? Сендей балдар бизде абдан көп, ал эми мен ошолорду окута турган кишимин. Сенин топупң абдан эски турбайбы, а мен сага жаны

топу берем. Карапаш, китеп – баарын берем, барасынбы? Бала бир далайга чейин унчуккан жок, ошондой болсо да Сатардын айтканына аябай кызыкты. (А. Т.)

143. Окугула. Түзүлүшү боюнча кандай сүйлөмдер бар? Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдердүн түрлөрүн эстегиле. Алардын айырмасы кандай? Түшүндүргүле.

1. Кулакты жапырып, тили жок бир дудук болдум да калдым. Бир кезде элдин катары менен мага да бир аяк жарма келди. Кайгылуу, жүдөө кабагым менен салбырап барып аякты колума алдым. (М. Э.)

2. – Сага кимден кат келмек эле, кызым?

– Алыс жактан. («А»)

3. Ата-бабам ескен жер. Киндик каным тамган жер!

Калсам кантет? ... Жок, институтту бүтүрүшүм керек.

4. О-о, эмгекчил адам, сенин укугун зор: бул дүйнөнүн ээси да – сен, башкаруучусу да – сен. 5. Күн кечтедиби, же күндүн көзүн булут киптадыбы? 6. Чон ишти башкарасын, иштерине ийгилик берсин. (Т. С.)

144. Окугула. Грамматикалык түзүлүшү боюнча кандай сүйлөмдер бар? Да, жана байланталары кайсы учурда сүйлем мүчөлөрүн, кайсы учурда жөнөкөй сүйлөмдердүн байланыштырат? Сүйлөмдүн бир өнчөй мүчөлөрү жөнүндө эмне билесинер?

1. Айтикенин эрки да, өмүрү да, бактысы да баланын колунда сыйктуу¹ эле. 2. Сулуулук сырткы көрүнүш менен чектелбейт да, мен адамдын ички сулуулугуна суктанам. 3. Чынын айтканда, силердин ишинер да, кылых-жоругунар да элге үлгү болгондой болсун. 4. Эл силерден² үйрөнсүн, жаштар силерди туурасын. (А. Т.) 5. Шандуу күү жана шайыр күлкүлөр жел менен бүт дүйнөгө кетип жаткансыйт. 6. Биз Вали менен Валерийди космоско узаттык жана алар өкмөттүн тапшырмасын орундарына бекем ишендик. 7. Жыйналыш өз учурунда чакырылды жана жаштарды тарбиялоо жөнүндөгү маседе туура коюлду. («КТ»)

145. «Кыргызстан – көп улуттуу өлкө» деген темада ой жүгүртүү мүнөзүндөгү сочинение жазып келгиле. Элдердин достуругуна, боорукердигине көнүл бургула. Тен байланыштагы татаал сүйлөмдү колдонгула.

146. Көчүргүле. Синтаксистик талдоо жүргүзгүле: а) айтылыш максаты боюнча; б) грамматикалык түзүлүшү боюнча; в) сүйлем мүчөлөрү боюнча.

1. Устакана кереметтенет, туш-тушка ширенди бүркүлөт. 2. Оор барс-кандаң күрсүлдөп, чулу темирлер жалпая түшөт. 3. Зор көөрүк тынбай үшкүрүнөт да, көк жалын үйлөйт. (Т. С.) 4. Жол тайгак эле, ошондуктан³ Бектемир жай гана бастырып келе жатты. 5. Ушул жерде эң кызык кармашшу башталды, себеби³ канаттуу жырткыч кол салууну күткөн эмес.

147. Текстти көркөм окугула. Тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүргүлө. Сүйлөмдүн кайсы түрлөрү колдонулду?

Момун бая көргөн маралдарды эстей койду.

- Бүгүн мен бир сыр көрдүм, балам. Маралдар кайтып келиптири, бадал арасынан учуп еткөн элес болуп көрүндү.

Бала жалт кылчая карады:

- Чыныбы?

- Чын! Өз көзүм менен көрдүм, үч баш экен.

- Каяктан келиптири?

- Ашуу ашып, тоо басып, келген го. Илгери, мүйүздүү Бугу эненин тушунда, бу жерлерде мин-сан марал жүрчү экен... (Ч. А.)

§ 19. БАЙЛАМТАЛАР МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ТАТААЛ СҮЙЛӨМДҮН ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕРИ

Байламта аркылуу байланышкан татаал сүйлөмдө үтүр белгиси төмөнкүдөй коюлат:

1. Байламта өзүнөн мурдагы сүйлөмгө тиешелүү болсо, ү т ү р байламтадан кийин коюлат (чарчы кашаа жөнөкөй сүйлөмдү билдирет):

Чоң-Төрдү булут каптады да, аба ырайы бузула баштады.

[] да, [].

2. Байламта өзүнөн кийинки сүйлөмгө тиешелүү болсо, ү т ү р байламтадан мурда коюлат:

Кечээ Адисбектен кат келген, ошол себептүү Батма энеде тынчтык жок.

[], ошол себептүү [].

148. Окугула. Байламталуу тен байланыштагы татаал сүйлөмдү көрсөткүлө. Тыныш белгилери кандайча коюларын түшүндүргүлө. Байламталар жөнүндө эмне билесинер?

Кабагына караганда, ал качандыр бир кезде атактуу баатыр киши болгон сыйактуу, бирок көрүнүшү анын карылыгын далилдейт. Кайдан келе жат-

канымды сурап койду да³, мундуу күүсүн черте баштады. Менин сөзүмдү тыншадыбы, аны карыядан байкоого болбайт, анткени ал бир калыпта жерди карайт. Балам, узак жолдон чыккан экенсин, насыбай тартасынбы? Мен жалтандап калдым.

Абышкага күүсүн дагы сыздатты. Бул күүнүн сыры эмнеде болду экен? Мүмкүн, эчен жылы ушинтип черткендир, бирок³ эч ким билбейт. (А. Т.)

149. Кечүргүле. Жөнокай сүйлемдер өз ара кандай жол менен байланышты? Үтүр белгиси кандайча коюлду? Сүйлем мүчелөрүнүн астын сызгыла.

1. Жоо жинденет, ошентсе да биздин элдин мизин кайтара албайт. (Т. С.)
2. Чынын айтайын, биз аны анча жактыра бербедик, себеби Данияр киши менен көп сүйлөшчү эмес. 3. Жүрө-бара женемдин бул тамашасына мен да кошулдум, анткени Данияр Жамийлага отө эле кадала карай турган. (Ч. А.)
4. Бул түш Өмүрбекти ыза кылды, бирок анын ызасын сүйкүмдүү кыялы жууп жиберди. 5. Силерди көргөндө гүл соруп жаткан аарылар эсиме түшет, же мунум жалганбы? (А. Т.)

150. Көп чекиттин ордуна мааниси жагынан ылайык келүүчү байламтаны кооп, тен байланыштагы татаал сүйлем түзгүлө. Кечүрүп жазып тыныш белгилерин койгула. Эмне үчүн үтүр кәэде байламтадан кийин, кәэде андан мурда коюлат?

1. Кыз кайра тирилип адам болот... сенин заманың ушууну менен буттү. (Ч. А.) 2. Акман кыйлага чыккан адам ... абышкага карылыкка алдырган киши эмес. 3. Ала-Баш айылы ар жыл сайын мол түшүм алат ... суусы мол. 4. Сыдырым жел бир аз жортту ... шыбак башы термелди. (Т. С.)

151. Өзүнөр себеби, ошондуктан, же, жана, да байламталары аркылуу эки жөнекой сүйлемдү байланыштырып, бир нече татаал сүйлем түзгүлө. Кечүрүп жазып сүйлемдерге сөз түркүмү жана сүйлем мүчелөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө.

152. Байламталар аркылуу жөнекой сүйлемдердү байланыштырып, тен байланыштагы татаал сүйлем түзгүлө. Сүйлемдердүн ортосунда маанилик кандай карам-катьштар бар? Тыныш белгилерин койгула. Түшүндүргүлө. Схемасын чийгиле.

1. Кычан кыялданат. Көнүлү алып учат. 2. Силер аба менен дем ала турганынарды жакшы билесинер. Аба жердин айланасында гана бар. 3. Айтике түш көргөндөй болду. Өзүнө ишенбиди. 4. Бала бир далайга чейин унчуккан жок. Сатардын айтканына аябай ишениди. 5. Биз эми үчөөбүз. Сен кыргыздан чыккан тунгуч сүрөтчүсүн.

Үлгү: Кычан кыялданат да, коңулу алып учат.
[] да, [].

153. Кечүргүле. Калтырылып кеткен тыныш белгилерди койгула. Алар эмне үчүн коюлганын түшүндүргүлө. Түзүлүшү боюнча алар кандай сүйлемдер?

1. Аксакал сөзүн айтып бүттү да комузун безелентип, «Чон кербезді» чертти. Шамбет да, Сергей да, Чаргын да – баары дебөчөдө отурат. 2. Алар азыр Динарды караан туттубу же Окжетпес айдадыбы? Же үйде болсун же талаада болсун мени ар дайым урматтап жүрдүнөр.

3. Бул сүрөт – азырынча ойдогу тилем ошондой болсо да бүтө элек чыгармамды ортого салайын. 4. Силер азыр да ошондойсунарбы же болбосо чарчаган күндөрүнөр болобу? (Ч. А.)

154. Бирок, ошентсе да, анткени менен, же болбосо деген байланыларды катыштырып, ар бирине бирден тен байланыштагы татаал сүйлем түзгүлө. Тыныш белгилерин койгула, алардын коюлушун түшүндүргүлө.

155. Жаратылыштын сүрөттөлүшүнө көнүл бургула, ага мүнөздүү негизги белгилерди атагыла. Тен байланыштагы татаал сүйлемдердүү көрсөткүлө. Бул кайсы чыгармадан? Автору ким?

Улуу-Чаттын чөйрөсү аскалуу тоо... Какыраган таштак, адырлуу боз чап. Анда-санда эрбейген алтыгана, кай бир жерлеринде бир-эки элиден артпаган сүйдан чөптөр бар. Чон суунун бою токой. Башка жерде өсүп, бетегени белден буратып, карагайлуу токойлорун аралаган адамга бул жерде эл жашайт деп ишенидүрүү кыйын эле.

Улуу-Чаттын түштүк-чыгышы тарабында Уч-Таш жайлоосу жайгашкан. Анда кичинекей көл бар. Көлдүн айланасы тай чабымдай... Өскөн камыш, балгын, жекендер көлдүн көрүнүшүн кубултуп, көркөмдүгүн арттырат. Көлдүн аты – Айдын-Көл. Эртели-кеч көлдүн үстү өрдөктөн көрүнбөйт. (К. Ж.)

156. Татаал сүйлемдердүү таап, алардын болукторун үтүр менен ажыраткыла. Эмне үчүн үтүр кәэде байланылтадан мурда, кәэде андан кийин коюлду? Үтүр белгиси дагы кайсы учурларда колдонулат? Мисал келтиргиле.

1. Ырдын мазмуну шахтёр Мусабектин жүрөгүн сыйдатты анткени анын еткендөгү турмушу таптакыр башкача эле. (С. С.) 2. Аны Өмүрбек атайын калтырылдыбы же Гүланда билдирибей алыш калдыбы? Анысы бизге белгисиз. 3. Ысман бөбөгү жөнүндөгү кабарды атасына жазды да Өмүрбек менен Жалал-Абадга кайтты. (А. Т.) 4. Чакен ырыс толгон үйдүн ээси ошондой эле ырыска

шерик уулдун атасы. 5. Жигит тек турмушка ыраазы жана үй-бүлөсүнө ыраазы. Бардыгы үйдөн чыгышты да Чарғын тарапта басышты. (Т. С.)

157. Көп чекиттердин ордуна экинчи сүйлемдүйлөмдөн ойлоп таап, тен байланыштагы татаал сүйлем түзгүлө. Көчүрүп жазып тыныш белгилерин койгула. Алардын кюолушун түшүндүргүлө.

1. Айгеримдин ачуусу келди бирок ... 2. Айыл арасында құндегүдөй кыймыл жок анткени менен ... 3. Эл карыбайт ошондуктан ... 4. Үйдө отурған Бермет катуу-катуу сүйлөдү да... 5. Эртеси да козу кайтарууга чыктык ...

158. Окугула. Тен байланыштагы татаал сүйлемдердүйлөмдөн ойлоп таап көчүргүлө. Аларга талдоо жүргүзгүлө: а) айтылыш максаты боюнча; б) түзүлүшү боюнча жөнөкөй сүйлемдүйлөмдөн кайсы түрүнөн түзүлдү; в) тыныш белгиси.

1. Көп өнөрдү киши ақылы ойлоп табууда. Эмесе, кишинин сырлы терен! Чын ниетин менен элди сүйө бил, ошондо анын улуу дүйнөсүн тааныйсын. Булар бейпилдикти сүйүштөт, өзүлерүнүн ата мекени менен сыймыктанышат. Жолдоштор, күн чыгып калды, эл естөнгө чыгышсын. (Т. С.) 2. Мен сенин аган болом, а сен мени көргөн эмессин. Аида сен ымыркай болчусун. Бул - менин досумдун баласы, анда мен зергер болчумун. (А. Т.)

159. Тен байланыштагы татаал сүйлемдердүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Татаал сүйлем жөнөкөйдүн кайсы түрүнөн түзүлдү? Татаал сүйлемдүйлөмдүн түзүлүшүн шарттуу сан белгиси менен көрсөткүлө.

1. Досу көптү жоо албайт, ақылы көптү доо албайт. (Мак.) 2. Аке, койлор өзү үркүтүбү, же карышкыр тиийдиби. (Т. С.) 3. Ал бизге кол булгалады, бирок суунун шарынан эч нерсе угулган жок. 4. Алиман ордунан кайра ыргып турду да, чон жолду кездей атырылып жөнөдү. (Ч. А.)

Үлгү: Досу көптү жоо албайт, ақылы көптү доо албайт. 1) досу көптү жоо албайт - эки тутумдуу сүйлем, жайылма; эмне болбайт? - албайт - баяндооч; ким? - жоо - ээ; кимди албайт? - досу көптү - толуктооч; 2) ақылы көптү доо албайт - эки тутумдуу, жайылма; албайт - баяндооч, доо - ээ; ақылы көптү - толуктооч; 2 + 2.

§ 20. ТЕН БАЙЛАНЫШТАГЫ ТАТААЛ СҮЙЛӨМ БОЮНЧА СИНТАКСИСТИК ТАЛДОО

Талдоонун тартиби:

1. Айтылыш максаты боюнча кандай сүйлөм экендигин аныктоо.
2. Канча жөнөкөй сүйлөмдөн түзүлгөнүн атап көрсөтүү, алардын ар биригинин баш мүчөлөрүн табуу.
3. Татаал сүйлөмдүн кайсы түрү экендигин аныктоо; жөнөкөй сүйлөмдердүн байланышшуу жолдорун (интонация же байламта) белгилөө.
4. Жөнөкөй сүйлөмдердүн ортосундагы маанилик байланышты аныктоо.
5. Тыныш белгисинин коюлушун түшүндүрүү.
6. Мындан ары татаал сүйлөмдүн ар бир болгуту жөнөкөй сүйлөм сыяктуу эле талдалат.

Үлгү: *Ар иштин устасы бар, ар устанын устараты бар.* (Мак.) – Айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм; түзүлүшү жагынан тен байланыштагы татаал сүйлөм; эки жөнөкөй сүйлөмдөн түзүлдү: 1) *ар иштин устасы бар* (ээси – устасы, баяндоочу – бар); 2) *ар устанын устараты бар* (ээси – устараты, баяндоочу – бар). Жөнөкөй сүйлөмдер өз ара интонация аркылуу байланышты; алардын ортосунда тен маанилеш катыш бар; жөнөкөй сүйлөмдердүн ортосуна үтүр коюлат.

160. Тен байланыштагы татаал сүйлөмдерге синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

1. Мен ага каршылык айтууга даай албайм, анткени³ ал – менден улуу адам. 2. Дыйкан чарбасынын бардык тармагы өсүп-өнүктүү: төлгө төл кошулду, айдоо аянты кебейдү, элдин турмушу онолду. 3. Чын айтып залал тап, акырында жетерсин муратка. Калп айтып пайда тап, акырында каларсын уятка. 4. Асман ачык, Ысык-Көл мелтирип турат. 5. Мен аз гана жашадым, бирок³ чексиз узак жол жүрдүм.

161. Текстти окуп, тен байланыштагы татаал сүйлөмдердү тапкыла. Аларга оозеки талдоо жүргүзгүлө. Татаал сүйлөмдүн жөнөкөйдөн айырмасы эмнеде? Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдердүн кандай түрлөрүн билесинер?

Марттын аягы ... Бир күнү бороон болду, кар жаады. Ой-тоону кар басылып, жаман шашып калдык. Күн да, түн да мен жылкылардын жанында болдум. Сакал-мурутум музга тонуп, колум кымтууга келбей калды. Жылкычылар болбой жатып мени үйго жиберишти. Уйду көздөй келе жатамын, көрсү көрүнбейт. Бардык нерсе ак кардын алдында.

Үч күндөн кийин күн ачылды, бирок ой-тоо кар. Биз жылкыларды төмөндөтүп айдан түштүк да, эртеси мен Чолпон-Атага жүрүп кеттим. Абийир болуп, ал жылы да малым аман болду, бээлердин бири да кулун салган жок. (К.Б.)

162. БК. Тексттин мазмуну менен тааныштыла, андагы негизги ой эмне жөнүндө? Мазмуну темасына жооп береби? Анын мазмунун өз сезүнер менен кайра айтып бергиле. Түзүлүшү боюнча сүйлөмдүн кайсы түрлөрү колдонулду?

АКЫЛДУУ ДЫЙКАН

Бир хан эсирип отуруп жигиттерине буйрук берет: «Мага ақмак таап бергиле!» Эки жигит, ақмакты издең келе жатышып, карагай сүйрөткөн бир кишиге жолкукту:

- Карагайынды таштагын, сени хан чакырып жатат, – дешти.
- Жок, жигиттер, карагайды орто жолго таштап, бара албайм, – деп бастырып кетип калды.

Андан кийин хандын эки жигити жер айдан жаткан дыйканга жолу-гуп:

- Ой, дыйкан, журғун ханга! – дешти.
- Эмне үчүн?
- Хан ақмакты таап кел деген, сен ақмак экенсин!..

Жигиттерге дыйкандын ачуусу келип:

- Силер учүн ақмакты даярдаган киши жок, жоголгула! – деди.
- Эмесе, ақмакты таап бер, – деп абышканы кармап туруп алышты.

Дыйкан ойлонуп туруп мындай деди: «Ақмакты таап кел деген хандын өзү ақмак, же ақмакты издең жүргөн экөөн ақмак». Эки жигит дыйкандын сезүн ханга айтып келишти. «Ошол дыйкандын колу-бутун байлан, алыш келгиле!» – деп хан буйрук кылды.

Дыйкан хандын астына келип отурду. Хан дыйканды кекетип:

- Сен мени ақмак депсин, эгер акылдын баары сенде болсо, кудай кайсы жерде турат, ушуну айтчы? – деди.
- Ханым, ушул кебетем менен кантип айтам, тагынызга отуруп, анан айттайын.

Хан макул болуп кийимин чечип берди. Дыйкан хандын кийимин кийип, тагына отуруп, жигиттерди чакырды:

- Ушул убакка чейин ақмакты таллай жүрүпсүнер.

Мындан артык ақмак барбы, башын кескиле, – деди.

Жигиттер хандын башын кесип ыргытышты. Ошентип, дыйкан элге кайрымдуу жана адилет болуп калган экен. («Кыргыз эл жомоктору»)

163. БК. Чубакка тиешелүү сапаттар, белгилер кандайча сүрөттөлген? Чечмелеп айтып бергиле.

ЧУБАК

Акбалтанын Чубагы –
Арстандын бирөө бу дагы.
Ач айқырык, күү сүреен,
Ала байрак, жез найза,
Сунгандан кайра тартпаган,
Сумсайганын жазбаган.

Бузуку сезге көнбөгөн,
Акылга дыйкан, заары күч,
Душманга моюн бербеген.
Керкемү белөк, көзү тик.
Найзакердин ыктуусу,
Алышса балбан мыктуусу.

(С. К.)

Кайталоо үчүн сүроолор:

1. Татаал сүйлем жөнөкөйдөн кандайча айырмаланат?
2. Татаал сүйлөмдүн кандай түрлерү бар? Мисал келтир.
3. Тен байланыштагы татаал сүйлөм деген эмне? Мисал келтир.
4. Жөнекей сүйлөмдердүн ортосунда маанилик жактан кандай катыштар болот?
5. Татаал сүйлөмдүн курамындагы сүйлөмдер өз ара кандай жолдор менен байланышат? Мисал келтир.
6. Татаал сүйлөмдүн тыныш белгиси жөнүндө айтып бер. Мисал келтир.

БАГЫНЫҚЫ БАЙЛАНЫШТАГЫ ТАТААЛ СҮЙЛӨМ

§ 21. БАГЫНЫҚЫ БАЙЛАНЫШТАГЫ ТАТААЛ СҮЙЛӨМДҮН ТУЗУЛУШУ

Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм баш жана багыныңкы сүйлөмдердөн түзүлөт.

Ойдун натыйжасын билдирисе, баш сүйлөм деп аталат.

Баш сүйлөмдүн ар кандай кырдаалын (мезгилини, сипаттын, себебин, ордун ж. б.) билдирисе, багыныңкы сүйлөм деп аталат.

Мисалы, *Атам устаканадан кайтканча, Садык байкемдин катына жооп жаздым.* (Ч. А.) 1) Садык байкемдин катына жооп жаздым – баш сүйлөм; кача н? – 2) *атам устаканадан кайтканча – багыныңкы сүйлөм;* баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилини билдириди.

Эгерде *атам устаканадан кайтканча* деген багыныңкы сүйлөмдүң өзүнчө алып карасак, ал жыйынтыктуу ойду билдирие албайт. Ошондуктан ал баш сүйлөм менен ажырагыс бирдикте колдонулат.

Баш жана багыныңкы сүйлөмдер үтүр менен ажыратылат.

164. Окугула. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдердүн таап, аларды баш жана багыныңкы болуктергө ажыратыла. Багыныңкысы баш сүйлөмдүн кандай кырдаалын билдириди?

1. Балдар мениң үйгө жеткиришип койгондон кийин, үч-төрт күн төшөктө жаттым⁴. Айылдагылар көнүл сурап, келип-кетип турушту. Элге ыраазымын². Ошондо эч ким этке деп кекеткен жок, ошентсе да көздөгөн ишим ордунан чыкпай, катуу кейидим. (Ч. А.) 2. Жигит айылга келсе, айыл дүрбөп жаткан экен. (Ж. Б.) 3. Мээнетин катуу болсо, татканын таттуу болор⁴. (Мак.) 4. Ошол күнү Бектурган аларды көрүп кетүү үчүн келген. 5. Араба ала салып кетпесин үчүн, анын дөңгөлөгүнө чынжыр байлладык. (А. Т.)

6. Алты санын соо болсо,
Бекер карал жатпагын.
Атан жаман болсо да,
Акылын ойго сактагын. (Т.)

165. Окутула. Багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдү тапкыла. Ал кандай сүйлөмдердөн түзүлөт? Багынынкыны баш сүйлөмдөн ажыратып, өзүнчө колдонууга болобу? Эмне үчүн?

1. Биз ээрчишип келе жатканда, дүйнө башкача сезиле турган. Бул айткандарын туура, Толгонай, отурчу бери. (Ч. А.) 2. Бүгүн күн чайыттай ачык, көл бетине нур чагылышат. Салкын жел көңүлдү көтөрүп, баарыбыз теребелгө көз чаптырып баратабыз. (Т. С.) 3. Поезд Казан вокзалына токтоду, баарыбыз вагондон чыктык. Кенешме бүткөндөн кийин, бизди конок үйүнө алып келишти. (К. Б.) 4. Жапар ойгонгондо, канатсыз учкан күндүн нуру терезеден жаны эле шыкаалаган эле. Мезгил канаттуу күштай сыйзат, мага аны пайдалануу керек. (А. Т.)

166. Көчүрүп жазгыла. Татаал сүйлөмдүн бөлүктөрүн үтүр менен ажыраткыла. Баш жана багынынкы сүйлөмдердү атагыла. Кайсынысында айтылып жаткан ойжыйынтыктуу берилет?

1. Батийна үйден чыкса мамыда эки жылкы байланып туруптур. (Т. С.)
2. Жайыт от болгондуктан Орто-Сай айылнын малы жакшы эттенди. 3. Биз Шумкар-Уяга бурула бергенебизде Улар-Ашуунун белинен торт киши чыкты. (А. Т.) 4. Ынтымак бар жерде ырыс да бар. 5. Шагылы болбой зоо болбойт, шайыры болбой эл болбойт. 6. Ишин калганча ашын калсанын. (Мак.)

167. Татаал сүйлөмдерду тапкыла. Кайсынысында жөнөкөй сүйлөмдер тен укукта, кайсынысында багынынкы абалда байланышты? Алардын айрмасын түшүндүргүлө.

Эки бала, улутуна бышактап жатып, уктап калышты. Жетимдин жары – кыдым, бирок тагдыры жети ача деген – ак сөз. Түн бейкүт өттү. Сүрдүү токойдун жырткычы тийбеди, жеммогузу келбеди. Экөө ойгонсо, күн чыгып калыптыр. Экөө турду да, из кубалап дагы жөнөдү. Мөмө-чөмө менен өзөк жалгап жүрүп отурушту. Үч күн, үч түн дегенде бир бийик дөбөгө келип токтошту. Төмөн жакты карашса, көк жайыкта улуу той болуп жатат. Ти-гилген үйлөргө сан жеткис, жыйылган элге сан жеткис.

Балдар дебөдөн түшүп барышты. Жоо эли балдардын сүйлөгөн сөзүнен баамдап, бул экөө кыргыз тукуму экенин таанышты. (Ч. А.)

168. Көп чекиттин ордуна экинчи сүйлөмдү ойлоп таап, багынынкы байланыштагы татаал сүйлем түзгүлө, тыныш белгисин койгула. Баш жана багынынкы сүйлөмдердү аныктагыла. Алар жонунде айтып бергиле.

1. ... Зарыл апа жалғыздык тарткан жок. 2. ... ал ордунан обдулуп турға калды. 3. ... айылда калдым. 4. Жылдар өтсө... 5. Кышында кар калың жаап... 6. Мәзнетин катуу болсо ... 7. Күн аркан бою көтөрүлгөндө ...

169. Тен жана багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү өз өзүнчө ажыраттыла. Алардын айырмачылыгын түшүндүргүлө. Баяндоочтору кандай формада аяктай тургандыгына көнүл бургула.

1. Билим – дарак, иш болсо – анын мөмесү. 2. Ақыл – тозбос тон, илим – түгөнбөс кен. (Мак.) 3. Күн батууга жакындан калган кезде, батыш тарараптан калдайган кара булут көтөрүлдү. 4. Мен айылда жүргөн кезде, Дүйшөн айылдын мурабы эле. (Ч. А.) 5. Силердей уулдардан кандай сонун укмуштуу адамдар чыгарын болжоп болбойт, аны белгилей турган – бир гана келечек.

6. Бириндеп булут¹ болунсө,
Күндүн көзү ачылат. (Т.)

7. Эне тилсиз тааныр белем жеримди,
Эне тилсиз тааныр белем элимди? (Т. Б.)

170. «Манас» эпосунан тен жана багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдердүн ар бирине төрттөн мисал жазып келгиле. Алардын грамматикалык түзүлүшү, өз ара байланышшуу жолдору жөнүндө айтып бергиле.

171. Кечүргүле. Сүйлем мүчөлөрүнүн астын сызыгла. Баш жана багынынкы сүйлөмдердүн сүйлемдөгү орундары кандай? Багынынкы сүйлөмдүн баяндоочу ойду кандайча билдиret?

1. Чолпонбайлар жабылып сууга киргенде, аларды душмандар көрүп калышты. (К. Ж.)

2. Артымда солдат балдырап¹, айдоого кетип барамын. (Т.)

3. Талаанын көркү кайда, гүл болбосо?
Ақындар ырдай албайт, тил болбосо,
Душманың жазганабы, сүр болбосо? (Б. А.)

4. Ал, согуштун элеси көз алдына келгендей, ордунан ыргып турду.

5. Алар, балдар оюндан келгенче, күтүп отурушту. 6. Мен, Аксаамай окууга келбей калып, анын үйүнө бардым. («КБ»)

172. Баш жана багынынкы сүйлөмдөрдү аныктагыла. Алардын сүйлөмдөгү орун тартибине көнүл бургула. Тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүргүлө.

1. Бириңдеп болут бөлүнсө², күндүн көзү ачылат. (Т.) Жанында досун болбосо, бул дүйнөнүн көркү жок. (Мак.) 3. Бөлмөнүн ичи, Жутабай Нурбайга сөз бергенде, жымжырт боло түштү. (К. Б.) 4. Ай батууга жакында ганда, мен, тоону алып, коктуга женедүм. 5. Жок жерден шамал жаралып, көзүмдөн жаш куюла баштады. 6. Карыя ангемесин бүткөнчө, добул токтол, тан атты. (А. Т.)

173. Сүйлөмдердү берилген түрүндө окугула. Айтылып жаткан ой кандай абалда болду? Ой-пикир жыйынтыкуу болсун үчүн экинчи сүйлөмдү ойлоп таап, көп чекиттин ордуна жазгыла. Тыныш белгисин койгула. Татаал сүйлөмдүн кайсы түрү түзүлдү?

1. Уста кандай болсо ... 2. Жомокто айтылган баштык андай болсо ...
3. Жаан басылган сон ... 4. Балдардын жүздөрүнө нур төгүлөт ... 5. Энем жумуштан келгенде ...

174. Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) түзүлүшү боюнча кандай сүйлөм; б) жөнөкөй жана татаал сүйлөмдердүн түрлерүн аныктоо; в) сүйлөмдү сүйлөм мүчөлөрүнө ажыратуу.

1. Жамандыкты көрбөгөн жакшылыктын кадырын билбес. 2. Дүйнөдө майда эл жок, элдин улуулугу анын көптүгүне карабайт. (Мак.) 3. Ынтыма-гын болбосо, жене албайт жоону бир адам. (Т.) 4. Жамгыр күчөнден күчөп, чагылган чартылдады. 5. Күн жаап турган себептүү, биз жолго чыга албай калдык. («АТ»)

Ү л г ў: Жамандыкты корбогон жакшылыктын кадырын билбес. – Жөнөкөй сүйлөм – эки тутумдуу, жайылма; к и м? – жамандыкты корбогон – ээ; э м н е б о л б o с ? – билбес – баяндооч; э м н е с и н билбес? – кадырын – толуктооч; эмненин кадырын? – жакшылыктын – аныктооч.

§ 22. БАШ ЖАНА БАГЫНЫНКЫ СҮЙЛӨМДӨРДҮН БАЙЛАНЫШШУУ ЖОЛДОРУ

Сүйлөмдердүн байланышшуу жолдору багынынкы сүйлөмдүн этиштик баяндоочуна уланган мүчөлөр аркылуу аныкталат. Б а я н д о оч томенкүдөй формада келип, баш сүйлөм менен байланышшат:

1. Атоочтуктун -ган мүчесүнө жөндөмө мүчөлөр уланат, же жандоочтор кошуулуп айтылат: 1. *Жоокерлер жакындал кел + ген + де, аларды душмандар коруп калышты.* (К. Ж.) Качан? – жоокерлер жакындал келгенде – багынынкы сүйлөм; -ген – атоочтук мүчө, -де – барыш жондеменүн мүчесү. 2. *Аба салкында+ган кезде, Жапар менен Жамийла жолго чыгышты.* (К. Б.) К а ч а н? – аба салкындаған кезде; -ган – атоочтук мүчө, кезде – жандооч.

2. Чакчыл мүчөлөр: -ып, -а(-й), -ганча, -ганы, -гыча ж. б.: *Жүргөм элжир+еп, Алимандин сүйкүмдүрлүгүнө тойбодум.* (Ч. А.) К а н т и п? – жүргөм элжиреп – багынынкы сүйлөм; -ып – чакчыл мүчө.

3. Шарттуу ынгайдын -са мүчесү: *Гүл болбо+со, талаанын көркүй кайда?* Гүл болбосо – багынынкы сүйлөм; -са – шарттуу ынгайдын мүчесү.

Кээде -са мүчесүнөн кийин да (дагы) байламтасы кошуулуп айтыла берет: *Зарыл жумуштарым болсо да, мен ушул катты жазууну тууратпым.* (Ч. А.) Зарыл жумуштарым болсо да – багынынкы сүйлөм.

175. Багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдү тапкыла, андагы баш жана багынынкы сүйлөмдердү аныктагыла. Алардын байланышшуу жолдорун түшүндүргүле. Багынынкы сүйлөм баш сүйлөмдүн кандай кырдаалын билдириди?

1. Жайыт кенейген сайын³, Кычан уйларын сонундатып кайтарчу болду. 2. Ызакул кирип келгенде², балдар тымыры боло түшүштү. (Ш. Б.) 3. Күн мемирип, асман көгүлтур тартып, бүгүнкү күн жаш баланын жылмаюусундай көңүлдүү. (Т. С.) 4. Баканын езү чөлдө болсо да, көзу көлдө болот. (Мак.) 5. Мен турган убакта³, элдин бардыгы уйкунун тынчтык кучагында эле. (К. Ж.) 6. Ким эмгектен көрүнгүсү келсе², ал кыйынчылыктан коркпоого тишиш. («А»)

176. Багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн курамындағы баш жана багынынкы сүйлөмдердү езүнчө ажыраткыла. Багынынкы сүйлөмдүн баяндоочу кандай формада аяктады? Атоочтуктар, чакчылдар жонундө эмне билесинер?

Байбиче, сол колун сунуп, мага бирдеме берди. Бул садагасы экен, антикени Сарыбай бай көптөн бери ноокас эле. Жолдо бара жатканда бирөө мени кемсингиндей болуп, көнүлүм иренжиди.

Мен Кызыл-Кыяга барганды², атам төшөктө жаткан экен. Эшбай, кез жашын көлдөтүп, тамак сурал отурат.

Кийинки жылы Элебес мени бир байга малайлыкка берди. Биз аттаналы деп жатканда, Бурмаке байбиче келди. Биз аттанганда², асман бүркөлүп, бир кара булут ары-бери уюлгуп, жел согуп, күн салкындал турган. (М. Э.)

177. Багынынды сүйлөмдүн баяндоочун ар кандай түргө келтирип, сүйлөмдердүй кайра түзгүлө. Аларды бири бирине салыштыргыла. Багынынды сүйлөмдүн мааниси өзгөрдүбү?

1. Космосту өздөштүрүү жөнүндө берүүлөр башталганда, мен ўйгө шаштым. 2. Күн уясына киргенде, кечки сыйдырым өз көзегин алды. 3. Аба ырайы бир калыпта турбай, суук күчей берди.

Үлгү: а) космосту өздөштүрүү жөнүндө берүүлөр башталгандыктан, мен ўйгө шаштым (баш сүйлөмдөгү ойдун себеби көрсөтүлдү); б) космосту өздөштүрүү жөнүндө берүүлөр башталса, мен ўйгө шашам (баш сүйлөмдөгү ойдун шарты көрсөтүлдү) ж. б.

178. БК. Окугула. Текст кептин кайсы түрүнө таандык? Түзүлүшү жана айтылыш максаты боюнча сүйлөмдүн кайсы түрлөрү катышкандыгы аныктағыла.

ТӨРТ ГАНА КҮН КАЛГАН ЭЛЕ

Жанга жагымдуу жай айы. Кычан бүгүн да бадачы кейпинде. Кыял күшүн чабыттатып, чексиз мейкиндикте учуп жүрдү. Бириңи сентябрь жанырат... Кол кармашуулар... Кучакташуулар... Жаны мугалимдер... Тенти агайындай сүйкүмдүү, билимдүү болуу...

Көз ачып жумганча Карагер кунан, башын котерүп, кош кулагын тикичтип, тура калды. Бет алдында, Карагерди жылдырбай, кыл чылбырдан кармап, кара малакай, кара таар чапанчан Жумаалы каракчынын турганын корду. Заматта ачуусу ташыды.

- Коё бер кунанды! Бул жерге эмне келдин?!
- Эмнеге келгенимди билбейсинбى?

Ызырынган мыкаачы Кычанды бардык күчү менен жерге басты да, десине канжар урду.

Окуу башталарына төрт гана күн калган эле!.. (Ш. Б.)

179. БК. Бул текст кептин кайсы түрүнө таандык? Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү кеби жөнүндө эмне билесинер? Алардын айырмачылыгы кандай?

УЛАР

Улар – күштардын кыргоолдор тукумундагы уруусу. Чымыр денелүү, буттары күчтүү. Улардын беш түрү Кавказ, Түштүк Сибирь, Кичи, Борбордук жана Орто Азиянын тоолорунда учурдай. Кыргызстандын тоолорунда кара боор уларлар кезигет. Боз түстө, кара ала тактуу, капиталы менен мойнунда кызыгылт күрөн чийиндери бар. Үясин жерге салып, бир нече жумуртка тууйт. Өсүмдүктүн бүчүрү, гүлү, уругу менен тамактанат. Улардын эти ши-релүү. («КТ»)

180. Көчүргүлө. Сүйлем мүчөлөрүнүн астын сызгыла. Атоочтук, чакчыл түрмек катышкан женекөй сүйлемдү жана багынынкы байланыштагы татаал сүйлемдү таап, аларды өз ара салыштыргыла. Грамматикалык түзүлүшү боюнча кандай езгөчөлүктү байкадынар? Түшүндүргүлө.

1. Кычандар келишкенде, жыйналыш аяктап калган. 2. Ызакулдин сөзүн укканды Кычан токтоно албай кетти. (Ш. Б.) 3. Шаркырап аккан сууга жеткенде Данияр арабаны жайыраак айдады. 4. Ал кайра ырдаганда, мен сүйүнүп кеттим. 5. Айылга кайтып бара жатып, бирибиз да ооз ачып сүйлегөн жокпуз. (Ч. А.) 6. Көнүлүм айдай ачылып, жүрөгүм толкуп кубанат. (Р. Ш.)

181. Тен байланыштагы татаал сүйлемдүн биринчи бөлүгүнүн баяндоочуна -ып, -са, -гандан кийин, -ган соң, -ган убакта деген формаларды улап, сүйлемдердү кайра түзгүлө. Мурунку сүйлем менен салыштыргыла. Алардын айырмачылыгын түшүндүргүлө.

1. Жигит өзү да иштейт, элге демилге берет. 2. Шамбеттин демилгеси ишти кызытат, алар эгин талаасынан мол түшүм алсак дешет. (Т. С.) 3. Аба барган сайын салкын тартты, күн кыскарды. 4. Чөптөр кубарды, тал-теректер жалбырактарын түшүрдү. (К. Б.) 5. Күндүн нуру жер бетине тегиз чачырады, биз жайлоого жөнөдүк. (К. Ж.)

Үлгү: Жигит өзү да иштейт, элге демилге берет. Жигит өзү да иштеп, элге демилге берет. Багынынкы байланыштагы татаал сүйлем. Мында баш жана багынынкы сүйлем бар. Ал эми мурдагысы тен байланыштагы татаал сүйлем болчу, анда баш жана багынынкы сүйлем дегендер болбайт.

182. Биринчи сүйлемдүн баяндоочун ар кандай формага келтирип, сүйлемдү кайра түзгүлө. Татаал сүйлемдердүн ортосундагы айырмачылыкты аныктагыла.

а) Кыш түштү, кар жаады. б) Кыш кетти, жаз келди. в) Жогортон соккон сыйдырым жел басылды, кырман тынчыды. г) Күн батты, жылдыздар көрүндү.

Үлгү: 1. Күн батты, Ай чыкты. – Күн баткан соң, Ай чыкты. – Күн батты, бирок, Ай чыккан жок. – Күн баткандан кийин, Ай чыкты. – Күн батса, Ай чыгат.

183. Окугула. Татаал сүйлемдердүн түрлөрүн аныктагыла. Алардын айырмачылыгын түшүндүргүлө. Жөнөкөй сүйлемдер бири-бири менен кандайча байланышты?

1. Асмандағы жылдыздар алыста турганы менен, ар бири өзүнчө нур төгөт⁴. 2. Жылдыздар ушинтип толгондо, биз капчыгай аралап келе жатканбыз. 3. Ушундай түндө жол жүргөн кандай жакшы! (Ч. А.) 4. Көз байланган учурда Чолпонбай үйге келди да, аскерге кетүүгө даярдана баштады. 5. Жай алары аяктап қалган, Чолпонбай жүргөн болук Дон суусунун чыгыш тарабына орношту⁴. 6. Алда кайдан аркайып, Ала-Тоо карап тургансыйт, қалдайған кыргыз эли, «талкала жоону» дегендей, кол булгалагансыйт. (К. Ж.)

184. Кечүргүлө. Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) грамматикалык түзүлүшү боюнча; б) сүйлем мүчөлөрү боюнча; в) баш жана багыныкы сүйлемдердүн байланышуу жолдору боюнча.

Тоо-токойго конур күз келгенде, мен биринчи жолу мектепке бардым. Ушундан тартып, Дүйшөн айылды үймө-үй кыдырып, бизди мектепке алып барып жүрдү. Мен сilerге, балдар, арип жазууну, сан жазууну үрөтөм. Өзүм эмнени билсем, опону окутам. Анын ак пейилинен қылган аракети, менимчө, талаага кеткен жок. (Ч. А.)

185. Көп чекиттин ордуна экинчи сүйлемдү ойлоп таап, кечүргүлө. Тыныш белгисин койгула. Татаал сүйлемдүн кайсы түрү түзүлдү? Анын белүктөрү өз ара кандайча байланышты?

1. Чон энненин жүрөгү элжиреп ... 2. ... балдар орундарынан тура калышты. 3. Жер бай болсо ... 4. Баатыр кол баштайт... 5. ... тоого бааратабыз.

186. Кечүргүлө. Сүйлем мүчөлөрүнүн астын сызыгла. Атоочтук, чакчыл түрмөктөрдү тапкыла. Багыныкы сүйлемдүн синтаксистик түрмөктөр менен ошшоттугы барбы? Айырмасы кандай?

1. Антип-минтип арабаны кайырганча, Жамийла нары жакта иштеп жаткан аялдарга чуркап кетиптири. – Биздин баатырлар қыштактан кездешкенче, арадан көп мезгил өттү.

2. Токтогулдун унун угуп, эл чогула калышты. – Мемелөр гүлдөп, айланы кулпуда баштады. 3. Сапарчылар жолго чыкканда, майдалап кар жааибаштады. – Айылга жакындағанда Зарыл машинадан түшүп калды. (Т. С.)

187. Эки жөнөкөй сүйлемдү -ып, -са, -ган+да мүчөлөрү менен байланыштырып, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм (ар бирине экиден мисал) түзгүле. Баш жана багыныңкы сүйлөмдер жөнүндө айтып бергиле.

§ 23. БАШ ЖАНА БАГЫНЫҢКЫ СҮЙЛӨМДӨРДҮН ОРДУ ЖАНА ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕРИ

1. Көпчүлүк учурда багыныңкы сүйлөм баш сүйлемдөн мурда келет: *Соно суудан көтерүлүп учканча, ак шумкар шыпылдан жетип келди. Соно суудан көтерүлүп учканча – багыныңкы сүйлөм.*

2. Кәэде баш сүйлөмдүн ортосунда кыстырылып келет: *Нурланбек, мен барганды, кубанып кетчү. Мен барганды – багыныңкы сүйлөм.*

3. Баш сүйлөмдөн кийин келген учурлары да болот: *Бала кубанып жатты, фашисттер жалп-жалп этип тоголонгондо. (Ч. А.)* Фашисттер жалп-жалп этип тоголонгондо – багыныңкы сүйлөм.

Багыныңкы сүйлөм ар дайым ү т ү р менен ажыратылат. Эгерде ал баш сүйлөмдүн ортосунда келсе, үтүр багыныңкы сүйлөмдүн эки жагына коюлат: *Келин-кыздар, Бурулча эшиктен келгенде, орундарынан тура калышты. (К. Б.)*

Баш жана багыныңкы сүйлөмдергө коюлуучу тыныш белгилердин схемасына көнүл бургула (чарчы кашаа баш сүйлөмдү, кашаа – багыныңкы сүйлөмдү билдирет):

1. Эне тил болбой, эл болбойт. (Мак.)

(), [].

2. Тајатам уйғо, мен жаткандан кийин, келди.

[, (),].

3. Ала-Тоо көркө келбейт, эл болбосо. (Б. А.)

[], ().

188. Окугула. Багынынкы сүйлөмдүн орду аныктагыла. Тыныш белгисинин кандайча коюларын түшүндүргүлө. Алардын схемасын чийгиле (биринчи, төртүнчү жана алтынчы сүйлөмдүн).

1. «Ак зыйнат» чертилип, Султаналы уулунун келечегин ойлоду. 2. Алар айкөл Манастын күмбөзүнүн тушуна келген убакта, жаан күчей баштады. (К. К.) 3. Бетинен нуру чачырап, толкундап Сырга кубанды. 4. Кара бороон согуп турду, карышкыр капчыгайдан улугандай. (Ж. Б.) 5. Жамғыр күчөндөн күчөп, чагылган чартылдан, койлор дыр берип үркүп жатты. (А. Т.) 6. Құн, ал Таабалдыны әэрчитип чыккана, жаныдан қылқылдан батып бараткан эле. (К. Бек.) 8. Уулжан, Жамийла келгенче, үй ичин тартипке келтирди. (К. Б.)

189. Окугула. Баш жана багынынкы сүйлөмдердүрдү аныктагыла. Алардын сүйлөмдөгү орду кандай? Тыныш белгиси кандайча коюлду?

1. Ал, күрөсү кызарганча, сүйлөдү. 2. Эки жигит, ырчылар жакындағанда, утурлай бастырышты. (К. К.) 3. Отундары күйүп бүткөндөн кийин, ракетанын баскычтары ыргып түшө баштады. («КТ») 4. Люба келгендөн бери, Каныш жалғыздык тарткан жок. (Т. С.) 5. Құн нуру ореөндү тегиз баскана, биз Жалал-Абадда болдук. 6. Сенин ишин орундалат, Зарыл тоодон келсе. («КБ»)

190. Көчүргүлө. Баш жана багынынкы сүйлөмдердү тапкыла. Тыныш белгилерин койгула. Түшүндүргүлө. Багынынкы сүйлөмдүн баяндоочуна создүн курамы (унгу, мұчө) боюнча талдо жүргүзгүлө.

1. Бир аздан кийин Ай көтөрүлүп анын шооласы үйдүн ичин жаркыратып жиберди. (М. Э.) 2. Салмаксызызык абал пайда болгон учурда мен ордумдан камгактай жогору көтерүлдүм. («КТ») 3. Абышка биз боз үйгө киргенче жалғыз құңсун он чакты кайталап чертти. (А. Т.) 4. Алар эл уктаганча сүйлөшүп отурушту. 5. Алым Каныбектин кабарын укканда жүрөгүнүн башына тикенек кадалгандай болду. (К. Ж.)

191. Калтырылып кеткен тыныш белгилерди коюп, көчүргүлө. Эмне үчүн коюлду? Түшүндүргүлө. Баш жана багынынкы сүйлөмдер бири-бири менен кандайча байланышты?

1. Баатыры¹ жообун бергенче эр Алмамбет кеп айтат. («Манас».) 2. Токтогул кезекти шакиртине бергенде Атай анын бир катар күүлөрүн аткарды. 3. Атай буга чейин Токтогулдун чон акындығын, комузчулугун гана билсе, анын даанышман киши экендигин азыр түшүндү. (К. К.) 4. Мен эгерде ата-

энем жаман көрбесө мугалим болгум келет. (Н. Б.) 5. Токтогулдуң өнерү комуз колуна тийгенде төгүлдү. (Ж. Б.)

192. Керкем окугула. Татаал сүйлөмдү таап, анын түрлөрүн (тен байланыштагы же багынынкы байланыштагы) аныктагыла. Алардын тутумундагы жөнекей сүйлөмдер кандайча байланышат?

- | | |
|--|--|
| 1. Аргымактын баласы
Буудан болот турбайбы.
Баатыр жигит эл үчүн
Курман болот турбайбы. (Б. А.) | Кызыл онбос болсочу,
Кыз бурулбас болсочу!
Жибек онбос болсочу,
Жигит өлбөс болсочу. (Т.) |
|--|--|

2. Мугалим бала поездден түшкөндө, сен унчукпай тур, зине. Мени тааныр бекен? (Ч. А.) 3. Балам, шартын келсе, Кетмен-Төбөгө өзүн каттап тур. Атай жанына келгенде, Токтогул аны менен коштошту. (К. К.)

193. Көчүргүлө. Синтаксистик талдоо жүргүзгүле: а) сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшү боюнча; б) сүйлөм мүчөлөрү боюнча. Үтүрдүн коюлушун түшүндүргүлө.

1. Айылдын мектеби. Мектептин ичи кенен, жарык. Алды жагында чон кара такта. Тактадан ары кырка коюлган көп парта... Парталарда отурган - отузга жакын балдар. (К. Б.) 2. Жамғыр өз убагында жаап, жер бети жашыл ыранга бөлөндү. Жер да марттыгын көрсөттү. Бали! Быйылкы эгинге көз тийбесин, жаратылыши өзү колдосун! Буудай орокту күтүп турат, Чаргын, башташ керек. (Т. С.)

194. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш жана багынынкы сүйлөмдердү тапкыла. Аларды өз ара байланыштырууда грамматикалык кандай формалар колдонулду?

1. Кончул туш-тушка бөлүнүп, Сейде дагы башын ылдый салды. Айыл тынчыганды, Сейде, жибин алыш, отунга кетти. Туманда энтегелен аял өзүнүн эн жакшы көргөн кишине шашып кетип бара жатты. (Ч. А.)

2. Туура сүйлөп, түз жүрсөн,
Кадырын болот калкына.
«Жайдары жигит болчу» деп,
Ыракмат айтат артында.
Кыялын, оюн түз болсо,
Кыргыз эмес кыпчак да
Жетет го, балдар, баркына. (Т.)

195. Көп чекиттин ордуна сүйлем ойлоп таап, багынынды байланыштагы татаал сүйлем түзгүлө. Татаал сүйлемдүн ушул түрү жөнүндө айтып бергиле. Тен байланыштагы татаал сүйлемдөн айырмасы эмнеде?

1. Тилем Туура-Суудан келгенчө ... 2. Окуучулар эс алууга тараган кезде ... 3. Жаз эрте келсе ... 4. ... биз жолго чыга албай калдык. 5. ... мал короодон чыккан жок. 6. ... булбулдар сайрап турган убак. 7. ... жаан жаап жатыптыр.

196. БК. Окугула. Кептин кайсы түрү колдонулду? Анын кептин башка түрлерүнөн айырмасы кандай? Ойду элестүү берүүдө чакчыл түрмектүн кандай маанигээ болорун байкагыла.

1. Береги ўйн жана бардыгер мүлкүн бир гана тоөгө жүктөп, эки жаш баласын жүктүн үстүнө отургузуп, жаман тошөк менен ороп танып, зайбы Күлүканса эшек мингизип, тоө жетелетип, кызы Сүйүмкан менен уул Алымды ээрчитип, белиндеги таягына эки колун арта салып, көкүргөн жажжайта, басып келе жаткан москоол денелүү, узун бойлуу кара киши Сансыздын досу – Карып. Ажар менен Сансыз жалынып-жалбарып жатып, ушул тоөнүн күчүн Карыпка сурал беришкен.

2. Элечегине саймалуу ак жибек тартмасын тартынып, тартманын сол жагынан түркүн жибек жиптен жасалган чачысын булактатып, тартманын он жагына келиштире тагылган үкүсүн сенсельтип, алтын менен жалатып жасалган үзөнгүсүн чирене теминип, кара чапандын эки этегин бош коюп, жүк үстүнө килем жайдырып, чон кара атанды жетелеп, Түлкүбектин зайбы Күмүш чубалжыган көчтүн эн алдында келе жатат. (К. Ж.)

197. Окугула. Багынынды байланыштагы татаал сүйлемдердү таап көчүргүло, калтырылып кеткен тыныш белгисин койгула, анын схемасын чийгиле. Татаал сүйлемдүн ушул түрү жөнүндө айтып бергиле.

1. Талаа да, кучагын жайып, Ажарга жол берди. Ажар бир аз жол жүргөндөн кийин арт жагынан көп нерсенин үргөнү угулду. Ажар коркту, ыйлап жиберди. Бирок илешкен жоо калчубу? Ажар карышырлар жакындан кирип келген сайын ширенке тартып жатты. (К. Б.) 2. Сулуунун көркү болбoit кал болбосо. Өрдек, каз кайда конот көл болбосо? (Б. А.)

§ 24. БАГЫНЫҢКЫ БАЙЛАНЫШТАГЫ ТАТААЛ СҮЙЛӨМ БОЮНЧА СИНТАКСИСТИК ТАЛДОО

Талдоонун тартиби:

1. Канча жөнөкөй сүйлөмдөн түзүлгөнүн атап көрсөтүү, алардын ар биригинин баш мүчөлерүн табуу.
2. Баш жана багыныңкы сүйлөмдү атоо.
3. Баш жана багыныңкы сүйлөмдердүн байланыштуу жолун, багыныңкы сүйлөмдүн кайсы түрү экенин аныктоо.
4. Тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүрүү.

Үлгү: *Биз белгө чыкканда, чыныдай аппак үйлөр көрүндү.* (Н. Б.)
— Айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм, түзүлүшү боюнча багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм; эки жөнөкөй сүйлөмдөн түзүлдү: а) *биз белгө чыга бергенде* (*биз* – ээ, *чыга бергенде* – баяндооч); б) *чыныдай аппак үйлөр көрүндү* (*үйлөр* – ээ, *көрүндү* – баяндооч). Жөнөкөй сүйлөмдүн ар биригинин баш мүчөлерүнүн асты сызылат; экинчиси – баш сүйлөм. Биринчиси багыныңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөн мурда келип, аны менен *-ган+да* формасында байланышты. *Кача и чыныдай аппак үйлөр көрүндү?* – *биз белгө чыга бергенде* – мезгил багыныңкы сүйлөм. Баш жана багыныңкы сүйлөмдүн ортосуна *у т ур* коюлат.

198. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзгүле.

1. Жаз аяктаганда, тоо таянып, малчылар кечүп келишет. 2. Токойдун бир бутагы сыйбасын деп, биз атайы коруп отурбайбызы. (Ч. А.)

3. Жаманга дөөлөт келгенде,
Көтөрө албай мас болот,
Пайдалуу иши аз болот. (Ж.)

4. Ылай суу бара-бара тазаланар, каран түн, күн чыкканда, кайра жанар. («ЗО») 5. Жигиттин наамы чыкпайт, март болбосо. Ак бетте кызыл болбойт, нур болбосо. (Б. А.)

199. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдү таап, ага синтаксистик талдоо (оозеки) жүргүзгүлө.

Душман женилип, согуш аяктаганда, алдастаган дүйнө тымтырс боло түштү. Алиман экөөбүз баштагыдай эле талаада иштеп жүрдүк. Бригадирлиktи мен, балдар фронтton кайтып келер замат, еткөрүп бергем. Заман тынчыганы менен, Алиман экөөбүздүн санаабыз тынган жок. Сыртыбыздан жашырып, сыр билдирибек болобуз. Ал эми Алиман болсо, мени аяп, кыялбай жүрдү окшойт. Ичимден аябай ыраазы болдум. Ушинтип, бир-бирибизди кыялбай жүрдүк. Билесин го, Жер энем, ошол жылы мен үчүн кандай оор жыл болду... (Ч. А.)

200. ««Манас» эпосу – кыргыз рухунун туу чокусу» деген темада ой жүгүртүү мүнөзүндөгү дилбаян жазып келгиле. Татаал сүйлөмдүн түрлөрүн колдонгула.

201. Текстти окугула. Татаал сүйлөмдердүр көрсөткүлө, алардын кандай түрлөрүн билесинер? Алардын айырмасын түшүндүргүлө.

– Мындайча айтканда, менде дагы кемчиликтер көп эле, ар иерсеге али түшүнгөн эмес экенмин. Мен да, Арзымат да – экөөбүз унчукпай отурабыз. Бүткөн боюм чымырап, бетим тамылжып, жүрөгүм алыш учат, азоо жүрөк тык-тык урат!.. Ошентип, кыйынчылыктар артта калды, оор күндердүр женип чыктык, – деп сөзүн бүтүрдү Айнагул.

Машина айылга жакынdagанда, Эргеш менен Арзымат алдыбыздан чыкты. Кызыл-тазыл кийинген жаштар эл аралык аялдар күнүн майрамдан жүрүшкөн экен, бул майрамга биз да аралашып кеттик. (К. Ж.)

202. Көчүргүлө. Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

ЭЛ КАЗЫНАСЫНАН

1. Жөнекейлүктүн эки түрү бар: табигый түрү жана үйрөнгөн түрү.
2. Жүрүш-туруш адамдын ким экендигин билдири турган күзгү болот. 3. Адам эки жашабайт, бирок адам болуп бир жолу да жашай албагандар бар.
4. Жаманга башчы болгуча, жакшыга кошчу бол.
5. Жазуучунун бир гана мугалими болот, ал – анын окурманы.
6. Жакшы адам сөзүн бир айттар, жаман адам миң айттар.

БАГЫНЫҚЫ СҮЙЛӨМДҮН ТҮРЛӨРҮ

Мааниси жана грамматикалық түзүлүшү бойонча багыныңкы сүйлөмдүн төмөнкүдөй түрлөρү бар. Таблицага көнүл бургула.

№	Багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрү	Мисалдар
1.	Мезгил	Сапарчылар мейкинге чыкканда, майдалап кар жаады.
2.	Орун	Билим кайда болсо, өнөр да ошол жерде болот.
3.	Шарттуу	Асмандан жамғыр төгүлсө, чөптүн гүлү ачылат.
4.	Карама-каршы	Ал канчалык аракет кылса да, минген аты баспай койду.
5.	Сыпат	Кош кубаныч жүрөгүн толкутуп, Кычан түндүн далайына чейин уктабады.
6.	Салыштырма	Тоого чыккан адам алысты көргөндөй, окуган адам дүйнөнү кен тааныйт.
7.	Себеп	Жол тайгак болгондуктан, Бектемир жай гана бастырып келе жатты.
8.	Максат	Нурлан тоого барып келсин үчүн, энеси кам көре баштады.
9.	Сан-өлчөм	Адам канчалык көп окуса, ал ошончолук көптү билет.

§ 25. МЕЗГИЛ БАГЫНЫҚЫ СҮЙЛӨМ

Мезгил багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилии билдирет. Качан? Качанга чейин? Качантан бері? Качанга дейре? Кайсы учурда? Кайсы убакта? деген суроолорго жооп берет.

Мисалы: 1. *Тұрсун әшикке чыкканда, күн батып кеткен болчу.* (К. Б.) – Качаң *күн батып кеткен болчу?* – *Тұрсун әшикке чыкканда – мезгил багынынкы сүйлем.*

Баш сүйлем менен байланышууда мезгил багынынкы сүйлемдүн баяндоочуна төмөнкүдей мүчөлөр уланат:

1. Чакчыл мүчөлөр -*а(-й)*, -*ганча*, -*ганы*, -*ғыча*, -*майынча*, -*майын*: *Жолдошторубуз кел+мейинче*, *биз мелдешке барбайбыз*.

2. Атоочтуктун -*ған* мүчөсүнө жөндең мүчөлөр (барыш, жатыш, чыгыш) уланат же жандооч (күйин, соң, чейин, кезде, бери ж. б.) айкашып келет: 1. *Биз әэрчишип келе жат+кан+да, дүйнө башкача сезиле турган.* (Ч. А.). 2. *Меймандар отур+ған убакта, Токтогул комузун колуна алды.* (К. К.)

3. Шарттуу ынгайдын -*са* мүчөсү: *Балдар токойдан чыгыш +са, айлананы туман каптап калыптыры.*

203. Окугула. Мезгил багынынкы сүйлемдү көчүрүп жазыла. Анын баяндоочу кандай формада түзүлгөнүн жазып көрсөткүлө. Баш сүйлем менен кандайча байланышты?

1. Бир аз убакыт отқонден күйин, Чолпонбайлар Дон суусунун чыгыш жәэгингеди камышка келиши⁴. Душман аларды али көрө элек. Суудан кантип оттү керек? Чолпонбайлар жабылып сууга киргенде, душмандар көрүп калышты. (К. Ж.) 2. Күн чыга, Жапар кырмандан келди. 3. Кыш ооп, жаз да келди. (К. Б.) 4. Чөп чабык жаны башталған кезде, фронттон бир жарадар аскер келди. (Ч. А.) 5. Эртеси малчылар белге чыгышса, борошолоп² кар жаады. Малчылар мындаи күндөрдүн канчасын көрбөдү! («КТ»)

Үлгү: *Бир аз убакыт отқонден күйин, жаркырап электр шамы күйдү.* Качаң? – бир аз убакыт отқонден күйин – мезгил багынынкы сүйлем; баяндоочу -*кон+дон* күйин формасында түзүлдү; ушул эле формалар анын баш сүйлем менен байланыштырды (-*кон* – атоочтук мүчө, -*дон* – чыгыш жөндемөнүн мүчөсү, *күйин* – жандооч).

204. Сол жак катардан мезгил багынынкы сүйлемдү тапкыла. Аны он жактагы сүйлем менен салыштыргыла. Тутумдаш мезгил бышыктоочтун жана аныктоочтун милдетин аткарған сез тизмеги эмне үчүн өзүнчө сүйлем боло албайт? Түшүндүргүлө?

1. *Сапарчылар тамактанғандан күйин*, команда станциянын начальнигине жолугушту. (Т. С.)

Тамактанғандан күйин команда станциянын начальнигине жолугушту.

2. Мамбетов жетекчилик кылган убакта³, бригада эгинден мол түшүм алды. («К. Б.».)

3. Токтогул тигилген ўйлорго жоногондо, эл кашатты көздөй бет алды. (К. К.)

205. Адегенде баш сүйлөмдү, андан кийин ал аркылуу суроо берип, мезгил багынынкы сүйлөмдү аныктагыла. Баш жана багынынкы сүйлөмдөр өз ара кандайча байланышты?

Ю. Гагарин ааламда учуп жүргөндө, ал жөнүндөгү атак-данк бүткүл дүйнөгө тараган. – Ю. Гагарин ааламда учуп жүргөн мезгилде, ал жөнүндөгү атак-данк бүткүл дүйнөгө тараган. – Ю. Гагарин ааламда учуп жүрсө, ал жөнүндөгү атак-данк бүткүл дүйнөгө тараган. – Ю. Гагарин ааламда учуп жүргөн убакта, ал жөнүндөгү атак-данк бүткүл дүйнөгө тараган.

206. Калтырылып кеткен тыныш белгини өз ордуна коюп, мезгил багынынкы сүйлем катышкан татаал сүйлөмдү көчүрүп жазгыла. Баш мүчөлөрүнүн астын сыйгыла. Багынынкы сүйлем баш сүйлөм менен кандайча байланышты?

1. Мен кийинип жатканда кыздын энеси сез сүйлөдү. Кызыым, жалгыз жаның бар, бул баланы кор кылбай жумشا. Эне сүту оозунан кете элек биреөнүн жалгызы экен. (А. Т.) 2. Билимге көнүлүндү байлаба, өмүрүндү байла. (Мак.) 3. Жаз жакындалган сон бул жерде да күндүн кыялыштын өзгөрүлүп турду. Каныбек нанды ала койгучча эшиктен кирип келишти. (К. Ж.) 4. Самтыр сүйлөгөндөн кийин бир саамга жүрт жымжырт отурушту. (Т. С.) 5. Кабар келгенине сүйүнбей, кайра шылкыя калат экенсин да, балам. Ушинтип, Толгонай Алиманды жемелейт. (Ч. А.)

207. Мезгил багынынкы сүйлөмдүн баяндоочун ар түрдүү формага келтирип, кайра түзгүлө, анын баяндоочу синонимдүү болорун эсинарде сактагыла.

1. Чарбанын жумушу бир аз сээлдей түшөр замат, эл Шамбеттикине чогулду. (Т. С.) 2. Биз аянттан өтүп бараткан мезгилде, жаркырап күн ачылды. (А. Т.) 3. Жыйналыш бүтөрү менен, студенттер шатырата кол чабышты. 4. Талап шаардан келмейинче, биз тоого барбайбыз. («А. Т.»)

208. Кеп чекиттин ордуна баш сүйлөмдү, тескерисинче, багынынкы сүйлөмдү ойлоп таап жазгыла. Тыныш белгилерин койгула. Татаал сүйлөмдүн кайсы түрү

Мамбетов жетекчилик кылган бригада эгинден мол түшүм алды.

Айылдан чыкканды³ Бекташ арабаны жайыраак айдады. (Ч. А.)

түзүлдү? Мезгил багынынкы сүйлем деген эмне? Ал баш сүйлем менен кандайча байланышат?

1. Кызмат аяктаган сон ...
2. Сен бак-даракты сугарып бүткөнчө ...
3. ... балдар жапырт гүл терүүгө чыгышты.
4. ... ал ордунан обдулуп тура калды.
5. Зина үйдөн чыгар замат
6. ... гидротехник Бектемир атка минди.

209. Мезгил багынынкы сүйлемдүн баяндоочун төмөнкүдөй формаларга келтирип, багынынкы байланыштагы татаал сүйлем түзгүле.

- | | |
|----------------|------------------|
| 1) -ган убакта | 4) -ган+да |
| 2) -ган сайын | 5) -ган+га чейин |
| 3) -са | 6) -майынча |

210. Атоочтук түрмөктү жана мезгил багынынкы сүйлемдү тапкыла. Аларды салыштыргыла. Кандай айырмачылыкты байкадынар?

1. *Ызасы ташыган* Динар алга караңыз ылдамдай басты. – *Ызасы ташыган соң*, Динар алга караңыз ылдамдай басты. 2. *Үйкүсү ачылып кеткен* Аскат ордунан ыргып турду. – *Үйкүсү ачылып кеткенден кийин*, Аскат ордунан ыргып турду. 3. *Айылда жүргөн учурда* ал айылдык кенештин төрагасы эле. – *Алтынай Сулайманова станцияга жөнөп жаткан учурда*, мен да кошо жөнөп калдым. (Ч. А.) 4. *Биз Бишкектен айылга кайтып баратканда*, айылдаштар езүлөрүн кубанычтуу сезиши. *Үйүн көздөй кетип баратканда* Махабат езүн бактылуу сезди. («A»)

211. Мезгил багынынкы сүйлемдү пайдаланып, чакан ангеме жазып келгиле. Ангеме түзүүде кептин кайсы түрүн колдонундар?

212. Мезгил багынынкы сүйлем катышкан татаал сүйлемдү тапкыла. Ал боюнча төмөнкү суроолорго жооп бергиле: а) мезгил багынынкы баш сүйлем менен кандай формада байланышат; б) кандай суроолорго жооп берет; в) аны баш сүйлемден ажыратып, езүнчө колдонууга болобу?

Адегенде Берлинден Табылды каттты. Ал күрөштөрдө дасыккан, көкүрөгү ордендерге толгон. Алаамат башталган күндөн бери, жигит майданда жүрдү. Ошентсе да жигиттин эч бир жерин ок чарпыган эмес.

Шамбет менен Табылды катар келе жатышса, көчөдө ойногон балдар, аларды карап, токтой калышат.

Күндердүн биринде Касейин экөө эрмектешип отурган кезде, Каныштын үйүнө дагы бир капитан жигит кирди. Баласынын кызыгына кубанып отурган Люба ордунан учуп турду. (Т. С.)

213. Баш жана мезгил багынынкы сүйлөмдүн ордун аныктагыла. Тыныш белгисин койгула, үтүр кайсы жерге коюлду?

1. Мен чон энем үйгө келгенде кубанып кеттим. 2. Чогулган эл Сабырлар келгендөн кийин жемиш үзүүнү башташты. 3. Күркүрөп мотор айланды тетигин Сырга басканды. (Ж.Б.) 4. Ынтымак болсо калкында, душманындан тартынба. (Т.)

214. Суроолорго жооп бергиле: а) грамматикалык түзүлүшү боюнча сүйлөм киңиңдөн бөлүнөт? б) татаал сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар? в) мезгил багынынкы сүйлөм деген эмне? Жообунарды мисалдар менен бекемдегиле.

§ 26. ОРУН БАГЫНЫНКЫ СҮЙЛӨМ

Орун багынынкы сүйлөм баш сүйлемдегү ойдун ордун билдириет. Ка да? Ка ерде? Ка идан? Ка сы жакта? деген суроолорго жооп берет.

Мисалы: *Токтогул ырчы кайсы жерде болсо, ыр менен күлкү ошол жерде болот.* (К.К.) Ка ерде ыр менен күлкү болот? – *Токтогул ырчы кайсы жерде болсо* – орун багынынкы сүйлөм.

Багынынкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу ынгайдын -са мүчесү менен аяктап, ага *кайда, каерде, кайдан, кайсы жерде;* баш сүйлемгө ошол жерде, ошерде, ошол жерден деген сөздөр кошуулуп айтылат: *Тартип кайда болсо, жециш ошол жерде болот.* (Мак.)

215. Текстти окугула. Орун багынынкы сүйлөмдү тапкыла. Ал кандай суроолорго жооп берди? Баш сүйлөм менен кандайча байланышты? Текстте багынынкы сүйлемдүн башка түрү барбы?

Аскер кишиси тизме окуганда, Чаргындын аты чыкпай калды.

– Ой, жолдош! Мен эмне үчүн жокмун? – деди Чаргын. Аскер кишиси токтоо гана жылмайды:

– Айылына кете бер.

– Кетпеймин! – деди Чаргын ызаланып. Жолдошторум Элебес, Шамбеттер кайда баратса, мен да ошол жакка барамын. Жолдошторумдан бөлүнүп кала албаймын.

Жылдыз толгон кез. Күндүзгү уу-дуу жок. Пристанга келген эл каяктан келишсе, баары ошол жакка кетип баратышат. Түн бир убак. Жылдыздуу асман кереметтенет, Ала-Too көшүлүүдө. (Т.С.)

216. Жөнөкөй сүйлөмдүн бириңчисине кайда? каерде? кайдан? экиңчисине ошол жерде, ошерде, ошол жерге, ошол жерден деген сөздөрдү кошуп жазып, орун багыныңкылуу татаал сүйлем түзгүлө. Сүйлөмдүн түзүлүшүндө кандай өзгөрүүлөр болду?

1. Нурланбек иштеп жатат. Таалайбек да врач болуп иштейт. 2. Мен айылдан келдим. Сен да айылга барасын. 3. Булут жылды. Көлөкө да жылды. 4. Мергенчилер барат. Тилек экөөбүз да барабыз.

Үлгү: *Нурланбек кайда иштесе, Таалайбек да ошол жерде врач болуп иштейт.*

217. Орун багыныңкы сүйлөмгө карата баш сүйлөмдү ойлоп таап, татаал сүйлем түзгүлө. Тыныш белгисин койгула. Багыныңкы баш сүйлем менен кандайча байланышты?

1. Билим кайда болсо ... 2. Кайсы жерде кыйын иш болсо ... 3. Биз каякка барсак ... 4. Адистер кайдан келишсе ... 5. Мен кайда болсом ... 6. Менин балдарым кайсы жерде иштешсе ...

218. Окугула. Татаал сүйлөмдерду корсөткүлө, анын кайсы түрү? Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлем кандай болуктердөн түзүлөт? Багыныңкы баш сүйлөмдүн кандай кырдаалын билдириет? Текстте кептин кайсы түрү колдонулуду?

Кыштын узак түнү... Чырак өчкөндө, мергенчи ангемесин баштады.

Күндердүн биринде тоодон келе жатсам, бир аюу таш көтөрүп бараткан э肯. Ташты жардын башына койду да, энкейип алды жагын карады. Ошентип, казандай таштан беш-алтыны жыйды.

Мен аюунун бул ишине тан калдым. Бир кезде аюу тикесинен туралады да, таштарды асканын астын көздөй зыркыратып ыргыта баштады. Бир маалда келе жаткан каманды кере кооп, аюу бакыра жөнөдү. Аюу каякка качса, каман да ошол жакка чуркап бара жатты. Каман аюуну чала турган болгондо, каманды мандайга басып калдым.

Окуя мындай болуптур. Асканын түбүндө аюунун балдары бар э肯. Каман анын балдарын жей баштаганда, аюу таш менен уруп, бир топ торопоюн жалпайтыптыр. Ошентип, балдары учун аюуну ажалдан алыш калдым. (Р.Ш.)

БОЛОТ МУРАТАЛИЕВИЧ ЮНУСАЛИЕВ (1913-1970)



Белгилүү тилчи, түрколог, «Манас» эпосун изилдөөчү, академик. Кыргыз тил илиминин өнүгүшүнө, окуу программалары менен окуу китептерин түзүүгө, алардын мазмунун өркүндөтүүгө чон эмгек синирген. 110дон көп илимий иштери жарык көргөн. Алардын ичинен «Кыргыз лексикологиясы» деген монографиясы түрколог-окумуштуулар тарабынан жогору бааланган.

Б. М. Юнусалиев кыргыз адабий тилинин тарыхы, анын калыптанышы жана улуу «Манас» эпосун изилдөө, жарыялоо, башка тилдерге которуу багытында үзүрлүү эмгектенген.

219. Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) грамматикалык түзүлүшү боюнча; б) жөнөкөй сүйлөмдүн түрү боюнча; в) татаал сүйлөмдүн түрү боюнча.

1. Байыркы кыргыз тилинде Манас сүйлөгөн. Семетей менен Айчүрөк сыр чечишкен. Бул тилде кыргыздардын жомоктору, эпостору жараглан. Токтогул менен Тоголок Молдонун насыят ырлары ырдалган. («КТ») 2. Эл кайда болсо, биз да ошол жакта болобуз. Мен күдөн-күчтөн тайган кезде, ал менин жакшылыгымды унуппас. (К. Б.) 3. Токтогул кезекти шакиртине бергенде, Атай анын бир катар күүлөрүн аткарды. (К. К.)

220. Көрсөтүлген тартип боюнча орун багыныңкы татаал сүйлөм түзгүлө, анын түзүлүшү жөнүндө айтып бергиле. Багыныңкы сүйлөмдүн дагы кандай түрлерү бар?

- 1) ... кайда ...са + ... ошол жерде ...
- 2) ... кайдан ...са + ... ошол жерде ...
- 3) ... кайсы жакта ...са + ... ошол жакта ...
- 4) ... каякта ...са + ... ошол жерде ...

Үлгү: *Тартип кайда болсо, ошол жерде ийгилик болот.*

221. Кечүргүлө. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Орун бышыктооч менен орун багыныңкы сүйлөмдүн айырмасы эмнеде?

1. Эмгек бар жерде жылыш бар. Жылыш бар жерде ырыс бар. («ЗО»)
2. Кыз менин калпыма түшүнду окшойт, үнүн чыгарып, күлүп жиберди: -
Мен сени менен качкын келет. Кайсы жактан келгенинди билесинбى? Сен
кайдан келсен, экөөбүз ошол жакка барабыз. Куткарып кете аласынбы? (А. Т.)

222. -са мүчесү менен аяктаган сүйлөмдер мааниси боюнча багынынкы сүйлөмдүн кайсы түрү?

1. Көгүчкөн учар, жем чыкса. Көк тулпар чуркар, тер чыкса. (*Калыгул.*)
2. Арыктын көркү болбайт, тал болбосо. Чарбанын көркү болбайт, мал болбосо (*Б. А.*)
3. Баккан ээси жарапшса, күйпүл күчүк сак болот. Балан пайдалуу болсо, аштыгын айдалуу.
4. Кайсы жерде окуу болсо, сени ошол жерге жиберем. (*«КБ»*)

223. -са мүчесүн пайдаланып, багынынкы байланыштагы бир нече татаал сүйлөм түзгүлө. Багынынкы баш сүйлөмдүн кандай кырдаалын билдиригендигин түшүндүргүлө.

§ 27. ШАРТТУУ БАГЫНЫНКЫ СҮЙЛӨМ

Шарттуу багынынкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун шартын билдириет. Эмне болот? Кандай болгондо? Эмне болбой? деген суроолорго жооп берет.

Мисалы, *Сүрөт элге жакса, мен өзүмдү бактылуу деп эсептеймин.* (*А. Т.*)

Эмне болсо мен өзүмдү бактылуу деп эсептеймин? – *Сүрөт элге жакса – шарттуу багынынкы сүйлөм.*

Багынынкы сүйлөмдүн баяндоочу этиштин төмөндөкүдөй мүчөлөрү аркылуу түзүлөт:

1. Шарттуу ынгайдын -са мүчесү: *Дыйканчылык көп болсо, жердин гүлү ачылат.* (*Т.*) 2. -бай (-ба+й) мүчесү: *Бінтымак болбой, иш онолбайт.* (*Мак.*)

224. Окугула. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы ойдун натыйжасын жана наыйжанын болушу учун шартты билдириген сүйлөмдү көрсөткүлө. Алар ез ара кандайча байланышты?

1. Аккан суу¹ түз кете албайт, сай болбосо².
Карангы жарык болбайт, Ай болбосо. (*Б. А.*)
2. Капсалан болбой², жут болбайт,
Кара өзгөй болбой, доо болбайт. (*Калыгул.*)
3. Табият мага тил алса,
Жайкы тан болуп согулсөм.
Жер-сууну нурга бөлөнтүп,
Күн болуп, жерге төгүлсөм. (*А. Т.*)

4. Шагылы болбой, зоо болбойт,
Шайыры болбой, эл болбойт. (*Калыгул*)

225. Окутула. Баяндоочтуро -са, -бай мүчөлөрү менен аяктаса, ал багынынкы сүйлемдүн кайсы түрү болот? Аларды туура аныктоодо эмнеге көнүл буруу керек: сүйлемдүн маанисинеби, же баяндоочтун формасынабы, же кандай суроого жооп бергенинеби?

1. Ашуу тез ачылса, бир жумадан кечикпей дыйкандар кош чыгарышат. – Мээнетин катуу болсо¹, тапканын таттуу болот. 2. Бала жакшы болсо, ал – элдин баласы. – Билим алсан, урмат-сый алыш келет. 3. Малчылар тоодон келе жатышса, алдыларынан жараптуу кийик кезигет. – Сен билимди кайдан алсан, мен да³ ошол жактан аламын. 4. Тоскоолдуктар болбой, улуу иштер жараптайды. – Күн ачылбай, кар кетпейт.

226. -са, -бай мүчөлөрүн этиштик баяндоочко улап, мезгил жана шарттуу багынынкы сүйлем (ар бирине экиден) түзгүлө. Алардын маанисин бири бирине салыштыргыла. Айырмачылыгын аныктагыла.

227. Сүйлемдүн түзүлүшүнө конүл бургула. Көпчүлүк учурда багынынкы сүйлем баш сүйлемдүн кайсы жеринде келет? Сүйлемдүн маанисин туура аныктоодо эмнеге конүл буруу керек? Төмөнкүлөр багынынкы сүйлемдүн кайсы түрү?

- | | |
|---|----------|
| 1. Асмандан балкып күн тийсе,
шооласы жерге төгүлөт. (<i>T.</i>) | (-се) |
| 2. Талант ўйғө келсе, бөлмөнүн ичи
капкарангы. | (-се) |
| 3. Кездөгөн ишим ордунан чыкпай,
катуу кейидим. | (-па+ий) |
| 4. Нурбай карыя келбай, биз бул
маселени чече албайбыз ³ . (<i>K. B.</i>) | (-бе+ий) |

228. Келечектен күткөн ар кандай ой-тилегинер, үмүтүнөр бар. Аларды жүзеге ашырыш үчүн кандайдыр бир шарт болуш керек. Ошол кырдаалды шарттуу багынынкы сүйлем аркылуу билдирип, чакан ангеме жазып келгиле.

229. Көчүргүлө. Түзүлүшү боюнча кандай сүйлемдер бар экендигин аныктагыла. Андан кийин сүйлем мүчөлөрүнүн астын сызгыла.

1. Айланы көзге сайса көрүнгүс³. 2. Дагы эшик ачылды, чон сакал Дмитрий ўй-бүлесү менен келди. (*T. C.*) 3. Кыйкырган Кыргыл кары бар, кырааны

Бакай кары бар. («Манас».) 4. Эгерде басмачынын шеги билинсө², ок чыгаргыла. (А. Т.) 5. Эгин ез убагында айдалса, аба ырайы түзүк болсо, түшүм мол болот.

230. Төмөнкү мүчөлөрдү багынынкы сүйлемдүн баяндоочуна улап, багынынкы байланаыштагы татаал сүйлемдердү түзгүлө. Багынынкы сүйлем баш сүйлемдөгү ойдун кандай кырдаалын билдириди?

- | | |
|------------|------------|
| 1) -са | 3) -ба+й |
| 2) -ган+да | 4) -са деп |

Үлгү: Жер бай бол+со, эл да бай болот. Шарттуу багынынкы сүйлем. – Күн чык+са, жер бети кыймылга келет. Мезгил багынынкы сүйлем.

231 БК. Көркөм окугула. Аларда негизги ой эмне жөнүндө болду? Тарбиялык мааниси кандай? Багынынкы сүйлемдүн кайсы түрү колдонулду?

- | | |
|---|--|
| 1. Ары жок – күлкүчү,
Санаасы жок – уйкучу.
Аюу аманын тилейт,
Акмак жаманын тилейт. | 4. Ак мээнеттин пайдасы
Акыры барып ирденет.
Эрте туруп иш кылсан,
Элден ишин бат бүтөт.

(Ж.) |
| 2. Шатыратып күн жааса,
Жерге жагат дечү эле.
Жакшы чыккан азамат
Элин багат дечү эле.

(Калыгул.) | 5. Жаш экенде бир атка
Конгон жигит жакшы экен.
Калын элдин калкасы
Болгон жигит жакшы экен. (Б. А.) |
| 3. Ынтымак болсо калкында,
Душманындан тартынба.
Айбаты бар жигиттин
Атагы калат артында. (Т.) | 6. Алтындал үйгө кирсе да,
Асмандан жылдыз аралап,
Ай нурун кармап минсе да,
Бактыга тойбийт адамзат. (А. Т.) |

232. Окугула. Татаал сүйлемдү көрсөткүлө, анын кандай түрлөрү бар? Жөнекей сүйлемдүн айырмасы эмнеде? Мисал келтиргиле.

1. Кен аалам өзүнүн жылдыздары, Айы, Күнү менен сыймыктанса, Жер шары бийик тоолору, океандары менен сыймыктанат. Ошол сынары, адамзат өзүнүн асыл адамдары менен сыймыктанат. Алардан жаштар үлгү алышат. Ошон үчүн: «Жакшынын аты очпөсүн, жалпы журт дайым эстесин.

Ай, жылдар учуп етсө да, арчадай болуп көктөсүн! – деген ыр саптары жаралса керек. («КТ»)

2. Эч кемтик таппайм кымындай,
Эн сейрек чыккан сулуудай.
Эргиткен чөккөн көнүлдү
Эх, чиркин! Кандай сулуу жай! (Б. С.)

233. Окугула. Женекей жана татаал сүйлемдөрдү көрсөткүлө, алардын түрлөрүн аныктагыла. Каратма сез барбы? Анын маанисин түшүндүргүлө.

Ар кандай ишти сулуу иштеген азаматтар болот эмеспи. Субанкул ошондой болчу! Ал бат эле узап кетчү, мен деле орокко белдү элем, ошентсе да артта калып калам.

– Силер ошондо дайым элдин алды болуп келчү эленер жумушка, Толгойнай.

– Ооба, айланайын дыйкан талаам! Эл туралыкте Субанкул экеөбүз ээрчишип кетчүбүз. Биз ээрчишип келе жатканда, дүйнө башкача көрүнүп, башкача сезиле турган. (Ч. А.)

§ 28. КАРАМА-КАРШЫ БАГЫНЫНКЫ СҮЙЛӨМ

Багынынкы сүйлемдүн бул түрүнде баш жана багынынкы сүйлемдер бири бирине каршы мааниде колдонулат. Эм не болсо да? Эм не болгону менен? Эм не болгону болбосо? Кантсе да? деген суроолорго жооп берет.

Мисалы, *Эл үйкүга кирсе да, электр шамы жаркырап күйүп турат*. – Эм не болсо да электр шамы жаркырап күйүп турат? – *Эл үйкүга кирсе да* – карама-каршы багынынкы сүйлем.

Багынынкы сүйлемдүн баяндоочу төмөнкүдей мүчөлөр менен аяктайт:

1. Шарттуу ынгайдын -са мүчөсү, кээде ага да, дагы, деле байламталары кошуулуп айтылат: *Күн төбөдөн эчак оосо да, анын ысыгы али кайта электр*. (К. Б.)

2. -ган түрүндөгү атоочтук мүчөгө менен деген жандооч кошуулуп айтылат: *Мен көзүмдү жумгап менен, откөн кундөр көз алдымда тартылып турду*. (К. Ж.)

3. -ба+сын мүчөсү: *Кандай кыйынчылык алдыга келбесин, биз аны жеңип чыгабыз*. (Т. С.)

234. Окугула. Татаал сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар? Багынынкы баш сүйлөмдүн кандай кырдаалын билдири? Сүйлөмдүн грамматикалык негизин сүйлөмдүн кайсы мүчөлөрү түзөт?

1. Жашыныз жаш көрүнсө да³, сөзүнүз көптү көргөн кишиникиндей. Биз илгерки кишилерден болбосок да, күн санап өсүп бара жаткан жаштарданбыз. Демек, сиз менен пикир алышып, тажрыйбаны талкуулашып, баштан откөн кыйынчылыктарды айтышсак.

Албетте³, мен озүмдүн башыман өткөргөн кыйынчылыктарды айтайын. Алар айтууга женил, угууга оор. Менин жашым ушул жылдын күзүндө жыйырма биргө толот. Жашым жаш болсо да, өз башымдан далай кыйынчылыктарды өткөрдүм. Менин² ата-энемдин оокаты жармач болгондуктан, жайлоого чыгууну алар билишкен эмес экен.


Мен бой тартып калган кезде, атамдын малы жок болсо да, кадырлап салам айтуучулар көбөйө баштады. Ошентип, жуучулар ойдон да келет, кырдан да келет. (К. Ж.)

235. Окугула, -са мүчесү аркылуу байланышкан багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдердүр тапкыла. Багынынкы баш сүйлөмдүн кандай кырдаалын билдири? Тен жана багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдердүн айырмасын түшүндүргүлө.

1. Атадан жакшы туулса, элинин камын керер. Атадан жаман туулса, элинин малын жээр. (Мак.) 2. Анча-мынчасы ооздон-оозго өткөн элдик жомок болсо да, биз үчүн анын баары – сүттен ак чындык. (Ч. А.) 3. Пётр Кузьмич тири болсо², ал кишини Сабыр «мөмө тоюна» атайлап чакырат эле. (Т. С.) 4. Пахтаны жакшы баксаныз, ал сиздин ақынызды жебейт. (Т. У.) 5. Мен ыраазымын, эгер мунун чын болсо. (Н. Б.) 6. Мүнүшкөр мыкты таптаса, бүркүттүн көркү алганда. (Мак.)

7. Жанында өлүм турса² да,
Жалантып кылыч сунса да,
Жабыгып жүрөк канисырап,
Ирмелбей көзү тусса да,
Үмүткө тойбойт адамзат. (А. Т.)

236. Схема боюнча карама-каршы багынынкылуу татаал сүйлөм түзгүлө. Жөнекөй сүйлөмдердүн ортосундагы маанилик катышты түшүндүргүлө.



237. Карама-каршы багынынкы сүйлөмдөрдүн баяндоочтору кандай формада түзүлгөнүп жазып көрсөткүлө. Багынынкы сүйлөмдөрдүн айырмачылығы эмнеде: түзүлүшүндөбү же маанисиндеби?

1. Мұнезү катуу болсо да, ал адилеттүү адам эле.
2. Мұнезү катуу болсо дагы, ал адилеттүү адам эле.
3. Мұнезү катуу болсо деле, ал адилеттүү адам эле.
4. Мұнезү катуу болгон менен, ал адилеттүү адам эле.
5. Мұнезү катуу болгону менен, ал адилеттүү адам эле.

238. Көчүргүлө. Калтырылып кеткен тыныш белгилерди өз ордуна коюп, анын эмне үчүн коюлганын түшүндүргүлө. Сүйлөмгө грамматикалык түзүлүшү жана сүйлем мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Сүйлөм мүчөлөрү кайсы сез түркүмүнөн болду?

1. Канча жаным кыйналса кардыгып калбайт добушум. (Т.) 2. Атом менен космостун доору болсо да Дүйшөн сыйактуу биринчи мугалимдер дала биздин катарыбызда. 3. Мен өзүм жүк ташуучу болгонум менен аткара турган милдетим башкача. 4. Чон-Төрдү булут капитап турганы болбосо аба ыра-йында өзгерүү жок. 5. Бекендин сезү катуу тийсе да Садыр унчуклай туралы.

239. Сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшүн бири бирине салыштыргыла. Татал сүйлөмдүн түрлерүн аныктагыла. Алардын ортосунда кандай окшоштуктар бар? Айырмачылығы эмнеде? Түшүндүргүлө.

1. Мына эми мен бир топ таж-
рыбалуу болдум, ошондо да кәэде
тарткандарым ойдогудай болбой ка-
лат.

2. Бул – адамдын ачуусу келе тур-
ган жорук, бирок Данияр таарынчу
эмес. (Ч. А.)

3. Эгерде ким эмгектен көрүнгүсү
келсе, ал кыйынчылыктан коркпоого
тииши. («КТ»)

Мына эми мен бир топ тажрыба-
луу болсом дагы, кәэде тарткандарым
ойдогудай болбой калат.

Бул адамдын ачуусу келе турган
жорук болгону менен, Данияр таарын-
чу эмес.

Эмгектен көрүнгүм келет, ошон-
дуктан кыйынчылыктан коркпоймун.

240. Баш жана багынынкы сүйлөмдөрдү көрсөткүлө. Багынынкы сүйлемдүн кайсы түрү бар? Багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдү тен байланыштагы татаал сүйлөмдүн маанисинде колдонууга болобу? Эгерде болсо, сүйлөмдү ондоп түзгүлө, алардын ортосундагы айырмачылыкты далилдегиле.

1. Кумурсканын өзү кичине болсо да, кайраты тоо антарат. (*Мак.*) 2. Ал уктабаса, эне да уктабайт. 3. Кычандын жүрөгүн түпейл басканы болбосо, көңүлү сергек. (*Ш. Б.*) 4. Жемиш бөтөнчө сонун чыкканы менен, Ашымакундун тилеми ордунан чыккан жок. (*А. Т.*)

241. Орун, шарттуу жана карама-карши багыныкы сүйлөмдердүн ар бирине экиден сүйлөм түзгүлө. Алардын грамматикалык түзүлүшүн жана айырмачылыктарын түшүндүргүле.

242. Сүйлөмдүн аягына коюлган тыныш белгиге карай текстти көркөм окугула. Тыныш белгилердин эмне үчүн коюлганын түшүндүргүлө. Сүйлөмде кандай сезимдер көрсөтүлдү?

- Башынды өйдө¹ көтөр, Толгонай. Кайрат кыл.
- Жарайт, андан башка чарам барбы? Эсиндеби, айланайын тууган жер, ошол күнкү?!
- Мен эчтекени унуптаймын, Толгонай. Сенин да баштан өткөргөн тагдырын жүрөгүмдө. Сүйлөй бер, бүтүн кулак сенде.
- Ох, эмнени айтайын! Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Бүгүн менин Субанкулду, Касымды, Майсалбекти, Жайнакты, Алимандарды эстеген күнүм. Мен аларды өлер-өлгөнчө унуптаймын! Кезеги келгенде Жанболотко түшүндүрүп айтып берем. Эси болсо, түшүнөр... (*Ч. А.*)

243. БК. Тексттин мазмуну менен тааныштыла. Андагы негизги ой эмне жөнүндө болду? Негизги ойду далилдөө үчүн кандай мисалдар колдонулду? Мында жөнөкөй жана татаал сүйлөмдердүн кайсы түрлөрү бар? Ақылдуулук дегенди сен кандай түшүнөсүн?

АҚЫЛ КАРАЧАЧ

Откөн заманда өзү чечен, сөзү бекем Жээренче Чечен деген киши болгон экен. Бир күнү келе жатып, бир топ келин-кыздардын отун көтерүп келе жатканын корот. Ал ангыча күн жаайт. Ошентип, келин-кыздардын баары музоосун эмизип, отунун таштап, үйүн көздөй чуркап кетиши.

Бир кыз, музоосун эмизбей кармап, отунун чапаны менен жаап, өзү отундуун далласына отуруп калды. Жээренче Чечен кыздын жанына келип:

— Ээ, балам, тиги кыздар жүгүргөн бойdon үйлөрүнө кетти, сен эмне үчүн отуруп калдын? — деди.

Кыз: — Ээ, ата, ал кыздардын төрт зыяны бар. Менин бир зыяным, уч пайдам бар, — деди.

Жээренче Чечен кыздын пайдасын сурап калды:

Кыз: – Музоом эмген жок, отунум кургак калды, өзүм суу болгон жок-
мун. Бул үч пайдам. Чапаным суу болду, бир зыяным – ушул. Кыздардын
музоосу эмди, отуну суу болду, кийими да суу болду. Музоону эмиздин деп,
кыздарын энеси урат. Ошентип, качып кеткен кыздардын төрт зыяны бар.

Бул кыздын айткан сөзүне Жээренче Чечен ыраазы болду. Ошол убак-
тан ушул күнгө чейин Акыл Карабач деген ат эл оозунда сакталып калган
экен. («Жомок»)

§ 29. СЫПАТ БАГЫНЫНКЫ СҮЙЛӨМ

Сыпат багынынкы сүйлем баш сүйлемдегү ойдун ар кандай сыпа-
тын билдириет. К а н т и п? К а н д а й ч а? деген суроолорго жооп
берет.

Мисалы, *Кулжадай көзу кызырып, болжоосуз күлүк Тайтору бол-*
бой чуркап алыптыр. («Семетей») – К а н т и п? – *Кулжадай көзу*
кызырып – сыпат багынынкы сүйлем.

Багынынкы сүйлемдүн баяндоочу төмөнкүдөй мүчөлөр менен аяк-
тайт:

1. *-ып, -бай: Нурматтын кара чаар өңү сурданып, заардуу сөздөрү*
чыга баштады. (К. Ж.) К а н т и п? *Нурматтын кара чаар өңү сурда-*
нып – сыпат багынынкы сүйлем.

2. *-гансып (ган+сы+ып): Ортобузда эч нерсе болбогонсуп, Данияр*
мурдагыдай эле бир сырдуу, токтоо. (Ч. А.) – К а н т и п? – *Ортобузда*
эч нерсе болбогонсуп – сыпат багынынкы сүйлем.

244. Окугула. Татаал сүйлемдүн тутумундагы баш жана багынынкы сүй-
лемдердүр көрсөткүлө. Багынынкы сүйлем баш сүйлемдүн кандай кырдаалын бил-
дириди? Кандай суроого жооп берди? Баяндоочу кандай мүчөлөр менен аяктады?

Күн тийбес тамда жатамын,
Күч кетип, эс ооп, алсырап.
Козголор менде дарман жок,
Кол-бутта кишен шалдырап.
Мурутум-чачым алынбай,
Мусапыр болдум момундай. (Т.)

245. Көчүргүлө. Сыпат багынынкы сүйлемдердүр таап, ага сүйлем мүчөлөрү
боюнча талдоо жүргүзгүлө. Ал баш сүйлем менен кандайча байланышты.

1. Зоолору күмүш кымкап жамынгансып, Алай тоолору асман тирейт. (К. Ж.) 2. Өз төшүн өзү жара муштап, эр болбайт. 3. Кубанычы койнуна батпай, Зарыл сыймыктанып келе жатыптыр. (Т. С.) 4. Эрте айдалган эгиндер сенселип, кеч айдалган айдоолор көк майсандан кейнек кийгенсип, айдо аяныт көзгө жакшы көрүнет. (К. Ж.)

Үлгү: Кант ип Алай тоолору асман тирейт? – зоолору күмүш кымкап жамынгансып – сыпат багынынкы сүйлөм; эмне болгонсуп? – жамынгансып – баяндооч; эмне елер и? – Алай тоолору – ээ; эмне жамынгансып? – кымкап – толуктооч; кандай кымкап? – күмүш – аныктооч; баш сүйлөм менен -гансып мүчөлөрү аркылуу байланышты.

246. Чакчыл түрмек катышкан женокей сүйлөмдү жана сыпат багынынкы сүйлөмдү өз-өзүнчө ажыраткыла. Салыштыргыла. Алардын ортосунда кандай айрымачылык бар?

1. Агасын көрүп², ини өсөт. Эжесин көрүп, синди өсөт. (Мак.) 2. Кош кубаныч жүрөгүн туйлатып², Кычан далайга чейин уктаган жок. (Ш. Б.) 3. Жапар, башын кетөрүп², балдарды карады. – Көл тынчыйт, толкундары тарап-тарап. (А. О.) 4. Өз ара сүйлөшпей, кыз-келиндер кызуу иштеп жатышты. – Ар кимиси өз ара сүйлөшпей², кыз-келиндер кызуу иштеп жатышты. 5. Камчыны сүйрей, жайбаракат бастым. – Мунайып жүрөм Сибирде, бошонор күнүм табылбай. (Т.) 6. Алда кандай бир укмуш болуп жаткандай, айыл ичи ызы-чуу. (К. Ж.) – Жамгыр болбай, дан болбайт. («КБ»)

247. Көчүргүлө. Сүйлем мүчөлөрү буюнча талдоо жүргүзгүлө. Ал түзүлүшү буюнча сүйлемдүн кайсы түрү? -ып мүчөсү менен аяктаган сез тизмегинин синтаксистик кызматын аныктагыла.

1. Бектурган, баланы өзүнө тартып, эки бетинен эки өптү. (А. Т.) – Көнүлүм айдай ачылып, жүрөгүм толкуп кубанат. (Р. Ш.) 2. Катуу кыйкырыкты угуп, Бектурган токтой калды. (А. Т.) – Бүткүл аалам кызара түшүп, эң эле зор кочкул жалын асманды көздөй кетөрүлдү. («КТ») Бул күү, делебе козгоп, кайрат берүүдө. – Алыстан зоо жанырып, укмуштуу добуш угулат. («КБ»)

248. Көчүргүлө. Сүйлемдүн мүчөлөрүнүн астын сызып, -ып мүчөсү менен келген сез тизмегинин синтаксистик кызматын аныктагыла: өзүнчө сүйлөмбү же сүйлем мүчесүбү? Түшүндүргүлө.

1. Көздөрү чырактай жайнап, жүзүнөн нур төгүлөт. Күн, ерттөнгөн немедей кыпкызыл болуп, батууга жакындады. 2. Улуу кубанычы жүрөгүн тол-

кутуп, Кымкап кары байыркы колун мөмөгө карай созду. (Т. С.) – Ысман, бебегүн көкөлөтө көтөрүп, өпкүлөп жиберди. 3. Кыш айы келип, бүткүл жер жүзү аппак. – Ал, арабадан ыргып түшүп, Бектурганга карай чуркады. (А. Т.)

Үлгү: *Көздөрү чырактай жайнап, жузунон нур төгүлөт. Кант и? – көздөрү чырактай жайнап* – сыпат багынынкы сүйлем; -ып мүчесү менен аяктады, өзүнө тиешелүү көздөрү деген ээси бар.

249. Көчүргүлө. Сүйлем мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө, -ып мүчесү уланган сез же сез тизмеги сүйлемдүн кайсы мүчесү болду же өзүнчө сүйлембү?

1. – Балам, балдар кайда чыгып кетишти? 2. Алачыктын ары жагында тунук суу шылдырап агып жатат. 3. Метрейдин уулун көрүп, Бектурган чочуп кетти. (А. Т.) 4. Кайын ыйлап, тал ыйлап, калың журттун баары ыйлап. («Манас»)

250. Окугула. Чакчыл түрмөкту тапкыла, алардын синтаксистик кызматын аныктағыла. Түзүлүшү боюнча кандай сүйлемдер бар?

1. Түн ... Жаратылыштагы нерселердин баары, салкын абага көшүлүп, уйкуда. Акырын басып, Ажар үйдөн чыкты. Ушул кезде, алтын бууга боёлуп, чыгыш жактан Ай көтөрүлдү. (К. Б.) 2. Айтике, көнөчөгүн коё коюп, дубалга сүйонүп, баланы карап, отура калды. (А. Т.) 3. Майрык, уйпаланган эски тебетейин баса кийип, кара чепкенин ак жоолук менен курчанып, үнүройгөн көзүн үлүндөтүп, ичке куркуйгап мойнуң көтөрүп, Керездин жаңына басып келди. (Ш. Б.) 4. Аккуласын алкынтып, кырк чоросун жулкунтуп, ак асаба кызыл туусун кармап, айгайланган ызы-чуусун салып, Манас баатыр келе жаткансыйт. (К. Ж.)

251. Көчүрүп жазып тыныш белгилерин койгула. Эмне үчүн коюлганын түшүндүргүлө? Андан кийин багынынкы сүйлемдердү тапкыла, алар баш сүйлемдөгү ойдун кандай кырдаалын билдири?

1. Ошентип // кар калың түшсө // кычыраган аяздар болот. 2. Ардактуу балдар // сабактарды жакшы өздөштүрүүгө аракеттенгиле. («КБ») 3. Алиман сүйлең бүткөндө // биз көпкө уңчукпай отурдук. (Ч. А.) 4. Каалга шарт ачылып // Сатар кирип келди. 5. Тууган күйдүрүп айтат // душман сүйдүрүп айтат. (Мак.) 6. Камка кары // эки колун артына алып // козголбой отура берди. (Т. С.)

252. Кайсы сүйлемдө ып формасындагы сез тизмеги, негизги кыймыл-аракетти айқындал, бышыктооч; кайсынында баш сүйлөмдү айқындал, сыпат багыныңкы сүйлөм болду?

1. Койнун ачып, кучагын жайып, Бoom капчыгайы корунду. – Жапар менен Жамийла келип, Уулжандын санаасы тынды. (К. Б.) 2. Алимандин мамилесине ыраазы болуп, ичим жылыды. – Касымдын комбайны эгин чаап, талаа дан жыттаныш жатты. (Ч. А.) 3. Колун ейде көтөрүп, Манап ордунаң турду. – Гүлдер жайнап, булбул сайрап турган убак. («КМ»)

253. Сүйлем мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Түзүлүшү боюнча булар кандай сүйлемдер?

1. Дуу жарылган күлкүгө суу да дуу жарылып, күмүштөй чачырандылар бүркүлдү. Уялганына чыдабай, балдар кыпкызыл болуп кетиши. («КБ») 2. Бектурган, суудан отүүгө даярданыш, этегин белине кыстарып, таягын алыш, кечүүнүн мандайына барды. (А. Т.) 3. Баланы колуна алыш, Айымбүү эне отура калды. («А»)

254. БК. Тексттин мазмуну менен тааныштыла. Андан кийин текстте баяндалған негизги ойду аныктагыла. Тилдик каражаттардын колдонулушун талдагыла: Сүйлөмдүн кайсы түрлөрү бар? Алар өз ара кандайча байланышты? Текст кайсы чыгармадан? Анын автору ким?

АТАДАН КАЛГАН ТУЯК

Күндөрдүн биринде айылга көчмө кино келип калса болобу. Аны элден мурда Абалбек көрүп, өпкөсү жарылып кете жаздады: «Кино келди!.. Кино келди!» – деп кыркынчыларга кабар салды.

Кино согуш жеңүндө экен. Бомбалар жарылып, замбиректер тарсылдан, кара жер сапырылып жатты... Мына согуш деп ушуну айт! Мына согуш десе!

Замбирекчилер жети-сегиз адам экен. Арасында кебете-ирени кыргызга окшогон бирөө экранда улам көрсөтүлүп, көзгө жылуу учурай берди. «Атам экен» деп бала эч убакта ойлобос беле, мындай ишти капарына да албас беле... Баарын энеси жасады.

– Тетиги сенин атан, – деп койду ал бир убакта, баланын кулагына шыбырап. Ушундан баштап жанагы замбирекчи Абалбектин атасы болду да калды.

Замбиректин жанында эки эле киши калды: Абалбектин атасы, дагы бир жоокер. Абалбектин атасы тенселип, жерден зорго турду. Жакындал

келе жаткан танканы көздей, гранатаны колго алыш, ал тайманбай бет алды. Гранатаны шилтөөгө камданып, бир оокумга, кулачын кере, туруп калды. Дал ошол учурда пулемёттүн оозунан ок төгүлүп, Абалбектин атасы кыйган теректей сулады.

Бир маалда кимдир биреөнүн кыйкырыгы тынчтыкты жарды:

– Балдар!.. Менин¹ атамды көрдүнөрбү?! Ал менин атам болчу! Көрдүнөрбү, менин² атам!..

Кишилер, эмне болуп кеткенин андабай, айран-тан болушту. Өмүрү атасын кербөгөн балага бул учур анын атасы бар экенин далилдеген окуя эле.

Ошондо балдардын бири чындыкты бетке айтты:

– Ал сенин атаң эмес. Эмнеге кыйкырасын? Ал – артист.

Иштин жайын билген эстүү-баштуулар атасыз баланын жасап алган таттуу да, ачуу да алданмасын бүлдүргүлөрү келишпеди. (Ч. А.)

§ 30. САЛЫШТЫРМА БАГЫНЫНКЫ СҮЙЛӨМ

Салыштырма багынынкы сүйлөмде баш сүйлөмдегү ой салыштыруу маанисинде колдонулат. Каңда? Эмне болгонсы яктуу? Эмне болгондон бетер? деген суроолорго жооп берет.

Мисалы, *Килем төшөп койгондой*, жер бети түркүн гүлдөр менен кооздолгон. – Каңда? – *Килем төшөп койгондой* – салыштырма багынынкы сүйлөм.

Багынынкы сүйлөмдүн баяндоочу төмөнкүдөй мүчөлөрден түзүлөт:

1. Атоочтуктун -*сан* формасына -*дай* мүчесү уланат же жандоочтор (сынчары, сыйактуу, бетер, шекилдүү ж. б.) кошулуп айтылат: *Майрам болуп жаткан сыйактуу, түш-түштән музыка жаңырат.*

2. Шарттуу ынгайдын -*са* мүчесү жана *кандай* деген сез, ал эми баш сүйлөмгө ошондой деген сез кошулуп айтылат: *Уста кандай болсо, устамтых ошондой болот.* (Мак.)

255. Окугула. Багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдү көрсөткүлө. Анын тутумунда салыштырма багынынкы сүйлөм барбы? Ал баш сүйлөмдүн кандай кырдаалын билдири.

1. Ийилип турган розанын гүлү кандай болсо, бул келин да ошондой. Ачык-айрымдыгы түштүктүн аялдарына окшобосо да, кыйылган эки каштын ортосундагы билинер-билинбес болуп салынган кал бул келиндидин түштүк аялдарынан экендигине күбө болуп турат. (К. Ж.)

2. Жаш жарын бозой тоскондой,
Жадырап аппак таң атты. (Ж. Б.)

3. Улууларды кандай сыйласан, кичүүлөрдөн ошондой сый көрөсүн. 4. Ата-
энене кандай мамиле жасасан, балдарындан ошондой мамилени күтө бер.
5. Энеден сүт ич, ақылмандан ақыл ич. (Мак.)

256. Баяндоочу -са мүчөсү менен аяктагандар багынынкы сүйлемдүн кайсы
түрү? Мааниси жана грамматикалык түзүлүшү боюнча аларды бири бирине са-
лыштыргыла. Кандай айырмачылыгы бар?

1. Табигат, тағдыр тил алса, мөл булак болуп ойносом. (А. Т.) 2. Адам
канчалык ақылдуу болсо, башкалардын жакшы жагын ошончолук тез көрүгө
тишиш. 3. Жолдошун жаман болсо, алыс жолго түн катпа. (Мак.) 4. Биз
дагы, эгин сәэп, кырман бастырсак, бак-таалай деген – ошол. (Ч. А.)

5. Күн болбосо², Жер да болбос, Ай болбос.

Ай болбосо², турмуш көркү шай болбос. (А. О.)

6. Биз шаарга келсек, шаардын ичи майрамдагыдай кооздолгон. 7. Жаман
жолдоштун таасири кандай болсо, жаман китетпин таасири ошондой. («А»)

257. Окугула. Салыштырма багынынкы сүйлемдүн баяндоочу кандай формада
түзүлгөнүн эсinerde сактагыла, алардын мааниси өзгөрдүбү? Сүйлөм мүчөлөрү боюн-
ча талдоо жүргүзгүлө.

Күн жылуулугун чакканда, жер бети көшүлөт.

Күн жылуулугун чакканда бетер, жер бети көшүлөт.

Күн жылуулугун чаккан шекилдүү, жер бети көшүлөт.

Күн жылуулугун чаккан сыйктуу, жер бети көшүлөт.

Күн жылуулугун чаккан сынары, жер бети көшүлөт.

258. Өзүнөр жашаган айылдын көрүнүшүнүн бир учурин сүрөттөп жазып кел-
гиле. Сүрөттөөдө салыштырма багынынкы сүйлөмдү колдонууга аракеттенгиле.

259. Мисалдарга анын грамматикалык түзүлүшү (жөнөкөй сүйлөм жана анын
түрлерү; татаал сүйлөм жана анын түрлерү) боюнча талдоо жүргүзгүлө. Багынын-
кы сүйлөмдүн маанисин аныктагыла.

1. Кимде-ким зымырык күштү тапса, мен ага байлыгымдын жарымын
беремин. 2. Ак пейилдүү азамат адамга кылбайт кыянат. (Т.) 3. Күн жаап
тургандай, оттун учкуну жерге жалбыртташ түшүп турду. 4. Жолдошу ша-
йыр болсо, жолоочунун кумары канат. (К. Б.) 5. Суунун үстүнө жааган мөндүр
кандай болсо, Чолпонбайларга каршы атылган октор так ошондой эле. (К. Ж.)

6. Кыш... Суук катуу. Ак кар... Көк муз. Жол жүрүп баратабыз. («А»)

260. Мааниси жагынан ылайык келүүчү сүйлемдү ойлоп тапкыла да, көп чекиттин ордуна коюп, багынынкы байланыштагы татаал сүйлем түзгүлө. Ойлоп тапкан сүйлемүнөр багынынкы сүйлемдүн кайсы түрү болду?

1. ... Соке абышкана туталана түштү. 2. ... Бектурган сүйүнүп кетти. 3. ... душманга моюн суна албайм. 4. ... жанында Бугу эне турат. 5. ... Каныбек издең кеткен Самсахун да келди.

261. Сүйлем мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзүп, татаал сүйлемдүн кайсы түрү бар экенин жана анын болуктерү жөнөкөйдүн кайсы түрүнөн (эки тутумдуу, бир тутумдуу) түзүлгөнүн түшүндүргүлө.

1. Жолой Каныбекке ақыл айтты: – Каныбек балам, жаш экенсин, айткан сезүндүн көбү олуттуу. Мен сыйктуу өз башындын камын ойлобо, элдин тагдырын ойло. Кишини кандай сыйласан, алардан ошондой сый көрсүн. (К. Ж.) 2. Тоого чыккан адам аллысты көргөндөй, окуган адам дүйнөнү кен тааныйт. (Т. С.) 3. Жаш жарын бозой тоскондой, жадырап аппак таң атты. (Ж. Б.)

Үлгү: *Каныбек балам, жаш экенсиң, айткан сезүңдүн көбү олуттуу.* – Тен байланыштагы татаал сүйлем; 1) *жаш экенсиң* (кандай экенсин?) – баяндооч; *Каныбек балам* – каратма сез, сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара албайт; бир тутумдуу сүйлем; 2) *айткан сезүңдүн көбү олуттуу* – кандай? – олуттуу – баяндооч; көбү (кандасы?) – ээ; *айткан сезүңдүн* (эмнеңди и?) аныктооч; эки тутумдуу.

262. Интонацияны сактап, текстти көркөм окугула. Тыныш белгилеринин эмне үчүн коюлганын түшүндүргүлө.

Жасаган апа, тур! Жетим⁴ тайлактай боздоп, жетимсиреп жалгызың келип отурат. Жалгызындын сезүн ук, ая!

Жалгызын, бүгүндөн баштап, ата-бабасы² тааныбаган бетөн журттун бирөөнө³ башы байланганы, ага сатылганы жатат. Андан күткар, ал азапты көрсөтпө, койнуну ал!..

Жасаган ай, мунун эмне?⁴ Анык бар болсон, мени эмне көрбөдүн! Кантейин!..⁴ Эн болбогондо, тентүш болсо, жаттыгына карабай, «мейли» деп коёт элем. Бирок ал маркум атамдан да карыган киши экен. Кантип аны өмүрлүк жолдош кылам? Андан канткенде кутулам!

Айт, апа! Мага айла тап... Менин сенден башка баар жерим, таянаар тоом калбай калды. Бирок сен, апа, жоксун... Түбөлүк уйкуда жатасың... (К. Б.)

263. Татаал сүйлөмдердү таап кечүргүлө. Калтырып кеткен үтүр белгисин койгула, анын эмне үчүн коюлганын айтып бергиле. Мында татаал сүйлөмдүн кайсы түрү колдонулду?

1. Бектурган Ысман келгенде ордунаң турууга аракет кылды. Бирок муундары калтырап бели бөкчейүп тамырлары үзүлүп кетчүдөй болду.

— Сиз азыр баса албайсыз, атаке, — деп Ысман жылмайды.

Ошентип, чаалыкканы билгизбей, Ысман атасын көтөрүп жүрүп оттурду.

Мына, арабанын шалдыраганы угулгансыйт ырайымдуу кишилер болгой эле. Бектурган арабадан үмүт кылган жок бирок баласынын конүлүн кыйбады. Ал ангыча арабалар жетип да келишти.

— Ой, сен кимсин?

— Биз турпанчыбыз, айланайындар! Карыган атам оору эле көтөрүп келе жатам, — деди Ысман. (А. Т.)

264. Окугула. Татаал сүйлөмдүн түрлөрүн аныктағыла, аларга коюлган тыныш белгилерди түшүндүргүлө.

1. Жанылбаган адам болбайт, бирок³ акмак адам гана жанылышын мойнұна албайт. 2. Баланды жалкоолукка үйрөтпөгүн, жашоодо белен оокат таылбастыр. («ЗО») 3. Бектурган бүгүн бактылуу: эки уулу бала-бакырасы менен кашында, алар ойноп-күлүп оттурушат. (А. Т.) 4. Динар колундагы китебин жолдошторуна берди да, езү койлорду тосууга чуркады. (Т. С.) Токтогул, күн айылга нурун төккөндө, жөнөп кетти. (Ж. Б.)

265. Окугула. Татаал сүйлөмдүн кайсы түрү бар? Түзүлүшү боюнча алардын айырмасы эмнеде? Түшүндүргүлө.

1. Ак ниет адамга асылгандар көп болот, бирок абийириң әч ким ача албайт. 2. Құн асмандың көркү болсо, абийир — адамдың көркү. (Мак.) 3. Адам баласы жакшы нерсени жаратканы үчүн кандай кубанса, ал жакшы нерсени көргөнү үчүн да ошондой кубанат. («КТ») 4. Алыстагы Тенир-Тоо кандай мемиресе, андан берки Ысық-Көл да ошондой мемирейт. 5. Айыл өзгөргөн: жаны мектеп салынган, айдоо аянттары кебейтүр, толға төл кошуулуптур. 6. Биздин классташтар, экзамен бүткөндө, курбуларын күтүп турушту. («КБ»)

266. Төмөнде багыныңкы сүйлөмдер берилди. Аларды ушул түрүндө окуганда ой жыйынтыктуу болдубу? Анда эмесе, ой түшүнүктүү болсун үчүн баш сүйлөмдердү ойлоп таап, көп чекиттин ордуна жазгыла. Баш жана багыныңкы сүйлөмдер жөнүндө айтып бергиле.

1. Эгерде комузчы болгудай шыгын болсо ... 2. Жаз айы келгенде ...
3. Кыш канчалык катуу болсо да... 4. Килем төшөп койгондой ... 5. Жамгыр
күчөндөн күчөп ... 6. Жениш майрамы келгенче ...

267. Текстти көркөм окугула. Анда түзүлүшү буюнча кандай сүйлөмдер бар?
Сүйлөм мүчөлөрүнүң орун тартибинин өзгөчөлүгүнө көнүл бургула.

Буркурап ыйлап жиберип,
Асыл энен Каныкей
Дүрбү салып турду эле.
Тайторуга көз салса,
Жетим мойнок жонунда,
Келе жатат бууданым,
Темиркандын үч атынын сонунда.

Аркардай арыш узарып,
Кулжадай көзү кызырып,
Келе жатат Тайтору
Учкан күш менен жарышып.

Ошол кезде Семетей,
«Манастан» ураан чакырып,
Тайторудай бууданды
Букара сүрөп калды эми.

Манастан ураан чакырып.
Калаалуу Букар шаарына
Тайтору чыгып барды эми!
(«Семетей»)

§ 31. СЕБЕП БАГЫНЫҢКЫ СҮЙЛӨМ

Себеп багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун себебин билди-
рет. Эмне үчүн? Эмне себептен? Эмнеликтен? деген
суроолорго жооп берет.

Мисалы, *Ашүү бек болгондуктан*, *Жолой Кашкарды көздөй бет алды*. (К. Ж.) Эмне үчүн Жолой Кашкарды көздөй бет алды? – *ашүү бек болгондуктан* – себеп багыныңкы сүйлөм.

Себеп багынынкы сүйлөмдүн баяндоочу төмөнкүдөй мүчөлөр менен аяктайт:

1. Атоочтуктун *-ган* мүчесүнө *-дыктан* мүчесү уланат: *Кар жаап тургандыктан, мал короодон чыккан жок.*

2. *-ган, -ганды* түрүндөгү атоочтуктарга *себептүү*, учун ж. б. жандоочтор кошулуп айтылат: *Күн жылыган себептүү, жаз эрте келди.*

3. Этиштин терс түрү жана чакчыл мүчө: *-ба+й, -ып: Аба ырайы бир калыпта турбай, суук күчей берди.*

268. Кечүрүп жазгыла. Татаал сүйлөмдердүн тутумундагы себеп багынынкы сүйлөмдү таап, үтүр менен ажыраткыла. Ал баш сүйлем менен кандайча байланышты? Түшүндүргүлө.

1. Ай жарык тийгендиктен айлана дапдаана көрүнөт⁴. (К. Б.) 2. Арзымат бай-манаптарды мактап ырдаган учун Токтогул аны жакшы көргөн эмес. (Ж. Б.) 3. Матай ордунан турбай койгон себептүү Айдар эшикке чыгып кетти. (С. С.) 4. Көл бети мелтирип жаткан учун⁵ шырп эткен балыктын дабышы алда кайдан угулуп турду. 5. Айдалган аныз куру калып үрөн себилбей жүрөгүм кансырап жатты. (Ч. А.)

269. Окугула. Баш жана багынынкы сүйлөмдердүн сүйлөмдөгү орун тартиби-не көңүл бургула. Багынынкы сүйлөмдердүн баяндоочунун түзүлүшүндө кандай жалпылык бар?

1. Саякат¹ аяктагандыктан, биз өзүбүздүн айлыбызга кайттык.

2. Саякат аяктаган учун, биз өзүбүздүн айлыбызга кайттык.

3. Саякат аяктаган себептүү, биз өзүбүз-дүн айлыбызга кайттык.

-ган+дыктан

-ган учун

-ган себептүү

270. Көп чекитти ордуна тиешелүү мүчөлөрдү (-дыктан, -ып, -бай) кооп, же жандоочторду (учун, себептүү) кошуп жазып, багынынкы байланыштагы татаал сүйлөм түзгүлө. Ал баш сүйлөмдүн кандай кырдаалын билдириди?

1. Жаан басыл..., биз жолго чыкпай калдык. 2. Кышында кар калың болгон..., быйыл эгин мол болду. 3. Беш тогол ет..., жай болбойт. (Калыгул.) 4. Айжан окууга келбей кал..., мен анын үйүнө бардым.

271. Окугула. Грамматикалык түзүлүшү бөюнча кандай сүйлөмдер бар? Аныктагыла. Сүйлөмдердүн айырмасын түшүндүргүлө.

1. Чынын айтыш керек, келиним жаман чыккан жок. Ошонун өзү да үй-бүледе чон ырыссы эмеспи. 2. Касым менен Алиман чоң жолго жеткенге чейин карап турдум. (Ч. А.) 3. Эртеси Султаналы баласын окутуу үчүн Таласка жөнөдү (К. К.) 4. Тенчилик доор чыкканда, териме батпай семирдим. (Т.) 5. Казанбак отө сарап бай болгондуктан, Сатылган менен Бурманын турмушу оордой баштады. (Ж. Б.) 6. Билесинбى, алардын ичинде бир жигит бар экен. Ал менин ордума башкарма болуптур, иштери кандай. (Т. С.)

272. Көчүргүле. Калтырылып кеткен тыныш белгилерди койгула. Эмне үчүн коюлду? Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Татаал сүйлөмдүн кандай түрлөрүн (грамматикалык түзүлүшү боюнча) билесинер?

1. Ал жерден Күрпүлдөк айылымын аймагы дапдаана көрүнүп турган себептүү // окуучулар Орто-Кырга чейин барышты. (Т. С.) 2. Ошол жылда күз көпкө созулгандыктан // күн жаанчыл болбодубу. (Ч. А.) 3. Мугалим эртенки замандын кишилерин даярдаган үчүн // анын иши ардактуу жана жооптуу. 4. Ал бизден улуу адам эле // ошондуктан баарыбыз ал кишини сыйлачубуз. 5. Күн кылкылдан батып бара жатканда // биз айылды көздөй жөнөдүк. («КТ»)

273. Өзүнөр окуган адабий китеттерден мезгил жана себеп багынынкы сүйлөмдөрдүн ар бирине экиден сүйлем жазып келгиле. Баш жана багынынкы сүйлөмдөрдүн байланышуу жолдорун түшүндүргүлө.

274. Төмөнде багынынкы сүйлөмдер берилди. Окугула. Айтылуучу ой түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү болсун үчүн баш сүйлөмдү ойлоп таап, көп чекиттин ордуна жазгыла. Багынынкы жана баш сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

1. Быйыл кыш катуу болгондуктан ... 2. Аба ырайы бир калыпта турбай ... 3. Күн жылыгын себептүү ... 4. Жол тайгак болгон үчүн ...

275. Баш жана багынынкы сүйлөмдөрдү аныктагыла. Алар өз ара кайсы мүчөлөр менен байланышкандыгын түшүндүргүлө. Багынынкы сүйлөмдүн кайсы түрү колдонулду?

1. Жолдошторубуз өз убагында келбegen үчүн, биз жолго чыга албай жатабыз. 2. Адамга тиричилик канчалык керек болсо, жашоо да ошончолук кызык го. (Т. С.) 3. Күз узак болгондуктан, жаз айы кечигип келди. Керез сабакка бир жума келбей калган сон, Тенти агай анын үйүнө барды. (Ш. Б.) 4. Ынтымак болбой, иш онолбойт. Көп акылман чогулса, кыйын ишти бутүрөр. (Мак.)

276. Окугула. Багынынкы байланыштагы татаал сүйлемдү көрсөткүлө. Ал кандай сүйлемдердөн түзүлөт? Багынынкы сүйлемдүн кайсы түрү катышты? Ал жөнүндө эмне билесинер?

Жаан басылган үчүн, гидротехник Бектемир атка минди. Ал түндүк таралтагы аскалуу капчыгайды көздөй бет алды. Бир убакта аты кошкуруп, ордунаң жылбай койду. Аска таштардын арасын караса, башы-көзү канжалап, үстөмөнүн түшкөн бирөө жатты. Ал түнү менен жаанда калган сыйктуу. Жаан тынбай жаай бергендиктен, аны топурак чала-була көөмп калыптыр. Ангыча жаткан киши кынылдан, болор-болбос дабыш чыгарды эле, Бектемир, анын тирүү экенине ишенип, кубана түштү. (Ч. А.)

277. Төмөндө баяндоочтору окшош мүчөлөр менен аяктаган багынынкы сүйлемдер берилди. Силер, аларды өз ара салыштырып, ар бири кандай мааниде колдонулганын аяктағыла. Айырмасы эмнеде?

1. Бурулча эшиктен кирип келген сон, кыз-келиндер орундарынан туралышты. (К. Б.) – Өз кулагы укпаган сон, Батыш алдыртадан тымпыйган болот. (Т. С.) 2. Алдаркесөө келип караса, чык татырбас Чынарабай койдун башын куйкалап жатыптыр. («Жомок») – Ушул бойдон күн ачык турса, жер бети бат эле күлпүрүп кетет. («КТ») 3. Капсалан болбой, жут болбойт. (Калыгул.) Күн басылбай, оруу-жыюу иштери башталбайт. («БК»)

278. Мааниси жагынан бири бирине байланыштуу жөнөкөй сүйлемдер берилди. Алардан багынынкы байланыштагы татаал сүйлем түзгүлө. Жөнөкөй жана татаал сүйлемдердүн түзүлүшү жөнүндө айтып бергиле.

1. Күн нуру ерөндү тегиз басты. Биз жайлогоо жөнөдүк. 2. Биз космодромго келдик. Ал жердеги көргөндөрүбүз баарбызыды кубанычка болөдү. 3. Мен ойгондум. Элдин баары уйкунун тынчтык кучагында эле. 4. Аба ырайы бузулду. Бурганактап кар жаай баштады.

Үлгү: Күн нуру ерөндү тегиз баскандан кийин, биз жайлогоо жөнөдүк. – Бул – багынынкы байланыштагы татаал сүйлем; эки сүйлемдөн (баш жана багынынкы) түзүлдү; мындай өзгөчөлүк жөнөкөй сүйлемде болбойт; экинчи-ден, жөнөкөй сүйлемде бир эле грамматикалык негиз (бир баш мүчө) болот; ал эми татаал эки сүйлемден түзүлгөндүктөн, анда эки грамматикалык негиз (эки баш мүчө) бар.

279. Текстти көркөм окугула. Андагы жөнөкөй жана татаал сүйлемдердү өзөүнчө ажыратыла. Алардын кандай түрлерү бар? Тексттен мисал көлтиргиле.

Алиман сүйлөп бүткөндө, көпкө унчукпай отурдук. Майдын орто чени беле ошондо. Тә-ээ алда кайда агала булат түрмөктөлүп, анда-санда күн күркүреп, шамал желдеп турду. Ошондо жазғы нөшөр төгүп турса керек. Жаандын салаалары, сымаптай кубулуп, дүйнө жұзун жууп келе жатты.

Алиманга мен эчтеке деп айткан жокмун, бирок менин айттарым тетиги жаркыраган жаандай таза сездер эле. Алиман сыйактуу адамдарды жараткына ыракмат, Жер эне! Дүйнөнүн тазалыгына, адамдын тазалыгына ыракмат. Жаан жаайт, эгин есөт, эл күн көрөт, мен да алар менен кошо жашайм.

Буларды айтканым, Алиман менин урматтаганы үчүн эмес, адамдын улуулугуна сыйындым. Менин Алиманым адам да! (Ч. А.)

§ 32. МАКСАТ БАГЫНЫҢҚЫ СҮЙЛӨМ

Максат багыныңқы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун максатын билдирет. Эмне максат менен? Эмне үчүн? Эмнеге? деген суроолорго жооп берет.

Мисалы, 1. *Жаш күлүндарга жел тийбесин деп, Күлболду карыя бәэлерди короого айдал келди.* (К. Б.)

Эмне үчүн Күлболду карыя бәэлерди короого айдал келди? – *жаш күлүндарга жел тийбесин деп* – максат багыныңқы сүйлөм.

Багыныңқы сүйлөмдүн баяндоочу келер чакта болуп, ага -*бас*, -*сың* (-*сың деп*, -*са деп*, -*сың үчүн*) -*уу*, -*ыш* мүчөлөрү уланат жана үчүн деген жандооч кошуулуп айтылат: *Эгинден мол түшүм алуу үчүн, окучуулар ишембиликке чыгышты.*

280. Багыныңқы байланыштагы татаал сүйлөмден баш сүйлөмдү тапкыла. Ал аркылуу суроо берип, багыныңқынын кайсы түрү экенин аныктагыла.

1. Ошол түнү¹ асманды карап жатсам, Саманчынын жолу жылт-жулт² этип копшолуп жатты. Бүгүн түнү дүйнөгө дагы бир жаны дыйкан келди, өмүрлүү болсун.

Сепкен аштыгы жылдыздай түгөнгүс болсун деп, Саманчынын жолун тиктеп жатып уктап кеттим. (Ч. А.) 2. Мал кыштан семиз чыксын үчүн, тоюткор жетиштүү камдалды. 3. Бардык жерде тен укуктуулук болсун³ үчүн³, биздин мамлекетибиз зор иштерди жүргүзүүдө⁴. 2. Жаандын суусу кирип келбес үчүн, боз үйдү айланта арык каздык. («КТ») 3. Биздин саякат эстелик болсун деп, ушул таштын бетине сөз жазалы. (Т. С.)

281. Көп чекиттердин ордуна баш сүйлөмдү ойлоп таап жазғыла. Тыныш белгилерин койгула. Максат багынынкы сүйлем жөнүндө айтып бергиле.

1. Такшалган мыкты педагог болуш үчүн ... 2. Араба ала салып кетпесин деп ... 3. Арстанбек окуудан бүгүн келер деп ... 4. Иш жемиштүү болсун үчүн ...

282. Төмөндө татаал сүйлемдердөгү ойдун жыйынтыктары берилди. Силер дагы бирден сүйлем ойлоп таап, ошол ойдун максатын билдиргиле. Ал сүйлемдердү көп чекиттин ордуна жазғыла, тыныш белгилерин койгула.

1. ... атасы даярдык көрө баштады. 2. ... мектептин айланасына бак отургуздук. 3. ... ата-энелерим жайлоого көчүп кетиши. 4. ... баарыбыз жакшы окууга тийишпиз.

283. Көчүрүп жазғыла. Сүйлем мүчөлөрүнүн астын сызғыла. Түзүлүшү боюнча кандай сүйлемдер бар?

1. Сабатсыздыгымды жоём деп, Субанкул бригадирликтен бошонуп алган. 2. Эртен-бүрсүгүнүң чабыкка чыгабыз деп, ал комбайннын даярдан койгон эле. (Ч. А.) 3. Ошол күнү Бектурган балдарды көрүп кетүү максаты менен келген эле. (А. Т.) 4. Жетимдерге көз салууга Бурмаке байбиче келди. (М. Э.) 5. Эчкилер бактарды аарчып койбосун деп, биз мектептин айланасын курчап койдук. (М. Ж.)

284. Сүйлем мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзүп, максат бышыктоочту жана максат багынынкы сүйлемдү аныктагыла. Алардын айырмачылыгы эмнеде?

1. Элге дагы сүйгүнчлүктүү болуш үчүн, мен өзүмдүн ырымды ого бетер сүйөмүн. (А. Т.) 2. Такшалган мыкты геолог болуу үчүн, Керимбек жердин геологиялык сырын жакшы өздөштүргөн. 3. Кечеттөр тез күч алсын үчүн³, үзбей сугарып турабыз. 4. Негизги маселе туура чечилсии үчүн, студенттер шайлоого өз убагында барышты. («КТ»)

285. Окугула. Сүйлемдердү өз ара салыштырып, багынынкы сүйлемдүн түрлөрүн аныктагыла. Айырмачылыгы эмнеде? Максат багынынкы сүйлемдүн баяндоочу келер чакта борорун эсинерде сактагыла.

1. Милдеттенме өз убагында аткаралысын үчүн, биздин бригадага айылдаштар жардам бериши.

2. Балдар эртели-кеч футбол ойношсун үчүн, үйдүн алдына кичинекей аянтча жасадык.

Милдеттенме өз убагында аткаралыгын³ үчүн, биздин бригадага сыйлыктар берилди.

Балдар эртели-кеч футбол ойногон үчүн, үйдүн алдына кичинекей аянтча жасадык.

286. Максат багынынкы сүйлемдүн баяндоочун төмөнкүдөй формаларга келтирип, ар бирине бирден татаал сүйлөм түзгүлө. Аларга синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Багынынкы сүйлемдүн баяндоочу этиштин кайсы чагында келди?

1. -сын үчүн
2. -ыш үчүн

3. -уу үчүн
4. -са деп

287. Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) жөнөкөй сүйлемдүн грамматикалык түзүлүшү боюнча; б) татаал сүйлемдүн түзүлүшү боюнча; в) сүйлөм мүчөлөрү боюнча.

1. Күз¹. Атакандын айылы бүгүн² жандуу. (Ж. Б.) 2. Мектепке кирип келгенден кийин Дүйшөн күндегүсүндөй от жаккан жок. (Ч. А.) 3. Кырк баатырдын баары бар, Кыргыл чал менен Бакай кары бар. («Манас».) 4. Дүйнөнүн эмгекчил адамдары бекем достукта турганда, адам изин эч ким³ баса албайт. 5. Күлкү тып басылган үчүн, үй ичи жымжырт боло түштү. (Т. С.)

288. «Өз кесибинин эсси» деген темада ой жүгүртүү мүнездө сочинение жазып келгиле. Ой-пикиринерди кенен-кесир жана ачык-так баяндоодо багынынкы сүйлемдүн ар кыл түрлөрүн колдонууга аракет кылгыла.

289. Текстти окугула. Жөнөкөй жана татаал сүйлемдердүн кайсы түрлөрү бар, аныктагыла. Багынынкы сүйлемдер барбы? Анын кайсы түрү?

Бүгүн жекшемби. Курбулар кайра көл боюна чыгышты. Баягыдай серке чаначка кымыз тенденип, Акман да келди. Камканы ээрчитип, Мыскал келди. Бүгүн сейил. Тигил bulunда күлкү жанырат, ал жерде жаштар олтурушат.

Шамбеттин алп денеси чымырап, жүрөгү кубанычта согот. Ал, Чаргынды катарына алып, теребелге көз чаптырат. Шамбет терен дем алса, колунда кесе толо кымыз мелт-калт этет.

— Мына көксөгөн тилемкө жеттик! Кайрадан жолугушканыбыз үчүн ичелик, курдаштар!

Булар — кыштактын жаштары, айылды гүлдеткөн ушулар. Бири жаны көктөгөн чырпыктай, бири жаны ачылган гүлдей. Пай-пай! Эмгек сүйгөн кишилер алп экен го. Өлбес жан экен го! (Т. С.)

290. Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) жөнөкөй жана татаал сүйлемдердүн грамматикалык түзүлүшү боюнча; б) сүйлөм мүчөлөрү боюнча; в) тыныш белгилери боюнча.

1. Түн. Ай жарык. Бак жактан музыканын үнү угулат. Машина, күн бата, Бишкек шаарына келди. (К. Б.) 2. Чаргын, колуна кесени алып, күлүп

койду. (Т. С.) 3. Алдейлеп баккан журт үчүн арнадым кырчын өмүрдү! (Ж. Б.)
4. Баарынан намыс кымбат туарыны, балдар, унутпагыла. 5. Талаага гүл
кандай көрк берсе, акылдуулук да адамга ошондой көрк берет. 6. Күрдөлдүү
эл – алтын терек, кол сунган адам жете албас. Эл деген аскалуу зоо, эч
душман бузуп етө албас. («ЗО») 7. Көгөргөнү чын болсо, гүлдөр соолбос бол-
соочу. (Т.)

291. Мезгил, сыпат, салыштырма багынынкылуу татаал сүйлөм (ар бирине
экиден) түзүп келгиле. Алар жөнүндө айтып бергиле.

292. Текстти көркөм окугула, түзүлүшү боюнча талдап, женекей жана татаал
сүйлөмдердү тапкыла. Сүйлемдөгү сөздөрдүн орун тартиби кандай болду? Алардын
түз орун тартибин эснерге түшүргүле.

АЯЛГА

Жар салып, сүйөмүн деп айткандардын
Жүрөгү таш болбосун абайлагын.
Касиет, нарк-насилин бузулбасын,
Бактыңды башка келген учурбагын.

Сагынтып санаа кылсын касиетин,
Сүйүшсүн жоготуп акыл-эсин.
Баш ийсен, бир сүйүгө баш иерсин,
Ал сенин айкөл терен касиетин.
Жашоодо жашыл жарык экенинди
Далилдеп турсун дайым акыл-эсин.

M. Токторов

§ 33. САН-ӨЛЧӨМ БАГЫНЫНКЫ СҮЙЛӨМ

Сан-өлчөм багынынкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун көлөм, сан, даража өлчөмдөрүн билдириет. Канча? Канчалык? Эмне бол-
со? ж. б. суроолорго жооп берет.

Мисалы, *Адам канчалык көп окуса, ал ошончолук көптү билет.* –
Эмне болсо ал ошончолук көптү билет? – *Адам канчалык көп окуса* – сан-өлчөм багынынкы сүйлөм.

Багынынкы сүйлөмдүн баяндоочу -са мүчесү менен аяктап, баш сүйлөмгө канча, канчалык, багынынкы сүйлөмгө ошончо, ошончолук деген сөздөр кошулуп айтылат: *Күчүм канча жетсе, ошончо окутам.* (Ч. А.)

293. Окугула. Багынынкы байланыштагы татаал сүйлемдердү ажыратып, андагы сан-өлчөм багынынкы сүйлем жөнүндө айтып бергиле. Тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүргүлө.

Ооба, Жер энем, ымандай сырымды айтып жатам, өзүн билесиң го. Алиманга эч нерсе айта албадым. Эгерде айтсам, адамзатынын кандайдыр бир асыл дүйнөсүн бүлдүрүп, кандайдыр бир ак нерсени булгап көй тургансып, батына албай жүрдүм. Андан бери канча жылдар өтсө да, эл ошончолук сыйлашып келе жатышат. Ыракмат, көзүм жумулганча ыраазымын.

Жылдар етө берди. Сүйүнгөнүм канчалык көп болсо, өкүнүп-өксүгөнүм андан да көп болду. (Ч. А.)

294. Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) грамматикалык түзүлүшү боянча; б) багынынкы сүйлемдүн түрлөрү боянча; в) сүйлемдүн баш мүчөлөрү боянча.

1. Төө канча болсо, жүк ошончо болот. (*Мак.*) 2. Өмүрбектин көнүлү канчалык жумшак болсо, ал ошончолук көк эле. 3. Мен бүгүн агайым менен сүйлөштүм. 4. Менин биринчи ырлар жыйнагым басылып жатыптыр. 5. Менин ырымды эл канчалык сүйсө, мен аларга ошончолук кызмат кылам. (А. Т.)

295. Багынынкы сүйлемге канча, канчалык, ал эми баш сүйлемде ошончо, ошончолук деген сөздөрдү катыштырып, сан-өлчөм багынынкы сүйлем (ар бирине экиден) түзгүлө. Баш жана багынынкы сүйлемдүн байланышуу жолдорун түшүндүргүлө.


296. Текстти окугула. Багынынкы байланыштагы татаал сүйлемдү ажыратыла. Багынынкы сүйлемдүн кайсы түрлөрү бар? Алар жөнүндө эмне билесинер? Тыныш белгилеринин коюлушун айтып бергиле.

Кымбаттуу иним! Канчалык зарыл жумуштарым болсо да, бардыгын жыйыштырып таштап, мен ушул катты жазууну туура таптыйм... Эгерде ушунда айтылгандар сизди кызыктырса, анда өз чыгарманызга пайдаланууну суранам. Бул жаштар учун керек го деп эсептеймин.

Муну канчалык көп адам билсе, мен ошончолук бактылуу болом. Ошончолук эл алдында ыйык парзымын аткарып, ошончолук менин да кетирген күнөөм кемийт.

Эгер жаза турган болсонуз, мени уялат деп тартынбаныз. Эч нерсесин жашыrbай, ачыктан-ачык жазыныз. (Ч. А.)

297. Багынынкы сүйлемдүн баяндоочун төмөнкүдей формаларга келтирип, татаал сүйлем түзгүлө. Алар багынынкы сүйлемдүн кайсы түрү болду? Көчүрүп жазып, тыныш белгисин койгула. Баш мүчөлөрдүн астын сыйыгла.



298. Женекей сүйлемдөн адегенде тен байланыштагы, андан кийин багынынкы байланыштагы татаал сүйлөм түзгүлө. Көчүрүп жазып, тыныш белгилерин койгула. Татаал сүйлемдүн түрлөрүнүн айырмачылыгы эмнеде?

1. Күн нуру жер бетин тегиз киптады. Биз айылдан чыктык. 2. Музейге барғыбыз келди. Убакыт болбой калды. 3. Үчүнчү күнү шамал басылды. Күн ачылды.

Үлгү: Күн нуру жер бетин киптады, биз айылдан чыктык. – Күн нуру жер бетин тегиз киптаганда, биз айылдан чыктык. – Күн нуру жер бетин киптаса, биз айылдан чыгабыз. – Күн нуру жер бетин киптаган учун, биз айылдан чыктык. Күн нуру жер бетин киптап, биз айылдан чыктык ж. б.

299. Татаал сүйлемдергө оозеки талдоо жүргүзгүлө. Багынынкы сүйлемдүн кайсы түрлерү бар? Алардын кандай мааниде колдонулганын туура аныктоодо эмнеге конүл буруу керек?

1. Сууну көп кечсе, чалчык болот. Сөздү көп сүйлөсө, тантык болот. (Мак.) 2. Күн кылкылдан батып бара жатканда, Чоро жеңеп калды. (К. Ж.) 3. Эр жигит акылдуу болсо, ак шумкардай айланат. 4. Таанысан, кыргыз, кутман эл, тартыштан мөрөй уткан эл. (Ж. Б.) 5. Бактыбыз болсо, душманды женели. («Курманбек») Дулдуйган Атай, апасына кошуулуп, көз жашын шыптырды. (Ш. Б.) 7. Баланы карап, Айтике отура калды. (А. Т.) 8. Адырларды аралап, шылдырап аккан сууга жеткенибизде, Дүйшөн менин көзүмө эркелей карады. (Ч. А.)

300. «Ысык-Көлдү сактоо» деген темада чакан текст түзүп келгиле. Багынынкы сүйлемдүн түрлөрүн колдонууга аракеттенгиле.

301. Таблицага конүл бургула. Шарттуу ынгайдын -са мүчесү багынынкы сүйлемдүн кайсы түрлерүндө колдонуларын эсinerde сактагыла.

К/н	Мисалдар	Багынынкы сүйлемдүн кайсы түрү
1	2	3
1.	Балдар мектептен чыгышса, кар жаап жаткан экен.	Мезгил багынынкы сүйлем.

1	2	3
2.	Ынтымагын болбосо, жене албайт жоону бир адам.	Шарттуу багынынкы сүйлөм.
3.	Билим кайда болсо, өнөр ошол жерде болот.	Орун багынынкы сүйлөм.
4.	Чон-Торду булут капитан турганы болбосо, аба ырайы бир калыпта.	Карама-каршы багынынкы сүйлөм.

302. Көчүргүлө. Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) багынынкы сүйлөмдүн кайсы түрлөрү бар; б) чакчыл -ыл мүчесү кандай сүйлөмдердө колдонулду; в) ал уланып турган сөз сүйлөмдүн кайсы мүчесү?

1. Колун жаагына таяп, отту карап отурган Бектурган көз ачып-жумганча ордунан турду. (А. Т.) 2. Кайсы биреөлөр орондосо, биз сылык мамиле менен өзүн уялтуубуз керек. («А») 3. Бүткөн боюм ымыр-чымыр болуп, аттан түштү. 4. Нары жактан Алиманды ээрчтип, үч-төрт аял келе жаткан экен. 5. Ангыча болбой Айша кошунамдын короосунан аялдар чыга калып, мени колдон бекем кармашты. (Ч. А.)

303. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзүлө. Женекей жана татаал сүйлөмдердүн кайсы түрү бар?

Үн салып ырдал жатышкан келин-кыздарды Жутабай карыя, башын көтөрүп, кылчайып карап койду. Алыстан, кырман жактан, тамак мезгили болгонун билгизип, конгуроо кагылды. Ушул кезде Оморбек да жетип келди.

– Сүйүнчү, Жапар ага, сүйүнчү, Жутаке, – деди шашып.

– Болсун, болсун, кагылайын.

– Биз «Кенеш» айылынан етүптурбүз. (К. Б.)

304. Таблицага көнүл бургула. Чакчыл -ыл мүчесүнүн колдонулушуна көнүл бургула. Эсинерде сактагыла.

к/н	Мисалдар	-ыл мүчесү катышкан сүйлөм жана сөз тизмеги	Сүйлөмдүн кайсы түрү
1	2	3	4
1.	Бетинен нуру чачырап, толкундап Сырга кубанды.	Бетинен нуру чачырап (кант ип?)	Сыпат багынынкы сүйлем.

1	2	3	4
2.	Нурлан жумушка келбей калып, мен анын үйүнө бардым.	<i>Нурлан жумушка келбей калып (эмне үчүн?)</i> <i>Гулдуу жоолугун салынып (кантип?)</i>	Себеп багынынкы сүйлем.
3.	Гүлдүү жоолугун салынып, Алиман жасанып алган.		Чакчыл түрмөк (жөнөкөй сүйлем).

305. Баш жана багынынкы сүйлемдердүн ордун аныктагыла. Кечүргүлө. Калтырылып кеткен тыныш белгилерин койгула жана алардын коюлушун түшүндүргүлө.

1. Адегенде биз кантер экен деп сыр алдырган жокпуз. 2. Жамийла Данияр трапка жакындай келгенде артынан жетти. 3. Данияр аксай баштаганда биз аны кандай азапка салганыбызды ошондо түшүндүк. 4. Ал Жамийланын үнүн укканды кайра чымырканып илгери умтулду. (Ч. А.)

306. Жөнөкөй жана татаал сүйлемдердө тыныш белгилеринин эмне учун коюланын түшүндүргүлө.

1. Үйдүн ичи баягы өзү көргөндөй: эч бир өзгерүш жок, чон күзгү өз ордунда. Жамийла ага карангысы, чачын тарангысы келди. Ордунан туруп, күзгүгө барды. (К. Б.) 2. Данияр, эрдин кесе тиштеп, көзүн жумду. Ушул учурда Жамийла, көзүн Даниярдан албай, телмирип калыптыр.

— Ташта! Ташта капты! — деп кыйкырып жиберди Жамийла. Данияр тил алган жок.

Ушул учурда алдан кеткен Данияр капты коё бербесе, жыгылганы эле калды.

— Жүгүр! Артынан сүйөп жибер! — деди мага Жамийла, өзү болсо, Даниярды тосуп алчудай, шашканынан ага колун сунуп көтөрдү. (Ч. А.)

307. Багынынкыга карата баш сүйлемдүй ойлоп таап, көп чекиттин ордuna жазгыла, тыныш белгилерин койгула. Багынынкы сүйлемдүн кайсы түрү экенин аныктагыла. Жөнөкөй сүйлемдердүн баш мүчөлөрүнүн астын сыйзыла.

1. Жакшынын өзү елсө да ... 2. Окуучулар шаардан келатса ... 3. Эгер жаан басылса ... 4. Кайсы жерде кыйын иш болсо ...

308. Төмөндө баш сүйлемдер берилди. Багынынкы сүйлемдүй ойлоп таап, көп чекиттин ордuna жазгыла, тыныш белгисин койгула. Тапкан сүйлемүнөр багынынкынын кайсы түрү?

1. ... Каныш апа жалғыздық тарткан жок. 2. ... мен да ошол окууга барамын. 3. ... аба ырайында өзгөрүү болгон жок. 4. ... биз жакшы окууга аракеттенишибиз керек.

309. Түзүлүшү боюнча кандай сүйлемдөр бар? Алардын айырмачылыгын түшүндүргүлө.

1. Көп бириксе, көл болот. Көл кантаса, сел болот. 2. Кылыш жарасы бүтөт, тил жарасы бүтпөйт. 3. Көре-көре көсөм болот, сүйлей-сүйлей чечен болот. (Мак.) 4. Караптың түн. Алда кандай бир нерсеге түшүнө албай жаткандай, табийгаттын көрүнүшү тыптынч. 5. Табийгаттын ушундай кубулуштарын байкап жатып, мен көпкө чейин уктай албадым. (М. Э.)

310. Калтырылып кеткен тыныш белгилерди өз ордуна койгула. Алар эмне үчүн коюлду?

Күн балбылдан уясынан чыгып келе жаткан кезде // Өмүрбек балдарын самолётко отургудзу. Ошентип, беш күнден кийин так он сегизинчи август күнү шумкар баласы булаттуң үстү менен жөнөдү.

Коноктор Бектурган карыянын өмүрүндөгү кызык окуяларын тыншашып // кәэде күлүшүп // кәэде кейишип отурушту. Карыя // кубанычка балкып // муундары башоп // жыргалга көнүлү жибип отурду.

Карыя көп жашапсыз // Сизде да арман болот бекен?

// Карыянын сезүн угалык, чынын айтыныз //

Э-з балам // Суроон эң зле сонун // деди Бектурган // сакалын сылап. (А. Т.)

311. Баш жана багынынкы сүйлемдердү тапкыла жана алар өз ара кайсы мучолөр аркылуу байланышканын түшүндүргүлө.

1. Желгенине жел жетпей, жетик чуркап алыптыр. Басканына мал жетпей, башкача чуркап алыптыр. («Семетей».) 2. Акыркы оюн ойлогондо Каңыбек аябай кубанып кетти. Көздөрү жайнап, буркөлгөн кабагы ачылып, дүнүйесү түгөл болгондой боло түштү. (К. Ж.) 3. Апийимди тилип болуп, күн батарга жакындағанда, биз үйге кайттык. (М. Э.)

4. Көтерүлүп көп сүйлөп,
Болбос ишке күлбөгүн.
Алган жарын жаш болсо,
Акырын айтып үндөгүн.
Акылың жетсе ар ишке,
Билип туруп сүйлегүн. (Т.)

Кайталоо үчүн суроолор:

1. Багынынкы байланыштагы татаал сүйлөм кандай болуктерден турат?

2. Баш жана багынынкы сүйлөм деген эмне? Мисал келтиргиле.

3. Багынынкы сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар?

4. Шарттуу багынынкы баш сүйлөм кайсы мүчөлөр аркылуу байланышат?
Мисал келтиргиле.

5. Баш жана багынынкы сүйлөмдердүн орду кандай?

6. Мезгил багынынкы сүйлөм менен тутумдаш мезгил бышыктоочтуу айырмасын түшүндүргүле.

7. Чакчыл түрмөк менен сыпат багынынкы сүйлөмдүн айырмасы кандай?

8. -са, -ып мүчөлөрү багынынкы сүйлөмдүн кайсы түрлөрүндө колдонулат?
Мисал келтиргиле.

9. Баш жана багынынкы сүйлөмдердүн тыныш белгиси женүндө айтып бер.

10. Себеп жана максат багынынкы сүйлөмдүн баяндоочтору этиштин кайсы чагында келет? Мисал келтиргиле.

11. Тен жана багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдердүн айырмасы эмнеде?

§ 34. КӨП БАГЫНЫНКЫЛУУ ТАТААЛ СҮЙЛӨМ

Баш сүйлөмгө эки же андан көп багыныңкы сүйлөм байланышын келсе, бул көп багыныңкылув татаал сүйлөм болот.

Мисалы, 1. *Күз келгенде, эгин бышканда, ал биздин айылга кызматка келген.* (Н. Б.) 2. *Алым Каныбектин тарыхын укканда, ичи туз күйгандай ачышып, жүргөгүнүн башына тикенек кадалгандай болду.* (К. Ж.)

Биринчи мисалдагы баш сүйлөм – ал биздин айылга кызматка келген. Ка ч а н? – 1) *күз келгенде;* 2) *эгин бышканда.* Экөө тен бирдей суроого (ка ч а н?) жооп берди, мезгил багынынкы сүйлөм. Баяндоочтору да бирдей формада (-ган+да) түзүлдү. Демек, булар бир өнчөй түрүндө кезикти.

Экинчи мисалдагы баш сүйлөм – *жүргөгүнүн башына тикенек кадалгандай болду.* Ка ч а н? – 1) *Алым Каныбектин тарыхын укканда* – мезгил багынынкы сүйлөм. Ка н т и п? – 2) *ичи туз күйгандай ачышып* – сыпат багынынкы сүйлөм. Булар бир өнчөй эмес.

Демек, багынынкы сүйлөмдер өзүлөрүнүн түзүлүшү боюнча бир өнчөй же бир өнчөй эмес түрүндө болушу мүмкүн.

312. Окугула. Адегенде баш сүйлөмдү тапкыла. Андан кийин ал аркылуу суроо берип, багыныңкы сүйлөмдердүн аныктагыла. Багыныңкы сүйлөмдердүн түзүлүшү кандай: бир өнчейбу же бир өнчей эмеспи?

Гүлжандын ушул турган турпаты өзгөчө сонун көрүндү. Беттеринин нурлары ак жуумал жүзүн албыртып, узун кирпиктери тынымыз ирмелип, жука эриндери жылмайып, көздөрү моймолжуп кетти. Назик манжалары, ал колун шилтеген сайын, көргөндөрдүн көз отторун чачыратада берди.

Кыш түшкөндө, күн кыскарганда, ал биздин айылга кызматка келген. Келгендөн бери эл оозуна алышып, ар кимге кадыры өтүп калган. Жыйналышта отурган жаштар анын сезүн абдан көнүл кооп угушту.

— Кар кетсе, күн жылыса, жазғы талаа жумуштары башталат, — деп Гүлжан сезүн улантып жатты. (Н. Б.)

313. Кечүргүле. Көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдүн болуктерү багыныңкы сүйлөмдүн кайсы түрүнөн түзүлгенүн аныктагыла. Алардын ар бири баш сүйлөм менен кандайча байланышты?

Кычан¹ жакындаштар баргандада², өрт чет жагынан тутанып, куураган беделер чатырап², кыпкызыл жалын асманга көтөрүлүп жаткан экен. (Ш. Б.) 2. Жамайла окууга кирмейинче, өзү бир кызматка турмайынча, Чонмурун да ага ооз ачпас болду. (К. Б.) 3. Күркүрөгөн күз айлары келип, коон-дарбыз эзилип, ак алтын булайып, мәэнитеткеч адамдар берекеге белчесинен батып, түштүктө аж төөнүн карды жарылып турган кез эле. (К. Бект.)

314. Көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдү көрсөткүлө. Баш сүйлөмдөн суроо берип, багыныңкы сүйлөмдердүн кайсы түрү экенин аныктагыла. Алардын түзүлүшү бир өнчейбу же бир өнчей эмеспи?

Токтогул көпкө чейин ырдады, эч ким² үргүлөп да койгон жок. Үйдүн ичи да, тышы да кыз-келиндер, жаш балдар, кемпир-чалдар менен³ жык толду. Булардын ичинде Алымкан да³ бар.

Токтогул ырдап отургандада³, чогулгандар туурдуктарды жыртып жиберчү эле. Алымканга ақындын көзү түштү³. Ай тоодон ашып, күн чыгууга аз калганда, жаштар айыл-айылга тараشتады. Кыз-келиндер кетүүгө камыншып, алды узай бергенде, Алымкан жанындағы келингеге бирдемени шыбырады. Төртөө калышты, жаштар үй-үйлөрүнө кирип кетишти. (Ж. Б.)

315. Берилген мисалды баш сүйлөмдүн маанисинде колдонуп, ага карата бир нече багыныңкы сүйлөмдү ойлоп таап, көп чекиттин ордуна жазыгла. Алар багыныңкы сүйлөмдүн кайсы түрлөрү?

1. ... биз жолго¹ чыктык. 2. ... кышкы талаа жумуштары башталды. 3. ... жаан басылды. 4. ... жер бети гүлгө оронду. 5. ... эл жымжырт отурушту.

316. Багынынкыларга карата баш сүйлемдү ойлоп тапкыла. Аны көп чекиттин ордуна кооп, көчүргүлө. Татаал сүйлемдүн грамматикалык түзүлүшү жөнүндө айтып бергиле. Сүйлемдүн ар биринин баш мүчөлөрүнүн астын сызгыла.

1. Булуттар уйгу-туйгу болуп, күн күркүрөп, чагылган чартыллап, ...
2. Кара жер көк тукабадай кулпунганды, келгин күштар келе баштаганда,
... 3. Улуу жагылган от балбылдап, жаштар бийлеп бүткөн кезде, ... 4. Эл-
журт жаз эмгегине жарыша киргендиктен, талаада түркүн үндөр өз ара ай-
кашып, ...

317. Калтырылып кеткен тыныш белгилерин кооп, көп багынынкылуу та-
таал сүйлемдү көчүргүлө. Тыныш белгиси эмне үчүн коюлду? Ушул сүйлемдерге
синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) татаал сүйлемдө канча баш мүчө бар? б) та-
таал сүйлемдүн башка түрлөрүнөн айырмасы эмнеде?

1. Жаз. Чөп тушарга чыккан кез... Кой короодон узап кетти. Күн ысый
берген кезде козулар¹ бадалга кирип кеткен убакта биз көнөчөгүбүзден ай-
ран ичүүгө оттурдук. (М. Э.) 2. Сырттан дабыш угулар замат эшик шарт ачы-
лып шашкалактаган³ Көкө ирегеге тура калды. (К. Ж.) 3. Август айы орто-
лоп² калган убакта чөп чабылып жатканда Сабыр баштаган үч бала окууга
келди. (Т. С.)

318. Көркөм адабий китептерден же өзүнөрчө ойлоп таап, көп багынынкылуу
татаал сүйлемгө төрт мисал жазып келгиле. Экөөндө багынынкы сүйлемдер бир
өнчий, калгандары бир өнчий эмес түрүндө болсун. Сүйлемдердүн баш мүчөлөрүнүн
астын сызгыла.

319. Текстти көркөм окуугула. Ой-пикирди ачык, так, кенен жана толук баян-
доодо бир нече багынынкылуу татаал сүйлем кандай маанигэ ээ борорун байкагы-
ла. Татаал сүйлемдүн дагы кандай түрлөрү колдонулганын атагыла.

Киши канчалык¹ көп жер көрсө, ошончолук анын кемтиги толуп, ой-
санаасы кенейет. Токтогул Ныязаалыдан нечен түркүн күү, Женижоктон төрт
санат ырды каныга укту. Ақындын ой чабыты кенейип, таланты өөрчүп, эл
казынасы чети оюлбаган кенч экенине көзү жетти.

Жер үлбүрөгөн ак кыроо. Желл эткен жел сезилбейт, аба жыпжылуу³.
Токтогул, өнерпоздор уйге келгенде, салам айтып, жай сурап, ырдан учу-
рashты. Тентуш Ныязаалы, «ыр пиринин эсин бир чыгарайын» – деп кымы-

йып карап турду. Женижок, урушчаак бөдөнөдөй чукчуоп, кыя карап отуруп тыншады. «Эми алымсабак айтышыла, собол-жооп беришките», – деп отурган эл дуулдашып калышты. Женижок акырын нускоо айтты: «Ырчы болсон, эрди айт, эрди тапкан элди айт. Эл ичинде тенди айт, пейли жакшы кенди айт». (Т. К.)

320. Окугула. Сүйлемдүн грамматикалык түзүлүшүн өз ара салыштыргыла. Чакчыл түрмектөн болгон бир ончай бышыктооч менен бир нече багынынкылуу татаал сүйлемдүн езгөчөлүгүн түшүндүргүле.

1. Момун чал, оор дем алайп, колун кетөрө албай, көзүн аран ачып, балалы бир карады. 2. Айдалган аныз куру калып, үрен себилбей, жүрөгүм кансырап жатты. (Ч. А.) 3. Башымдан сылап, мандайымдан өөп, тизеси оозуна тийген кара кемпир бир далайга мени карап отурду. 4. Менин кубанычым койнума батпай, жүрөгүм сүйүнгөндөн ээлигип, толкунданып турдум. 5. Кыз, менин калп айтканыма түшүнүп, үнүн чыгарып, күлүп жиберди. (А. Т.)

321. Кечүргүлө. Сүйлем мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Сүйлемдердүн грамматикалык түзүлүшүн аныктагыла.

1. Кыз, колун сунуп, эркелеткендей болду. 2. – Эртең менен эрте туруп, малга барып, келген жолунду байка. Теелөрдүн ичинде жез буйлалуу боз инген бар, ошону сууткун. Кыздын айтканындай, иштей баштадым. Ай батууга жакындал, конкотор уктаганда, биз жолго чыктык. (А. Т.)

Үлгү: Кыз, колун сунуп, эркелеткендей болду. – Канткендей болду? – эркелеткендей болду – баяндооч; к и м? – кыз – ээ; К а н т и п эркелеткендей болду? – колун сунуп – чакчыл түрмектөн болгон сыпат бышыктооч. Түзүлүшү боюнча эки тутумдуу жөнөкөй, жайылма сүйлем.

322. Бир нече багынынкылуу үч татаал сүйлем түзүп келгиле. Ар бир сүйлемдүн баш мүчөлөрүнүн астын сыйзыла.

323. Окугула. Түзүлүшү боюнча татаал сүйлемдүн кайсы түрлөрү бар? Алардын ар бирине мүнөздүү езгөчөлүгү кандай?

1. Жүрөкту жүрөк сагынса, жолборс да болсо арытат. Жанына кылыч тийгендей, жарагалап денди тартыллат. (А. Т.) 2. Жаз – жарыш, күз – күреш. 3. Буюмдун кирин самын жууйт, көнүлдүн кирин акыл жууйт. 4. Ата уулу айтканынан кайтпайт, жоомарт бергенин айтпайт. (Мак.) 5. Эл чогулуп, көпчүлүк батпай турган сон, чогулуш сыртта өттү. («КТ»)

§ 35. АРАЛАШ ТАТААЛ СҮЙЛӨМ

Сүйлөмдүн бул түрү тен байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдерден түзүлөт.

Мисалы, *Калк көбөйгөндөн кийин, кыштак, пайды болот, ал шаарга айланат*. Мында үч жөнөкөй сүйлөм бар: 1) *калк көбөйгөндөн кийин*; 2) *кыштак пайды болот*; 3) *ал шаарга айланат*.

Булардын ичинен экинчи жана үчүнчү сүйлөм бири-бири менен тен байланышты, тактап айтканда, бири экинчисине мааниси боюнча бағынбайт.

Ал эми биринчи менен үчүнчү сүйлөм өз ара багыныңкы абалда байланышты, тактап айтканда, бириңине үчүнчү сүйлөмгө багынып турат, себеби ал өзүнчө турганда жыйынтыктуу ойду билдире албайт.

324. Татаал сүйлөмдү таап, анын кайсы түрү экенин (тен байланыштагы, багыныңкы байланыштагы, аралаш) көрсөткүлө. Алардын айырмачылыгы эмнеде?

— Согуш чыкпаганда, Субанкул менен Касым канча эгин өстүрет эле, өздөрү да дүйнөнүн канча ыракатына ээ болушар эле! Согуштун болушуна мен макул эмесмин. Адам баласы, бири бирине залал келтирбей, тынчтыкта жашай албайбы? Айтчы чынынды, сырдаш талаам.

— Мына мен Жермин, мен бардык адам баласына төмөнкүү. Айдоого бир дан таштасаңар, жүз дан кылып берем. Чырпык сайсанар, чынар кылып берем. Мага чатагынардын кереги жок.

Согуштун залалын мен тартпайт дейсинерби. Курман болгон дыйкандардын эмгегин сагынам, кырман өз убагында бастырылбай жатканда, аларды чакырам. (Ч. А.)

325. Татаал сүйлөмдердү таап, ал канча бөлүктөн түзүлгөндүгүн, жөнекөй сүйлөмдер өз ара кандайча байланышканын айтып бергиле. Алар татаал сүйлөмдүн кайсы түрү?

1. Устакананын ичи кереметтүү, себеби¹ туш-тушка ширенди бүркүлөт, оор барскандар курсулдөп, чулу темир жалпая түшөт. Зор көөрүктөр тынбай үшкүрүнөт, кек жалын үйлейт, бирок² уста эч бир чаалыкпагансыйт. (Т. С.)
2. Алым эшикten киргенде, үй ичи жымжырт боло түштү да, төрдөгү бирөө чочугандай ордунан тура калды. (К. Ж.)
3. Поезд өтүп кеткендөн кийин, бир топко чейин станцияда эч жан жоктой байкалды, тынчтык өкүм сүрдү. (Ч. А.)

326. Аралаш татаал сүйлөмгө үч мисал жазып келгиле. Анын тутумунда татаал сүйлөмдүн кайсы түрлерү болот? Татаал сүйлөмдүн кайсы түрлөрүн билесинер?

327. Таблицага көнүл бургула. Көп багыныңкылуу менен аралаш татаал сүйлөмдердүн айырмачылыгын түшүндүргүле.

к/н	Көп багыныңкылуу татаал сүйлөм	Аралаш татаал сүйлөм
1	2	3
1.	<i>Тарам-тарам суулар акса, жер тамыры көктөсө, анда бак-дарактар көбөйт эле.</i>	Эшик ачылды да, чоң энеси уйғо киргенде, Динар ангемесин кайталап окуй баштады.
2.	<i>Биз аттанганда, асман бүркөлүп, күн салкындан турган.</i>	Турмуш өзү сонун турбайбы, уттараған кайги дарбазаны ачканча, кош кубаныч кирип келди.
3.	<i>Күн чыкканда, жаан басылып, айланша шанга бөлөнет.</i>	Аба конур тартты, көк майсаң чөлтөр жытын аңкытып, бак-дарактар көркүнө келе түштү.

328. Тазалыгчылардың күриммәдә анынчадан сүйлемба? Алардын түзүлүшүн жана ез ара байланышшуу жолдорун аныктагыла. Тен байланыштагы татаал сүйлөмге синтаксистик талдоо жүргүзгүле.

Тил, албетте, өзгерет, мен муну талашпайм. Ал эмес, дарактын жалбырактары жыл сайын алмашат, бири куурайт, анын ордуна жанысы есөт. Дарак жыл еткөн сайын коюу да, бутактуу да, бекем да боло берет. Ошол сыйктуу эле тил да есүп-өнүгөт, жаны сөздөр пайда болот, айрымдары колдо-нуудан чыгып калат. (Р. Гамзатов.)

329. Өзүнөр аралаш татаал сүйлөмге үч мисал түзүп келгиле. Анын тутумундагы сүйлөмге грамматикалык түзүлүшү боюнча мүнөздөмө бергиле. Аралаш татаал сүйлөм көп багыныңкылуудан кандайча айырмаланат?

330. Окугула. Айтылыш максаты жана грамматикалык түзүлүшү боюнча кандай сүйлөмдер бар? Алар жөнүндө эмне билесинер? Тыныш белгилердин коюлушун түшүндүргүле.

Шолоктоп ыйлап¹ ат жалына жыгылдым². Мен ыйлап бүткөнчө, Дүйшөн, башымдан сылап, унчукпай турду.

— Кой эми, Алтынай, жол тарталы. Турмуш ушуну менен эле токтоп туруп албайт да. Же сен таптакыр эле жакшылыктан тунулдүнбү? Кой айланайын³, антпе, антпегин!

Адырларды аралап, биз шылдырап аккан сууга жеткенде, Дүйшөн менин жүзүмө эркелей карады:

— Аттан түшүп, бети-колунду жууп алчы! Жуунгун, бардыгын эстен чыгарып, унукун. Суудан жана киши, таза киши болуп чыга кел, макулбү. (Ч. А.)


331. Көчүргүлө. Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) сүйлемдүн түзүлүшүн аныктагыла: жөнөкөйбү же татаалбы? б) сүйлем мүчелорүнүн астын сыйзыла; в) тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүргүлө.

Пайдалуу достон үчөө, зыяндуу достон үчөө болот. Пайдалуу досторго булар кирет: чындыкты бетке айткан, сөздү түз сүйлегөн, көп билген адамдар. Эки жүздүү, калп айткан, маныздар – булар зыяндуу адамдар. («ЗО»)

332. Түзүлүшү боюнча жөнөкөй, татаал сүйлемдердүн кандай түрлөрүн билесинер? Алардын ар бирине мунөздүү кандай өзгөчөлүктөр бар? Төмөнкү сүйлемдордөн мисал келтиргиле.

1. Күн дайым эле күлкү менен чыгып, кубаныч менен батпайт. Анын көзүн жөө туман, кара булут калкалап калган учурлар да болот. Ошондой эле адам баласы да кубаныч менен өкүнүчкө дуушар болот. (Ш. Б.) 2. Жалкоо күн батканга сүйүнэт, эпкиндүү күн батканга күйүнэт, анткени жалкоо эртөрөк жатып уктаганды кааласа, эпкиндүү жумушунун көбүреек бүтүшүн каалайт. (Н. Б.) 3. Жокту жок издеген табат, жолдошу шайыр болсо, жолоочунун кумары канат. (К. Ж.)

333. Татаал сүйлемдүн кандай түрлөрүн билесин? Бул боюнча схемага конул буруп, алардын ар бирине экиден сүйлем түз жана алардын түзүлүш өзгөчөлүгүн түшүндүр.



334. БК. Тексттин түзүлүшү кептин кайсы түрүне таандык? Текстте сүйлемдүн кайсы түрлөрү колдонулду? Алардын байланышшуу жолдорун белгилегиле.

БАЛЕТ АСМАНЫНДАГЫ АК КУУ

Искусствонун дагы бир улуу сырьы, ички касиети балет өнөрү аркылуу ачылат. Балеттин артыкчылыгы мына мында, окуялар, кубулуштар сез менен эмес, бий жана үңсүз ишарат аркылуу түшүндүрүлөт.

Эгерде биз турмушту бий аркылуу түшүнгүбүз келсе, анда балет өнөрүнүн чебери Б. Бейшеналиева көз алдыбызга келет. Ал ез өнөрүнүн туу чокусуна жетип, кыргыз балетин көп өлкөлердөн балет сүйүчүлөрү таазим кылышкан. Кыскасы, анын ак куудай учкан элеси ар дайым элдин эсинде. («КТ»)

Б. Бейшеналиеванын татынакай талантына көптөгөн өлкөлердүн балет сүйүчүлөрү таазим кылышкан. Кыскасы, анын ак куудай учкан элеси ар дайым элдин эсинде. («КТ»)

335. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө, алардын ар бири кайсы сөз түркүмүнен болду? Түзүлүшү боюнча кандай сүйлөмдөр бар, алар жөнүндө эмне билесинер?

Бир сөз үчүн далай улуу жортуулдар болгон, килейген шаарлар тургузулган. Бир сөз үчүн нечен адамдын өмүрү кыйылган учурлар да бар. Бир эле кыргыз деген сөз бир зор мамлекетти туондурат.

Бир эле тил канча сан кишилердин башын бириктирип турат, тили болбогон эл чачылып кетет, ошон үчүн ар бир элдин ата мекени, эне тили бар. Ошентип, адамды бир эле сөздөн билсе болот. Бир эле сөздө не деген тарых, не деген керемет күч бар! («КТ»)

336. Кечүргүлө. Кандай сүйлөмдер (жөнөкөй, татаал) бар? Аларга синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүргүлө.

«Сабырдуу бол, айланайын, сабырдын түбү – сары алтын», – деген сөз бар. Ушундай сөздүн өзү эле – жаштар үчүн улуу тарбия. Биздин айылда мен бала кезден билген бир адам бар. Мен анын адамдык сапаттарын үлгү тутам, токтоо мүнөзүнө, сылык-сыпаа мамилесине суктанамын.

Ал табиятынан эмгекчил, жөнөкөй. Ылайым эле, ушундай пейли кенин, кадырман карыяларыбыз көбөйө берсин. («КТ»)

337. Тексттерди көркөм окугула. Татаал сүйлөмдү көрсөткүлө, анын кандай түрлөрү бар?

ТЕРМЕ

Кыз кыялдуу кылтыңдап,
Жакшы ат камчы салдырбайт.
Жакшы адамдын белгиси,
Көнүлүндү калтырбайт.

Жашылданган көк шибер,
Жайдын көркү турбайбы,
Жабыраган көп жылдыз
Айдын көркү турбайбы.

Кетөрүлүп көп сүйлөп,
Болбос ишке күлбөгүн.
Акылын жетсе ар ишке,
Билип туруп сүйлөгүн. (Т.)

Жамандык башка түшкөнде,
Жакын кандай, жат кандай?
Турпатына карасак,
Туйгун кандай, каз кандай? (О. Б.)

338. Татаал сүйлөмдүн түрлерүн ажыраткыла. Алардын түзүлүш өзгөчөлүктөрү кандай? Түшүндүргүле.

Булардын сезүн тыншап отурган киши ақырын гана балдарына сүйлөдү:

— Кагылайын кулундарым! Силер менин бактымсына, силер аман болсонор, мөмөлөгөн бакыт – ошол. Менден бактылуу ким бар?! Силер өссөнөр, бакыт сидердин колунарда болот.

Күндердүн биринде кандын вазири ақылмандан сурады: – Сен айтчы деги, бактылуу киши азыр барбы?

Ақылман катуу каткырып күлдү:

— Хан өлсө, сен зынданга кирсен, байдын казынасы чачылса, бактылуу кишилер ошондо жарагалат. («АТ»)

339. -са, -ыл мүчөлөрүн сүйлөмдүн баяндоочуна улап жазып, багынынкы байланыштагы татаал сүйлөм түзгүлө (ар бирине экиден мисал). Алардын тен байланыштагы татаал сүйлөмдөн айырмасы кандай?

340. Төмөндө баш сүйлөмдер берилди. Мааниси боюнча ылайык келүүчү багынынкы сүйлөмдердүй ойлон таап, татаал сүйлөм түзгүлө. Багынынкы сүйлөмдер кандай мааниде колдонулду?

1. ... биздин айылдаштар жогорку окуу жайларына окууга өтүү үчүн кетишти. 2. ... биз Ысык-Көлге эс алууга барабыз. 3. ... минген аты баспай койду. 4. ... классастар футбол ойноп жатышыптыр.

341. Көчүргүлө. Синтаксистик талдоо жүргүзүп, сүйлөмдүн түзүлүшүн аныктауды: жөнөкөй же татаал; алардын кайсы түрү?

1. Эмесе, курдаштар, мени ошондо ээрчитип баргыла, мен алардын баласымын. 2. Таңын колуна алып, калтандаап күтүп турган атам менен кучактاشып көрүштүм. (А. Т.) 3. Эртеден бери кейкөлүп, тынч жаткан Ысык-Көл да чайпала баштады. 4. Күндүн ысығы катуу тийин, балдар көлөкөдө отуруушат. («КТ»)

342. Баш жана багынынкы сүйлөмдердүй өз-өзүнчө ажыраткыла. Алар биринчи менен кандай мүчөлөр аркылуу байланышат?

1. Калыстыгын болбосо, акимдигин не пайда. Кайрымдуу жоомарт болбосо, калын малын не пайда. 2. Эрге нөөмөт¹ келгенде, элиртип күлүк ат байтайт. Жерге нөөмөт келгенде, көк чымырап, гүл жайнайт. («ЗО») 3. Алиман угуп койбосо экен деп, оозумду басып, чүмкөнө бердим. 4. Сүйлеөгө дарманым келбей, мен ыйлап эле тура бердим. Ыйлаба, Алтынай. Улам күч

¹ Нөөмөт – учуруу, дооруу.

алып ылдамдаган поезд күпүлдөп, мен казактын даркан талаасы менен жаңы турмушка бара жаттым. (Ч. А.)

343. БК. Тексттин мазмуну менен таанышыла, андагы негизги ой эмне женүнде айтылды. Тилдик кандай каражаттар колдонулду? Бул текст кептин кайсы түрүнө кирет? Кеп женүнде айтып бергиле.

АҚЫЛМАНДЫИН ЖООБУ

Хандын ооруганы бир жылдан ашып кеткен эле. Эч кандай табып анын оорусуна дары таба албады. Кулак угуп, бут жеткен жердеги билгичтердин баарын жыйнады да, хан аларга суроо берди:

— Бул оорунун дарысы барбы?

Ақылман билгичтер бир кишидей жооп беришти:

— Бул оорунун дарысы жок.

Хан каарына алды да, булардын ичинен кырк бир кишини тандап алыш:

— Оорунун аяғы эмне менен бүтөт? — деди.

Буга эч ким жооп бере алган жок.

— Буга жооп таппасанар, дарынын атын билбесенер баарынардын башынарды аламын, — деди хан.

Билгичтер үч күнгө мөөнөт сурашты, өздөрүнчө кенешип жооп бермек болушту.

Билгичтердин баары жооп таба алышпай, ар кимиси өз арманын айтышты. Үч күндүк мөөнөт да бүттү. Хандын вазирлери келишип:

— Хан силерден жооп күтөт. Талтынарбы, жокпу? — дешти.

Отурган кырк бир кишинин бири да унчуккан жок.

Алардын көзүнө өлүм гана элестеди, ыйлай башташты.

Жупуну кара киши, ордунан тура калып, кулдук қылды да: «Жооп даяр, ханга айта бериниз», — деди.

Кырк бир киши жалгыз кишинин колун епкүлөштү:

— Дарысы табылдыбы, жаңыбыз калабы?

— Жаңыбыз калат, дарысы табылбайт. Өздөрүнө өздөрү жооп бергендей кыламын. Аны силер хандын алдында уккула.

— Алдаяр ханым! Сөзүнүз эки болбосун, дары — мына бул, дүйнедө ким бактылуу болсо, ошол кишинин кир көйнегү — дары. Ошол кейинектү кечинде кийсениз, эртөн менен кулаңдан соо болосуз.

Вазирлар элди бүт кыдырып, бактылуу кишини таба алышпады. Акыры ақылман кишиге келиши, ал құлуп мындаид деди:

— Бактылуу киши азыр жок. Хан өлсө, казынасы чачылса, бактылуу кишилер ошондо жараплат.

Ошентип, хандын оорусуна дары табылган жок. Бактылуу кишилер алардан кийин жараплады. (А. Т.)

БӨТӨН СӨЗДҮ КОЛДОНУУНУН ЖОЛДОРУ

§ 36. ТИКЕ ЖАНА КЫЙЫР СӨЗ

Бөтөн сөз ар кандай жолдор менен колдонулат: 1) тике сөз түрүндө; 2) кыйыр сөз түрүндө. Салыштыргыла:

1. Элде мындай деген макал бар: «*Билим – түгөнбөс байлык*».
2. Эл билим түбелүк байлык борорун айтышкан.

Бириңчи мисалда «*Билим – түгөнбөс байлык*» бөтөн сөз, эч өзгөрүүсүз колдонулду. Экинчи мисалда бөтөн сөздүн грамматикалык түзүлүшү өзгөртүлүп, анын жалпы мазмуну гана берилди.

Ушундай эле, бөтөн сөздү кыйыр сөз түрүндө берүүдө киринді сөздүн колдонулушу мүмкүн, мисалы: *Элдин айтканына караганда, билим түгөнбөс байлык болот*.

Мында *элдин айтканына караганда* – киринді сөз.

Ошентип, **бөтөн сөз эч кандай өзгөрүүсүз берилсе, бул тике сөз деп аталац**. Тике сөз тырмакчага алынып жазылат.

Бөтөн сөз өзгөртүлүп колдонулса, ал кыйыр сөз болот. Тырмакчага алынбайт.

344. Окугула. Кайсы сүйлөмдө бөтөн сөз өзгөрүүсүз колдонулду, кайсынында анын грамматикалык түзүлүшү өзгөрүлдү? Түзүлүшүн өз ара салыштыргыла.

345. Тел жана бөтөн сөздөрдүн ортосунда бир аз тыным жасап, окугула. Бөтөн сөздү тапкыла, ал кандай жол менен берилди? Тыныш белгилеринин коюлушу жөнүндө айтып бергиле.

1. Элде мындай сөз бар: «*Жигитке жетимиш түрдүү өнөр аз*».

2. Нурлан мындай деди: «*Кенешүү – акылдардын кошулуусу*».

3. «*Жылкычылар жайлодон келишиши*», – деп *Жумакадыр* айтып келди.

4. Омор карыя мындай деди: «*Бул жылы да эгинден мол түшүм алдым*».

Элдин айтканына караганда, жигитке жетимиш түрдүү өнөр аздык кылат.

Нурлан кенешүү акылдардын кошулуусу боло тургандыгы жөнүндө айтты.

Жылкычылардын жайлодон келгендигин *Жумакадыр* айтып келди.

Омор карыя бул жылы да эгинден мол түшүм алгандыгын билдириди.

1. Улув¹ акын Токтогул жаштарга мындай деген насаат айткан:

«Колдон келер иш болсо,
Коркун³ бекер качпагын.
Мурунку жаман ишинди
Кийинки жерде таштагын».

2. «Эне тилин² жан дүйнөндү сугарып, биринчи жолу улуттук сезиминди ойготот... Адамга эбегейсиз эстетикалык ыракат тартуулайт», – деп айткан азыркы доордун көрүнүктүү жазуучусу Чынгыз Айтматов.

3. Элде мындай сез бар: «Жамандык жолго баспагын, кырсык тилеп аласын. Досуна чункур казбагын, өзүн түшүп каласын». («ЗО»)

346. Окугула. Тике сездү көрсөткүлө. Аны кыйыр сезге айландырып, кайра окугула. Кандай өзгөрүүлөр болду? Түшүндүргүлө. Кыйыр сез деген эмне?

1. Ойчул¹ акын Калыгул Бай уулу өз учурунда мындай деген экен: «Ысык-Көл – бейиштин эшиги. Ысык-Көлден чыкпагыла, балдар». («Myras».) 2. «Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, эне тилин² сүйгөнүмдөн жанылбайм», – деп айткан таланттуу акын А. Осмонов. 3. Элде мындай деген макал бар: «Жаштык бар жерде жалын бар». «Жаш улук эмес, акыл улук». «Кырсык болсо, кыламыктан бут сыннат». («ЗО») 4. Ошондо Толгонай мындай деди: «О-о, жан жараткан Жер! Биз сенин балдарыңбыз, ак тилеги-бизге жеткиргин!» (Ч. А.)

347. Эл ичинде айтылып жүргөн макал, учкул сездердү жазып келгиле. Алардын айрымдарын тике сез түрүндө колдонуп, сүйлөм түзгүлө. Эмне үчүн тике сез колдонулат?

348. Окугула. Тике сездү тапкыла, ага коюлган тыныш белгилери жөнүндө айтып бергиле. Андан кийин көчүрүп жазгыла да, сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө.

1. Элде мындай макал бар: «Эне тилим² – эне сүтүм». 2. «Алдагы колундагы эмне?» – деп Жамиила сүрөттү менден тартып алды. 3. Жамиила Даниярга шыбырап³ жатты: «Кантип эле сени бирөөгө алмаштырайын...». 4. «Кадырлай билсөн карыны, касиет дейбиз аныны», – деп көрүнүктүү акын Ысмайыл Борончиев ырдаган.

349. Тике сездү тапкыла, калтырылып кеткен тыныш белгисин коюп, көчүргүлө. Алардын эмне үчүн коюлгандыгы жөнүндө айтып бергиле.

1. Эмгек кылгыла, жолдоштор // Эмгек¹ кылсанар, баарынар биз сыйктуу сыйланасынар // деп Кулболду карыя сезүн бүтүрдү. (К. Б.) 2. Сен Токтогул болуп жүрбөгүн // деп Ныязалы сүйүнүп кетти. (Ж. Б.) 3. Атам заманда кыргыз журтуу Эне-Сайды жайлап турган экен. Эне-Сай сенден жаркын мекен барбы² // деген ыр ошондон калыптыр // (Ч. А.) 4. О-о, саякатчылар // келип калдынарбы // деп сурап калды Акман карыя. (Т. С.)

350. Тике сездү кыйыр сезгө айландырып, сүйлемдү кайра түзгүлө. Сүйлемдердүн грамматикалык түзүлүшүндө жана тыныш белгилердин коюлушунда вэзгөрүү болдуу? Салыштырыла. Кандай вэзгөрүүлердү байкадынар?

1. Мындай деген накыл сез бар: «Карынын кебин капка сал». 2. «Ооба, апасына окшош экени чын!» – деди Толгонай. 3. «Агайынды жаман деп, тууганды кайдан табасын?» – деп улуу акын Токтогул айткан эле. 4. Мугалим минтип айтты: «Адеп менен нусканы биле жүр, балам».

351. Берилген сүйлемдердү тике сез катышкан сүйлемге айландырып жазгыла. Тыныш белгилерин койгула жана аны түшүндүргүлө.

1. Дарыгердин айтканына караганда, тамеки тартуу ден соолукка ото зыяндуу. 2. Карыялардын айткандары боюнча, абийирди жаш кездөн сактоо керек. 3. Бакыттын окуудан келгендиги жөнүндө таянем айтып келди. 4. Ар качан ар бир иште сабырдуу болуу жонундө айтылган сез бар.

352. Төмөнкү схема боюнча тике сез катышкан сүйлем түзгүлө. Тике жана кыйыр сез жөнүндө эмне билесинер? Тике сөздө тыныш белгиси кандайча коюлат?

Шарттуу белгилер:  – төл сез.  – тике сез.

1.  : «  ! »

3.  : «  * .

2.  : «  ? »

353. Тике сездүн ордун алмаштырып түзүп, сүйлемдү кайра көчүргүлө. Тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүргүлө.

1. Мындай деген макал бар: «Жер бай болсо, эл да бай болот». 2. Шамбет тигил кызга түшүндүрдү: «Акман деген – ушул, сонун киши!» (Т. С.) 3. Баланын ою чаташат: «Эмне үчүн адамдар тынч жашай алышпайт? Эмне үчүн

бирөө жаман, бирөө жакшы?» (Ч. А.) 4. К. Шопокова мындай деди: «Мен өз антымды жемиштүү эмгегим менен актадым». (Ж. Б.)

Үлгү: *Мындай деген макал бар: «Жер бай болсо, эл да бай болот». – «Жер бай болсо, эл да бай болот», – деген макал бар.* Биринчисинде, тике сез төл сөздөн кийин келди да, өзүнөн мурда кош чекит коюлду; экинчи синде төл сөздөн мурда келип, өзүнөн кийин үтүр (жай сүйлөм болгон үчүн) жана сызыкча (–) коюлду.

354. Диалог түрүндөгү текстти окуугула. Анда төл жана бөтөн сез барбы? Алардын ар бириң өзүнчө ажыраткыла. Тыныш белгилери кандайча коюлду?

Бир киши көп жашаган карыяга кайрылат:

– Айтынычы, карыя, кандай адам ақылдуу?

Карыя мындай жооп берген экен:

– Колдон келген ишке умтулган адам ақылдуу.

– Адам баласы бардыгын билет деп ойлойсузбу?

– Жок, дүйнөдөгү нерселерди толук билип чыгууга кудурети жетпейт.

– Демек, адам бардыгын билип чыга албайт дечи.

– Албетте.

– Адамдын ақылдуу болушуна эмне себепкер?

– Билим. Ал – көрүнбөгөн нерсени көрсөтүүчү көз. («ЗО»)

355. Тике сезгө коюлган тыныш белгилерге карай, интонацияны туура сактап, текстти көркем окуугула. Интонациянын жардамы менен ар кандай ички сезимдер даана байкалып турсун.

1. Жигит келүүгө намыс кылды да, катуу буйрук берди:

– Кел жаныма! Кел, жүгүн! Түбелүк күн кылам!

Кыз, теөнү бура тартып, эскертти:

– Чатаксыз кайт, менин колум сага барбайт.

– Кел дегенде кел! Багынасынбы, жокпу?! (А. Т.)

2. Жамийла Даниярга ақырын шыбырап жатты:

– Чын эле, күмөн санадынбы? Кантип эле сени биреөгө алмаштыра-йын!.. Керек эмес, түштөн кийинки сүйүсү, өзүнө буюрсун! Жалгызым, се-кетим, эч кимге сени ыраа көрбейм!..

– Жамийлам, жаным калкатаыйм, кызыл гүлүм, Жамалтай! – деп Данияр кыргыз менен казакта болгон эн назик аттарды сүйгөнүнө арноодо.

– Көрсө, менин сүйгөнүм тууган жеримде тура! Көрсө, ал сен экенсин, кызыл гүлүм!

– Бүркүтүм! Шаншыган бүркүтүм! Бери болчу, көзүндү көрсөтчү! О-о, шаншыган бүркүтүм! (Ч. А.)

§ 37. ТИКЕ СӨЗДҮН ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕРИ

Тике сөз төл сөздөн мурда же андан кийин, же анын ортосунда келе берет. Ошентип, тике сөздө тыныш белгилердин колдонулушу алардын сүйлөмдөгү орун тартибине негизделген:

1. Тике сөз (автордун сөзү) төл сөздөн кийин келсе, өзүнөн мурда кош чекит коюлат да, баш тамга менен башталып жазылат: *Жанболот сүйүнүп кетти: «Эне, алма алып келдиңи?»* (Ч. А.)

2. Тике сөз төл сөздөн мурда келсе, (жай сүйлөм болсо, чекиттин ордуна үтүр коюлат), өзүнөн кийин үтүр жана сыйыкча коюлат: *«Уят олумдөн катуу», – деген макал бар.*

Егерде тике сөз суроолуу же илептүү сүйлөм болсо, суроо (?) жана илеп белгиси (!) сакталат: 1. *«Алтынай, жашың канчада?»* – деп Дүйшөн күлүп койду. 2. *«Эмгек влбайт экен го, наан влбайт экен го!»* – деди Толгонай. (Ч. А.)

3. Тике сөз төл сөздүн ортосунда келсе, тике сөздөн мурда кош чекит, кийин үтүр жана сыйыкча коюлат:

Элде: «Эр эмгегин жер жебейт» – деген сөз бар.

4. Тескерисинче, тике сөздүн ортосунда төл сөз келсе, төл сөздүн эки жагына үтүр жана сыйыкча коюлат:

«Мен, – деди Бугу эне, – силерге Умай эне болом».

Тике сөз менен төл сөздү өз ара байланыштырууда деп, деген, деди ж. б. сөздөр колдонулат.

5. Диалогдордо тике сөз тырмакчага алынбайт, ар бир кишинин сөзү жаны жолдон башталып, алдына сыйыкча коюлат:

– Аксакал, башта эмне болуп иштөөчү злеңиз?

– Үком, башта мен уста элем, – деп Чыныбай сөзгө кириши. (Н. Б.)

356. Окугула. Тике сөздүн сүйлөмдөгү ордуна көнүл бургула. Ушуга байланыштуу ага тыныш белгилеринин кандайча коюларын түшүндүргүлө.

1. «Бул сабакта мен силерге¹ өзүбүздүн ата мекенибиз жөнүндө айтып берем», – деп Жамийла шашпай сабагын баштады. (К. Б.) «Карачы, эне, – деди ал шолоктоң, – күн минтип жаркырап турса, Касым келбейт ээ?» (Ч. А.)

3. Бектурган баланы² мойнунан кучактады: «Эми менин жаараланган жүрөгүм айыкты! Силер бактылуу болгула!» (А. Т.) 4. Докладчы сөзүнүн аягында:

«Жашасын эркиндик, ура!» – деп кыйкырып жиберди. (Н. Б.) 5. Кадырлуу ага-инилер, – деди Шамбет, көпчүлүктүн назарын өзүне буруп, – биз силерди эмгекке чакырабыз». (Т. С.)

357. Окугула. Тике сөз катышкан сүйлөмдү тапкыла. Ал айтылыш максаты боюнча кандай сүйлөм? Тике сөздөн кийин коюлган үтүр жана сызыкча, суроо белгиси жана сызыкча, илеп белгиси жана сызыкча неге негизделип коюлду? Түшүндүргүлө.

«Ашыралы байкем келе жатат!» – деп бир кичинекей кыз кыйкырып жиберди. Кыйкырган бойдон солдатты көздөй жүгүрдү. «Кокуй³, чын эле, Ашыралы турбайбы!» – деп аялдар да чуулдап жөнөштү. Ошол учурда бизди кандайдыр бир күч бийлеп, баарыбызды тен эргитип алып учту. Ошол ызычууда ар кимибиз, туш-туштан Ашыралынын мойнунса асылып, өпкүлөдүк. «Кайда менин Касымым?» – деп чынырыды Алиман. «Башкалар кайда кайда? Качан келет калгандар!» – деп эл-журт жабыла сурап жатышты.

Ашыралыны туугандары үйүнэ ээрчтип кеткендөн кийин, Алиман экеөбүз үйгө кайттык. Биз унчукпай келе жаттык. «Ай³, эми айрылышабыз го. Касымдан түнүлүп бүттү го», – деп ойлоп келе жаттым. «Эне, мынча эмне боксөрдүн? Антпечи, энеке! Мындаи дөңсөөгө отуруп, сүйлөшөлүчү», – деди бир маалда Алиман. (Ч. А.)

358. Окугула. Төл жана тике сөздөрдү көрсөткүлө. Көчүрүп жазып, тыныш белгилерин койгула. Алардын эмне үчүн коюлгандыгын түшүндүргүлө.

1. Баарынан намыс кымбат¹ туарын унутпа // деп ақылмандар айтышкан. 2. Кузьмич ата мындаи деди // Силерди билим күтүп турат. (Т. С.) 3. Муну ким³ тарткан // деп ал чон барак кагазды сунду. 4. Дүйшөн толкундап сүйлөдү // өкмөт бизди билимге жетилсін деп жатат, ошондуктан³ балдарды окутуубуз керек. (Ч. А.) 5. Сиз такыр байкабагансыз // деди Сатар // бул балада талант бар. (А. Т.)

359. Тике сөздү кыйыр сөз менен алмаштырып, сүйлөмдү кайра түзгүлө. Көчүрүп жазып, сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшүндөгү өзгөрүүлөрдү аныктагыла. Тыныш белгилердин коюлушунда кандай өзгөрүүлөр болду?

1. Шамбеттин үнү замк¹ этип бийик чыкты: «Биздин ишибиз адил, же-ниш биздики болот!» 2. «Биз дагы бул чакырыкты кубаттайбыз», – деди чон сакал Дмитрий. (Т. С.) 3. Сөздү Султаналы баштады: «Сен Кетмен-Тебедөн башка жакты араладыны?» (К. К.) 4. Элде: «Чыныгы кайрат эр жигитке учууга³ канат, конууга³ куйрук берет», – деген сөз бар.

360. Кашаанын ичиндеги сүйлөмдү төл сөздүн маанисинде колдонуп, көп чекиттин ордуна жазғыла да, тике сөз катышкан сүйлөм түзгүлө. Көчүрүп жазып тыныш белгилерин койгула. Алар эмнеге негизделип коюлду?

1. Көрө-көре кесөм болот... (деп Чаргын алдыртан ойлонот). 2. ... Эл ичи – өнөр кенчи (элде мындаи деген макал бар). 3. Биз .., эл алдында берген убадабызды аткарабыз (деди Акия кетирекей). 4. Коркок дос .., душмандан жаман (деп айткан улуу адамдар). 5. Ырыс алды – ынтымак (элде мындаи деген макал бар).

361. Тике сөздүн сүйлөмдөгү ордун алмаштырып, сүйлөмдү кайрадан кечүрүп жазгыла. Тыныш белгилеринин коюлушу жөнүндө айтып бергиле.

1. «Адеби жаман элди булгайт», – деген макал бар. 2. Улуу адамдар минтип айтышкан экен: «Ыр деген тоодон аккан тунук булак». 3. Чыгыш элдеринде мындаи деген сөз бар: «Сөздүн мыктысы жөнөкөй, түшүнүктүү жана терен мазмундуу келет». («ЗО»)

Үлгү: Мындаи деген макал бар: «Адеби жаман элди булгайт». «Адеби жаман, – деген макал бар, – элди булгайт». Элде: «Адеби жаман элди булгайт», – деген макал бар.

362. Схемага көнүл бургула. Ал боюнча тике сөз катышкан сүйлөм түзгүле. Тике сөз деген эмне?

1. «», – .

3. «», – , – ?»

2. : «».

4. : «», – .

363. Төл сөз менен тике сөздүн ортосундагы интонацияны туура сактап, сүйлөмдү көркөм окугула. Тике сөздөн кийин коюлган утүр жана сыйыкча (–), суроо жана сыйыкча (?–), илеп жана сыйыкча (!–) белгилери бир эле тыныш белгисиби же ар башкабы? Булардын колдонулушу эмиеге негизделген?

1. «Аман болгула, эл-журт! Биз кеттик!» – деп Чаргын арабанын үстүнө² тартайып тура калды. 2. «Эмне³ мен мылтык да ата албай калыптырмынбы?» – деп Чаргын намыстанат. (Т. С.) 3. «Жүрөгүм алыш учат, кандай окуя болорун билбейм, корком!» – деп Лайлыкан чочуп кетти. 4. «Лайлыкан! Сен бала болуп турасынбы? Арзымат аман бекен?» – деп женем сурап калды. 5. «Кадырлуу жолдоштор! Мен, Кан-Абатка барып, тапшырган кызматынарды орундашып келдим», – деп Айнагүл сөзүн бутүрдү. (К. Ж.)

364. Кечүргүле. Тике сөз катышкан сүйлөмдүн схемасын чийгиле. Анын сүйлөмдөгү орун тартиби кандай? Тыныш белгиси кандайча коюлду?

1. Алымкан байбиче Токтогулга сүлөөсүн бөрк кийгизди да, мындай деди⁴: «Токо, таңдыр кошпуду, мени эстеп жүрүнүз!» «Кургурум ай³, дагы эле³ сарсанаса кылар жоругун», – деп Токтогул мункана құнгүрөнүп жиберди. (Т. К.) 2. «Күттуктаймын! Шакен аман тұра!» – деп Батыш күйөөсүн қарады. 3. «Өчпөс шам жетпейт?» – деди бак-бак этип Чарғын. (Т. С.) 4. «Кен асылы жерде, сөз асылы элде», – деген макал бар. 5. Эл: «Байлыктын атасы – әмгек, әнеси – жер», – деп айткан.

365. Көркөм окугула. Маектешүүгө кимдер катышты? Алардын сөзүн (төл жана тике сөз) өз-өзүнчө ажыраттыла. Тыныш белгилери кандайча қоюлду?

Алтынай Сулайманова, өзүнчө кыялданып, келе жатты.

- Сизге әмнен болду, әжеке?⁴ – деп арабакеч бала сурап қалды.
- Анчейин, иним, сен бул айылдын элин тааныйсынбы?
- Таанычу элем.
- Дүйшөн деген башта мугалим болуп жүрчү кишини² билесинби?
- Дүйшөн? Ал киши аскерге кетти жакында.
- Аял, балдары барбы?
- Ооба, бар. Үйү суунун тиги мандайында. (Ч. А.)

366. Окугула. Диалогго кимдер катышканын аныктагыла. Тыныш белгилеринин қоюлушун түшүндүргүле. Диалог кандай қырдаалда колдонулат?

- Ата, әмнен үчүн сен көптү билесин?⁴ – деп сурады баласы атасынан².
- Менин эн жакшы досум жана окутуучум бар. Ал бардыгын үйрөтөт, – деди атасы.
- Ал окутуучун кайда? Эмнен үчүн мен аны көргөн жокмун? – деди баласы.
- Ал мына, – деп атасы китеpterин көрсөттү.
- Китеpter мага² бардыгын үйрөтөт. Мына бул китеpter адамдардын баатырдыгы, ата-бабаларыбыздын байыркы турмушу жөнүндө айтып берет. («А»)

367. Өзүнөр кыскача диалог түзгүле. Мында биреөгө суроо менен кайрылууда каратма сөздү колдонгула. Тыныш белгилерди кооп, алардын әмнен үчүн қоюлганын түшүндүргүле.

368. Тике сөздү атагыла. Андан кийин аларды диалог түрүндө ондоп түзгүле. Тыныш белгилеринин қоюлушунда кандай өзгөрүүлөр болгондугун аныктагыла.

1. Жамийла бир убакта алдыда бара жаткан Даниярга мындай деп кийкырды: «Ой, сустайған неме, ырдап койсон болбойбу?» 2. «Үрдай бер, Жамийла, кулак сенде!» – деди Данияр. 3. Жамийла кекете какшыктады:

«Ырдабасан жен кой, бой көтөргөнүн мунун!»⁴. «Сен ырдабасан, мен ырдаймын», – деп кайра өзү ырдады. 5. Бир аз өткөндөн кийин Жамийла Даниярды дагы үндөдү: «Ай, Данияр! Сен деги бирөөнүң сүйдүн беле?» (Ч. А.)

369. Тиешелүү тыныш белгилерди өз ордуна кооп, текстти диалог түрүндө көчүргүлө. Сүйлешүүгө кимдер катышты? Диалог жөнүндө эмне билесинер?

Москваннын поездин биздин станциядан түнкү он бирде өтөбү? Ооба эже он бирде өтөт. Эмесе, мен азыр жөнөшүм керек. Эмне учун? Сиз бир-эки күн туруп кетмек убаданыз бар эмес беле? Эл сизди коё бербейт, эже. Зарыл жумуштарым бар.

370. Маектешүүнү андан ары улап, диалог түзгүлө. Бирөөгө кайрылууда каратма сөздү колдонгула. Мүмкүнчүлүгүнөргө карата кашаанын ичиндеги сөздөрдү (саламатсызыбы, ырахмат, кечирип коюнүз, жакши калыңыз, ыраазымын) пайдалантыла.

Үлгү: – Саламатсызыбы! Талантты чакырып коёсузбу?

§ 38. ЦИТАТА ЖАНА АНЫН ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕРИ

Цитата – бул башка бирөөнүн сөзүн эч өзгөртпей сөзмө-сөз колдонуу. Башкача айтканда, тике сөздү колдонууну бир түрү.

Цитата баяндалып жаткан ой-пикирди ырастоо, бекемдөө максатында колдонулат. Анын тыныш белгилери тике сөздүкүндөй эле, бирок кээ бир айырмачылыктар бар.

Мисалы, цитата түзүлүшү жагынан төл сөз менен байланышып, анын бир бөлүгү катары колдонулушу мүмкүн. Мындаай учурда цитата тырмакчага алынып, кичине тамга менен жазылат (башка белгилер коюлбайт).

Мисалы, Эне тилсиз улуттун болушу мүмкүн эмес, ошондуктан «элди түбөлүж эл кылып турган анын тили» боло тургандыгын Ч. Айтматов таасын көрсөткөн.

Эгерде цитата толук колдонулбаса, анда калтырылып кеткен сөздүн же сүйлөмдүн орду көп чекит менен көрсөтүлөт: «...Тил менен эмгек эмнени гана жаратпайт. Египеттик улуву пирамидалардан тартып XX кылымдын таң каларлык жетишкендиктери – тил менен эмгек-тин натыйжасы», – деп жазат улуву акыныбыз А. Токомбаев.

371. Окутула. Цитата түрүндө колдонулган сүйлөмдү көрсөткүлө. Ал сүйлемде кандай мааниде колдонулду? Цитатада тыныш белгилери кандайча коюлат?

1. Кыргыз тýл илиминин өнүгүшүндө К. Тыныстановдуң синирген эмгеги бетөнчө. Анын колу тийбеген кыргыз лингвистикасынын теориялык, методикалык маселелери сейрек. Анын кесиптеши жана тагдырлашы, залкар окумуштуу профессор Е. Д. Поливанов мындайча эскерген экен: «Кыргызстандагы тил курулушу облусунда жана кыргыз тилин окутуу ишинде жолдош К. Тыныстанов эн маанилүү роль ойноп келген жана ойноп жатат». Демек, профессор К. Тыныстанов терен билимдүү инсан болгон.

2. – Атыныз², фамилияныз ким? – Атты айткан менен эмне чыгат? «Мин кишинин атын² билгенче, бир кишинин сырын бил» деген эмеспи? Сырымды билсениз, атымды да билерсиз. Албette³, мен өзүмдүн башыман откоргон кыйынчылыктарды айтайын, бирок³ угууга оор. Ошондой болсада, айтайын. (К. Ж.)

372. «Мен кайсы кесипти жакшы көрөм» деген темада дилбаян жазгыла. Өзүнөрдүн ой-пикиринерди, тилегинерди жана каалоонорду ачык-так, ишенимдүү баяндоодо көрүнкүтүү адамдардын айткандарын цитата түрүндө колдонгула.

373. Тике сез катышкан сүйлемгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

1. Элде мындай деген накыл сез бар: «Акыл сурасан Сарт акеге, сез сурасан Тилекмат акеге бар». («КТ»)

2. Улуу ойчул Ж. Баласагын: «Билим – өнөр, өмүргө суудай керек», – деген осуят калтырган. 3. «Дарак бир жерде көгөрөр», – деп айткан экен нускоочу акын Калыгул. («Мурас») 4. «Эрди кабагынан сына» дегендей, сен өзүн ким болосун, мырзам? – деди Бектурган. (А. Т.)

374. Эл ичинде колдонулган макалдарды пайдаланып, төрт сүйлем түзгүлө. Эки сүйлемде тике сез төл сезден мурда, экөөндө андан кийин келсин. Тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүргүлө.

375. Калтырылып кеткен тыныш белгилерди өз ордуна коюп, көчүргүлө. Алардын коюлушу кайсы эрежелерге негизделди?

1. Аксакал жонобейлүбү // деди Керимбек. 2. Абдан жакшы болот, мен сизди эле күтүп турам // деди Чыныбай. (Н. Б.) 3. Жапар, баланы бооруна кысып, өпкүлөп жиберди // бул – менин досумдун баласы. 4. Сизге кыянат болбосо, күүнүн сырын чечип берсениз // дедим. Олда балам ай // деди карыя // эми болбостур. (А. Т.)

376. Көчүргүлө. Синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) түзүлүшү боюнча кандай сүйлемдер бар? б) сүйлем мүчөлерүнүн астын сыйгыла.

1. Кезинде азусун айга жаныган Арстанаалы кылчынын курчтугун байкаш үчүн адамдын башын² алдырган экен. (Т. С.) 2. Айта-буйта дегенчө эр Бакайдын жанына чаап чыгып барышты. («Манас») 3. Чапанымды желбек жамынып, тышка чыктым. 4. Асмандағы Ай, жымындан нурун чып², уясына карай жылып бара жатат. (К. Ж.) 5. «Досу көптү жоо албайт, ақылы көптү доо албайт», – деген макал бар.

377. Төмөндө әздик макалдар берилди. Алардын ар бириң тике сөздүн маанинде колдонуп, сүйлөм түзгүле. Макалдын мааниси жөнүндө айтып бергиле.

1. Туулган жердин топурагы – алтын. 2. Өкүм болмок өзүндөн, сылык болмок сезүндөн. 3. Жаман сөз жүрөкке барып таш болот. 4. Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок. 5. Карагай болбой, чер болбойт, кайратсыз адам эр болбойт.

§ 39. ТИКЕ СӨЗ КАТЫШКАН СҮЙЛӨМ БОЮНЧА СИНТАКСИСТИК ТАЛДОО

Талдоонун тартиби:

1. Тике сөз катышкан сүйлөм экендигин көрсөтүү.
2. Тике жана төл сөздү (автордун сөзүн) ажыраттуу.
3. Төл сезге карата тике сөздүн ордун аныктоо.
4. Тыныш белгилердин коюлушун түшүндүрүү.
5. Тике жана төл сөздөрдүн ар бири жөнөкөй же татаал сүйлөмдөрдүн тартибинде талдалат.

Талдоонун үлгүсү:

1. Өмүрбек учкуч жигиттен сурал калды: «Сиз Бектурганов дегенди билесизби?» (А. Т.) – Бул – тике сөз катышкан сүйлөм; Өмүрбек учкуч жигиттен сурал калды – төл сөз; «Сиз Бектурганов дегенди билесизби?» – тике сөз. Тике сөз төл сөздөн кийин келди, ал тырмакчага алынып, өзүнөн мурда кош чекит коюлат; суроолуу сүйлөм болгондуктан, аягына суроо белгиси коюлду.

Андан ары сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо зарыл болсо, анда төл жана тике сөздүн ар бири жөнөкөй сүйлөм катары талдалат.

2. «Эне, сени таштап деле кете албайт экенмин», – деп үшкүрдү Алиман. (Ч. А.) – Бул тике сөз катышкан сүйлөм; «Эне, сени таштап деле кете

албайт экенинин» – тике сез; деп ушкүрдү Алиман – төл сез. Тике сез төл сөздөн мурда келди, ал тырмакчага алынып, өзүнөн кийин үтүр (жай сүйлем болгон учун) жана сызыкча коюлду.

378. Тике сез катышкан сүйлемдү таап, ага синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

Эртен, мененки салкын жел, таза аба кандай! Көнүлдүн кириң кетирип, бир кубанычка бөлөйт, тула бойду кытыгылайт. «Элеөөрүп эки жакты карап, чайды да жарытып ичпединиз?» – деп жанымда отурган келин жылмайды.

Жолоочу жолунда болсо, курсагы ток болсо, пикирлешип, ойноп-күлүп отуруу өзүнчө бир ыракат го! Сөздүн ығы келгенде, келин сурап калды: «Сиз кайсы райондон болосуз, аты-жөнүнүз ким?» Кайдан келе жатканымды, ким экенимди айтып, өзүмдү тааныштырдым. Менин шашканымды билди. Келин: «Сизге жакын отурбасам, машинанын табышы сезүмдү угузбас», – деп мага карай ыктады. (К. Ж.)

379. Кечүргүлө. Тике сез катышкан сүйлемдердү сүйлем мүчөлөрү боюнча талдагыла. Тике сездүн тыныш белгисин түшүндүргүлө.

1. «Окуу – билим азыгы, билим – ырыс казыгы», – деген макал бар.
2. «Абийирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат» – деген ушул, балам.
3. «Ий-ий, ушул чон энем кызык киши деги», – деди Динар кейип.
4. «Ооба, – деди Динар – мен чонойгондо инженер болом». (Т. С.)

380. Өзүнөр тике сез катышкан беш сүйлем түзүп келгиле, анда тике сез сүйлемдүн ар кайсы жеринен орун алсын. Тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүргүлө.

ПУНКТУАЦИЯ

§ 40. ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕРДИН МААНИСИ ЖАНА КЫЗМАТЫ

Ойду жана ички сезимдерди жазуу түрүндө ачык-айкын билдириүүде тыныш белгилеринин мааниси зор, ошондуктан ал пикир алышуунун кошумча каражаты болуп эсептелет. Жазууда тыныш белгилери колдонулбаса, анда айтылып жаткан ой чаташып, баш аламандык болор эле.

Ушундай эле, сүйлөмдүн тутумундагы синтаксистик категорияларды: бир өнчөй мүчөлөрдү, түшүндүрмө мүченүү, киринди сөздү, тике сөздү ж. б. езүнчө болуп көрсөтөт. Ошентип, тыныш белгилери айтылып жаткан ойго кошумча маани, кошумча түс берет. Мисалы, сүйлөмдүн аягына коюлган суроо, илеп белгилери, биринчиден, сүйлөмдүн аякталып бүткөндүгүн билдирсе, экинчиден, анын кандай максатта колдонулуп жаткандыгын көрсөтөт.

Жазууда тыныш белгилерин туура колдонууда төмөнкү жоболор эске алынууга тийиш: а) сүйлөмдүн кандай мааниде айтылып жаткандыгы; б) сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшү; в) интонация. Бул жоболор бири-бири менен байланыштуу, өз ара шартташкан мүнөздө каралат.

Азыркы кыргыз тилинде колдонулуп жүргөн тыныш белгилерге төмөнкүлөр кирет: чекит, көп чекит, суроо жана илеп белгиси, үтүр, үтүрлүү чекит, сыйыкча, тырмакча, кашаа.

381. Төмөнде тыныш белгилери коюлбаган текст берилди. Текстти ошол түрүнде окугула. Кандай кыйынчылыкты байкадынар? Эмне жөнүндө сөз болуп жатканын ачык-так аныктоого болобу? Андан кийин ушул эле текстти тыныш белгилери коюлган түрүнде кайта окугула. Сүйлөмдүн маанисин ачык-так кабыл алууга эмнелер жардам берди?

1. Суу болобуз кокуй үйгө кире туралы десем Алиман эчтеке эмес эне бүтүрүп көёлу деп жаандын кытыгылаганына каткыра күлүп жерди айдай берди Алиман улам алакандарын бетин жаанга тосуп эне бери карачы кандай сонун жаан кандай таза жаан быйыл эгин мол болот төгө бер берекенди төгө бер деп кубанып жатты келинимдин бул кылышына мен да баттым.

2. Суу болобуз¹, кокуй², үйгө кире туралы десем, Алиман: «Эчтеке эмес, эне, бүтүрүп көёлу!» – деп жаандын кытыгылаганына каткыра күлүп, жерди айдай берди. Алиман улам алакандарын, бетин жаанга тосуп: «Эне, бери

карачы? Кандай сонун жаан! Кандай таза жаан! Быйыл эгин мол болот. Төгө бер, берекенди төгө бер!» – деп кубанып жатты. Келинимдин бул қылыгына мен да баттым. (Ч. А.)

382. Коюлган тыныш белгилерине карай, интонацияны туура сактап, текстти көркөм окутула. Тыныш белгилердин эмне үчүн коюлгаиын түшүндүргүлө.

Ушинтип¹, согуш эн ақыркы өчүн да алыш тынды. Ошол күнкү баскан жол турмушумда эн оор жол болду го! Ай, ошондогу карангы түн ай! «Тү! Сенин бетине, дүйнө. Кечтим сенден, кечтим! Жашагым келбейт!» – деп ниеттен бузулуп, турмуштан безип келе жаттым. Мен ушинтип келе жатканимда, чапанымдагы кызыл эт бала, үн чыгарып³, ынаалап ыйлан жатты. Алла байкушум ай³, адегенде эле эненди жоктоп калдын го деп, ого бетер буркурап ыйладым.

Імыркай баланын денеси² жүрөгүмдүн астында улам жылуу тартып, боорума жакындай берди. Ошол күйүт, арман, ыйдын арасынан кандайдыр бир будомук ой туулду: «Өмүр тантакыр эле түгөнүп калбаптыр го. Аягында кичинекей тириү жан калыптыр го. Турмуш менен дагы кармашып көрсөк кантет». (Ч. А.)

383. Көчүрүп жазгыла да, тиешелүү жерлерге тыныш белгилерди койгула. Алар эмне үчүн коюлду? Кызматы эмне? Түшүндүргүлө.

Карыя жалгыз күсүн¹ алда канча чертип жиберди //

// Аксакалдын бул күсүнүн аты эмне // деп сурадым жанымдагы кара сакал кишиден //

// Билбеймин² // муун эч ким билбейт //

// Сиз ушул айылдансызыбы // Эмне³ үчүн билбейсиз // деп ал кишиден дагы сурадым //

// Ооба³ // иним // ушул эле айылданмын // Мен бул кишиден элүү жаш кичүүмүн // деп жылмайды.

Бул кишинин сөзү мени ого бетер кызыктырды // (А. Т.)

384. Сүйлөмдердүн аягындагы тыныш белгилер эмнеге негизделип коюлду? Каратма сөз менен сырдык сөздөрдөн кийин илеп белгисин коюуда эмнени эске алды? Жалпы эле, тыныш белгилери кандай кызматты аткарышты?

1. Алимандын тагдырын² эстегенде ичим күйүп чок болот... Анын² убалсообу кимде? Анын дартын кимгө³ айтам? Кайран³ келиним! Гүл сүйгөн келиним! (Ч. А.) 2. Батманын оорусу күчөдү. Эки сөзүнүн биринде айтканы – Ажар.

– Жалгызым... Сен кантесин?. Келчи мага!.. Айткулу ай!.. Ажарды алчы... Алчы!.. Үшүдүнбү? (К. Б.) 3. Турсун эже эмгегине танданат: «Пай-

пай! Көз тийбесин!.. Былтыр эмне үчүн ушундай иштебедим экен?» Эсенгелдиге уулунан кат келди: «Ардактуу ата, эне! Мен жаны тарбияга өткөндөн бері өзүмдүн эр жетип калганымды биле баштадым...» Энеси! Уулундан кат алдым.

Кана, буга эмне дейсин. (Т. С.)

385. Сүйлемдердүн аягына кайсы белгилер коюлат? Аларды коюуда эмнени эске алдынар? Мисалдарды көркөм окуп, далилдегиле.

– А-а-а³, Айганыш балам, ал-жайың кандай³ // көрүнүшүн жаман го, үлүндөп¹ күйгөн шамдай //

– «Курманбек өлдү» деген кабар көнүлүнө майдай жагар //

– Абдан сонун кабар, балким, сага да жагар // – Абдан жагат // (К. Ж.)

386. Окугула. Үтүр белгисинин эмне үчүн коюлганын түшүндүргүлө. Сүйлемгө мүче боло албаган сөздөр сүйлемдүн ортосуна келгенде, үтүр кандайча коюлат?

1. Ажардын¹ бардык үмүтү да³, тилеги да, өмүр сүрүсү да ушул отко байланышкан. От очсо, аны менен бирге Ажар да өчмөк. (К. Б.) 2. Биз, кыргыз эли, жаны турмушту көздөй бет алдык⁴. Силер, жаштар, бул иште көч башында болуунар керек. («КТ») 3. Көптөн бери, курбулар, Жапардын созолонтуп ырдаганын сагындык⁴. 4. Балалык чак, айттор³, бүлбүлдөп артта калууда. 5. – Бали³, балам! Сен кимсин?³ – деди көк ала сакал абышка.

– Мен Айдар деген болом, аксакал, – деди жигит. (Т. С.)

387. Текстти окугула. Коюлбай калтырылып кеткен үтүр белгисин койгула. Кайсы эрежеге ылайык коюлду? Түшүндүргүлө. Оюнарды мисалдар аркылуу далилдегиле. Текст кептин кайсы түрүнө кирет?

Албетте // Дүйшөн өзү да менин² бул абалымды жакши билип жатты. Мүмкүн // менин¹ көнүлүмдү көтөрөйүн деби // эртесинде мектепке эки терекче алып барды. Окуу бүткөндөн кийин // Дүйшөн мени колумдан жетелеп:

– Экөөбүз³ азыр бир иш кылабыз // Алтынай // деди // мени күлө карап. Мына бул теректерди мен сага ариап алып келдим. Ушулар жетилип чонойгондо // сен дагы көктөп бүрдөйсүн. (Ч. А.)

388. Кош чекит кайсы эрежеге ылайык коюлгандыгын түшүндүргүлө. Төмөнде берилген сүйлемдердөн мисал келтирип, өз оюнарды бекемдегиле.

1. Поезд акырын келип³ Казан вокзалына токтоду. Баарыбыз: кыргызстандықтар да, казакстандықтар да, өзбекстандықтар да вагондон чыктык.

Тышта¹ бизди көп эл күтүп турган экен. (К. Б.) 2. Адамдын баарында эки түрдүү кемчиллик болот: бирөө² өзү менен кошо жарагалат, экинчиси башкалардан жугат. 3. Даанышмандар минтип айтышкан: «Акылмандын ақылдуу болушуна билим себепкер». («ЗО»)

389. Окугула. Диалогдо жана тике сөздө сыйыкча кандайча коюлду? Эрежесин түшүндүргүлө. Тыныш белгилеринин коюлушунда кандай окшоштуктар бар? Айырмачылыгы эмнеде?

1. Бурулча Айшага мындай деди:

- Садаган³, мен жумушка кетем. Сен үйдө кал.
- Жок, энеке, мен да сиз менен барам. Үйдө жалгыз кантип калат элем? – деди Айша. (К. Б.) 2. Жоокер, эки жагын каранып, күлүндөп³ турду да:
– Күркүрең айылынан¹ ким бар? – деп кыйкырып² жиберди.

390. Окугула. Сыйыкча, кош чекит белгилери кайсы эрежеге ылайык коюлду? Ушул үзүндү өзүнчө текст болобу? Далилдегиле.

Биз жерден көтөрүлдүк. Баары дапдаана көрүнүп турду: айдоо аянттары, айылдар, шаарлар. Баары тен тааныш.

Алды жактан көрүнгөн шаарлар, кыштактар булар:

Кара-Балта, Сокулук, Ак-Суу, Кайынды. Мына Зууракан Кайназарова жашаган айыл. Ал азыр дүркүрөп өсүүде.

Самолёттун жолу дангыр. Анын жолу – асман. Ага аска да, суу да – бардыгы тооскоол боло албайт.

Таластын тарыхый эстеликтеринин үстүнөн учуп бара жатабыз. Манастын күмбөзү, Айчүрөк конгон боз секи – баары көрүнүп турат. Дагы тоолор!.. Кубангандан же ырдагын, же кыйкыргын келет! (Ж. Б.)

Кайталоо үчүн суроолор:

1. Бөтөн сөз кандай жолдор аркылуу колдонулат? Мисал келтиргиле.
2. Тике сөз деген эмне? Ага тыныш белгиси кандайча коюлат? Мисал келтиргиле.
3. Кыйыр сөз деген эмне? Мисал келтиргиле.
4. Цитата жана анын тыныш белгилери жөнүндө эмне билесинер?
5. Диалог жөнүндө айтып бергиле.
6. Диалогдо тыныш белгиси кандайча коюлат?
7. Тыныш белгилеринин жазуудагы мааниси жөнүндө эмне билесинер?
8. Тыныш белгилерди колдонууда кандай жоболорду жетекчиликке алабыз?

IX КЛАССТА ӨЗДӨШТУРҮЛГӨНДӨРДҮ КАЙТАЛОО

391. Окугула. Түшүндүрмө мүчө катышкан сүйлемдү тапкыла, ал жонунде айтып бергиле, анда тыныш белгилери кандайча коюлат? Ошол сүйлемгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Түшүндүрмө мүчө сүйлемдүн кайсы мүчесү болду?

Биздин айыл Ак-Жар тоо этегинде орношкон. Айылдын үстүндөгү адырда эки зор терек боловор эле. Кийин, эс тартып чонойгондо, мен бул теректердин сырын түшүндүм. Окуудан тараган жайы маалда биз, бир топ балдар, балапан алабыз деп, ушул жерге келчүбүз. Ошондо биз, чор таман тентектер, теректерге мышыкча асылып чыкчубуз.

Мына ушул теректер турган жерди айылдагылар «Дүйшөндүн мектеби» деп койчу. Бир кездерде ошол дөбөнүн үстүндө, эки зор терек турган жерде, мектеп болгон имиш. (Ч. А.)

392. Сүйлемдөгү сөздөрдүн орун тартиби жөнүндө эмне билесинер? Сүйлем мүчөлөрүнүн түз жана өзгөргөн терс орун тартиби кандай? Төмөнкү тексттерден мисал келтиргиле.

НОБЕЛЬ СЫЙЛЫГЫ

1. Бул барктуу сыйлык химия, физика, адабият жана саясий иштер жаатында жетишкен ийгиликтер учун берилет. Аталган сыйлык Альфред Нобель деген швед окумуштуусунун ысмы менен байланышкан жана 1900-жылы уюшулган.

Ошентип, Нобель сыйлыгы ар жыл сайын (10-декабрь) көрүнүктүү окумуштууларга, жазуучуларга, ишмерлерге ыйгарылат. Стокгольм жана Осло шаарларында бул баалуу сыйлыкты тапшыруу аземи болуп турат. («КТ»)

2. Бир көрдүм Аркыт өрөөнүн,
Эсимден чыкрайт эгерим.
Бардыгы анда дээр элем,
Бар болсо «бейиш» дегенин. (Б. С.)

393. Каратма сөз катышкан сүйлемдү көрсөткүлө. Бул сөз эмне учун колдонулат? Ага тыныш белгиси кандайча коюлат? Биреөлөрge кайрылганда же алар менен ангемелешкенде каратма сөзү колдонууга аракеттенгиле.

1. Суйкайган сулуу сеники, төрөм!
Сымбаттуу күлүк меники, төрөм!

Айтылуу сулуу сеники, төрөм,
Ашкере күлүк меники, төрөм! (Ж. Т.)

2. – Башынды ейде көтөр, Толгонай, кайрат кыл.
– Жарайт. Андан башка чарам барбы. Эсиндеби, айланайын тууган жер, ошол күнкү?
– Мен эчтекени унуптайм, Толгонай. Сүйлөй бер, сүйлө, Толгонай, сүйлө, пендем. Бүгүн кулак сенде.
– Ох, эмнени айттайын, Жер энем! Ошонун эртесинде, күн чыга залекте, орок оруп, жумушка кириштил. (Ч. А.)

394. Көчүргүлө. Сүйлем мүчөлөрү боюнча синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Мында сүйлем мүчөсүнүн милдетин аткара албаган сөз барбы? Ал жөнүндө эмне билесинер?

1. Акия айткандай, ошол эле күнү көпчүлүк Чаргынды башкармалыкка шайлап коюшту. 2. Чынында эле, Чаргын майданга кеткен жолдошторунун ордун басышы керек эле. 3. Жакшылаап ойлон, Чаке. Сен эми, албетте, баягы тентек жигит эмессин. 4. Сүйгүнчүлүктүү бол. Баарынан мурда, калыс бол. (Т. С.)

395. Текстти көркөм окугула. Ички сезимдерди билдириүүде кайсы сөз колдо-нулат? Ошондой сөздү атагыла, ал кандай сезимди билдириди? Жазууда кайсы тыныш белгилери менен ажыратылды.

Ошентип, украиналык жаш аялды көрүү үчүн бүжүрөп баскан кемпирлер Каныштыкына кириши.

- Ботом, Каныш! Келин келди дешет. Кайсы келинин?
– Апей, кайсы келини болсун, – деди кайкы мурун кара кемпир, – жанаңы орус...

Ал ангычакты болбой келгендерден көрүндүк алууга даяр отурган аялдардын бири кемпирлерге кайрылды:

- Көрүндүгүн бергиле, байбичелер? Бир эмес эки баш кошулду?
Камка кары үч сомдук кагазды уктап жаткан баланын койнуна салып койду да:
– О-о, садагасы, онкайгон арам! – деп баланын бөрсейгөн мурдунан чымчып өөп койду. (Т. С.)

396. Атоочтук же чакчыл түрмек катышкан жөнөкөй сүйлемдү көчүрүп жазыла. Алар сүйлемдүн кайсы мүчөлөрүнөн болушту? Кайсы сөз менен байланышты?

1. Мен ушинтип турганда, үйдөн Алиман чыгып келди. Гүлдүү жоолугун салынып, жибек көйнөгүн кийип, жасанып алган. (Ч. А.) 2. Алымдын келишин күтө берип, Чоконун чыдамы кетти. Каныбектин дайынын билүү үчүн кеткен Алымдан эч кабар жок. Алым аман барбы же биреөнүн колуна түштүбү? (К. Ж.) 3. Айтмакчы, унтууп баратыпмын. Сени бедеге тороткөн Чаргын байкен кандай турат? Иштери кандай? (Т. С.)

397. Көчүргүлө. Сүйлем мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Грамматикалык түзүлүшү жагынан булар сүйлемдүн кайсы түрлөрүнөн болушту?

1. Бала, ызасына чыдабай, ыйлап жиберди. Муштумдарын түйүп, ойдо тура калып, колун кесеп сүйлөдү. Мен анын ушул кайратына ыраазы болдум. 2. Терен сайда күрөшкө тойбос Байдамтал дагы эле, жанын сабап, толкундарды ташка жанчат. (Ч. А.) 3. Ажардын көз жашы тыйылып, санаасы алда кайда кетти. (К. Б.)

398. Текстти көркөм окугула. Тыныш белгилердин коюлуш эрежелерин түшүндүргүлө.

Найман эне, эки колдоп бетин басып, солуктан ыйлап көпкө отурду. Аナン калган күч-кубатын жыйнап, уулуна жөнөдү. Манкурт уулу эчтеке көрбөгөн-билбегендей, кайдыгер карап турду.

— Отурчу, сүйлөшөлү, — деди Найман эне, оор үшкүрүнүп. — Сени издебеген жерим калбады го!

Экоо бет мандай отурушту.

— Мени тааныйсынбы? — деди эне.

Манкурт башын чайкады.

— Сенин атын ким?

— Манкурт, — деди ал.

— Сени азыр ошентип аташат, мурдагы атың эсиндеби? Атаңдын аты — Дөнөнбай, ошону билбейсинби? Сенин атың — Жоломан!

Мунун баарысы уулуна эч кандай таасир этпей жатты. (Ч. А.)

399. Көчүргүлө. Калтырылып кеткен тыныш белгилерди өз ордуна койгула. Алар эмне үчүн коюлду? Түшүндүргүлө.

1. — Энеке // тиги кимдин баласы // деди Жапар. — А-а, кагылайын // ал Балтабайдын баласы Сатар эмеспи.

2. Сатар // бетиндеги терин сүртүп // күлүндөп басып келди.

3. Биз // кыргыз жазуучулары // дүйнөнүн алдынкы адамдары менен жакындашуу үчүн көп иштерди аткардык. (К. Б.)

400. Окутула. Татаал сүйлөмдү көрсөткүлө, анын кандай түрлөрүн билесинер? Алардын айырмачылыгы эмнеде?

ЭЛ КАЗЫНАСЫНАН

1. Акылдуу адам көптү билиш үчүн окуйт, майда адам көпкө көрүнүш үчүн окуйт. 2. Адам болууга умтуулгандар үчүн илимдин кандай болсо да оордук кылбайт. 3. Чейре кандай болсо, акыл ошондой болот: акылдуулардын арасында акылга акыл кошулат, ақмактардын арасында акыл акырындан жошулат, өзү тендүүлөрдүн арасында калыбын жоготпойт. 4. Туш келип дөөлөт жолукса, душманың келип дос болот. («30»)

401. Татаал сүйлөмдүн кайсы түрү баш жана багынынкы сүйлөмдөрдөн түзүлөт. Багынынкы баш сүйлем менен кайсы мүчөлөр аркылуу байланышат? Төмөнкүлөрдөн мисал келтиргиле.

1. Күн батып кетсе² да, анын асманды алоолонткон жарыгы талаа бетин күүгүмдөнтүп турат. 2. Тоо басып калгансып, Эдигей үч бүктөлүп отурат. 3. Ошондой болсо да, күн жылыш, тоого жаз келип, биз кош айдоого эртөрөз кириштик. 4. Нурбектин кубанычы кучагына батпай, ал өзүн эн эле бактылуу сезди. (Ч. А.)

402. Текстти көркөм окугула. Сүйлөмдүн түзүлүшүнө байкоо жүргүзгүлө да, үтүр белгилеринин эмне үчүн коюлгандыгын аныктагыла.

Комузчу, ырчы, обончу, чексиз чебер
Билсен айт, дагы акынга жеттепейт нелер?
Ташыса Ысык-Көлдей ташкыны бар,
Таланттан Токтогулга ким тен келер?
Эмесе «Жаш кыялыш», «Алымканы»
Кылымдан кыргызында жашай берер.

Аппак³ кар түшүп турат, түшүп турат,
Себилип тээ тетиги көктөн кулас.
Дарактар калч-калч этип үшүп турат,
Ар бири аппак кардан тумак сурал. (С. Э.)

403. Сүйлөмдерге синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Түзүлүшү боюнча кандай сүйлөмдердү өздөштүрдүнөр? Алардын ар бирине мисал келтиргиле.

1. Бирде мен сөз кутулбас акынмын, бирде мен жоого кирчү баатырмын. (С. А.) 2. Конур күз. Эртең айылга жөнөймүн. Ысык-Көл мелтирип турат. Тол-

кун да көрүнбөйт. Айлана тыптынч. Сапарынар кут болсун, Талант балам. («КБ»)
3. Күн бата, Чон-Ташты көздөй жол тарттык. (М. Э.)

404. Татаал сүйлемдүн кандай түрлөрү билесинер? Алардын ар бирине бирден сүйлем ойлоп тапкыла, сүйлемдордүн айырмачылыгы жөнүндө айтып бергиле.

405. Багынынкы сүйлемдүн кандай түрлөрү бар? Алардын кайсы түрлөрү катышты жана алар баш сүйлем менен кандайча байланышты?

- | | |
|--|---|
| 1. Буралып шибер чыкпаса,
Жердин көркү болобу?
Каз, өрдөгү болбосо,
Көлдүн көркү болобу? (Т.) | 2. Жакшыга деөлөт келгенде,
Бой көтөрбөй пас болот.
Жаманга деөлөт келгенде,
Кетөрө албай мас болот. (Ж.) |
| 3. Күн жарыгы тийгендей,
Күлгөнү кызык баланын.
Оргу-баргы кеп айтып,
Жүргенү кызык баланын. | 4. Жамаатың жакшы болгон сон,
Ырыска ыктоо эл болот.
Каршылашып жоо келсе,
Биригип капитап сел болот. (Ж.) |

406. Төл жана ботөн сөздөрдү өзүнчө ажыраткыла. Ботөн сөздү кандай жол менен көлдөнсө болот? Тике сөздүн тыныш белгиси жөнүндө айтып бергиле.

1. Ойчул акын Калыгул мындай деп айткан: «Окусаң илим үйрөнүп, орундуу жазган кат жакшы». 2. «Айдан жылдыз чексиз көп, түн эмнеге карапы?» – деп суроо койгон акын Женижок. («Мурас») 3. Кыз төөнү бура тартып тура калды да: «Мен убадама жеттим», – деди (А. Т.)

407. Көчүргүлө. Тике сөздү таап, анын тыныш белгисин койгула. Эмне үчүн коюлгандыгын түшүндүргүлө.

1. Эне, жер муштап, кайталап айта берди // Эсте атынды, сенин атын ким эле // 2. Жакшы окыйт, балам зээндүү // деди Момун. 3. Бугу эне уул бала менен кыз балага // Балдарым, мына эми мен силдердин эннермин, мен си-лерди Ала-Тоого алып барамын // деди. 4. – Жок, ал менин атам болчу, менин атам // дей берди ызага туталанган Абалбек. (Ч. А.)

408. Көчүргүлө. Сүйлемдерге синтаксистик талдоо жүргүзгүлө: а) айтылыш максаты боюнча; б) грамматикалык түзүлүшү боюнча; в) сүйлем мүчөлөрү боюнча.

1. Таятамдыкы Чон-Таштан кырк чакырымдай ары, Кен-Сууда. (М. Э.)
2. Көктөйүн деген чырпык элем, гүлдөйүн деген дарак элем. (Т. С.) 3. Тан атты. Кар жаап турат. Танабай, атын теминип, желе-жорто жүрдү. (Ч. А.)

4. Кызын, эгер намысын болсо, макул дебе? Намыс үчүн өлчү атана кенедей да кайгы же? (К. Ж.)

409. БК. Текстти көркем окуп, анын мазмуну менен тааныштыла. Текстке талдоо жүргүзгө, тилдик каражаттардын колдонулушун аныктагыла. Текстке кандай аталыш берүүгө болот?

Откөн бир заманда Акыл аке аттуу киши болуптур. Мүмкүн, ал кишинин аты бардыр, бирок эл аны Акыл аке дешчү экен.

Элден элге барып, кызыктуу жомокторду, сонун ангемелерди айтып, элдин мookумун кандырар эле. Эл анын сонун ангемелери үчүн көп акча, кымбаттуу буюмдарын да аяшкан эмес.

Акыл аке элден эч нерсе сурасу эмес, бирок бергенин таштабай алып, оокаты жетишпегендөргө бөлүп, андан калганын үйүн жыйнап көй берүүчү.

Күндөрдүн биринде Акыл аке дагы элди аралап, өзүнүн кызыктуу сөздөрүн өзү тыншоого чыкты. Тилекке каршы, өзүнүн берметтей сөздөрүн уга алган жок. Ошондон кийин жыйналган көп дүйнөсүне он беш бөлмөлүү үй салдыры да, сергек балдардан отузду жыйнап, балдан шириң, суудан тунук, кылыштан өткүр сөздөрүн аларга үйрөтө баштады.

Эл Акыл акеге ыраазы болушуп: «Акыл аке дүйнөнү кубалабайт, акылды кубалайт. Өзүнүн артына акылдуу кишилерди тарбиялап чыгармакчы. Ал кишинин билгенин биз билбейбиз, ал киши – доордун булбулу», – дей турган болушту.

Акыл акенин сөзүн угуу үчүн ар кайсы хандыктардан кишилер келишип, анын олбос сөздөрүн уга башташты. Анын кадыры күн санап артылып, байлыгы өлчөмсүз арбый берди. «Хандардын казнасы Акыл акенин казнасына жетпейт», – деген сөз бардык элге жайылды. (А. Т.)

ТАААЛ СҮЙЛӨМДӨ КОЮЛУУЧУ ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕР

Чекит (.)

Жай сүйлөмдүн маанисindеги татаал сүйлөмдүн аягына чекит коюлат: 1. *Кол бетине нур чагылышат, айлана килемдей куллупрат.* (Т. С.) 2. *Өнөрүң болсо, өргө чап.* (Т.)

Суроо белгиси (?)

Суроолуу сүйлөмдүн маанисindеги татаал сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат: 1. *Жакшы сөзү болбосо, карынын корку болобу?* (Т.) 2. *Тең курбум эсен кайтып, биз кайрадан бирге шашточук күн келер бекен?* (Т. С.)

Илеп белгиси (!)

Илептүү сүйлөмдүн маанисindеги татаал сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат: *Барагой эми, балам, ак жолуң ачылсын!* (Ч. А.)

Кош чекит (:)

Татаал сүйлөмдү түзүп турган жөнөкөй сүйлөмдердүн бирөө негизгиси болуп, калгандары анын маанисин чечмелеп турса, негизги сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат: *Мезгил бардыгын өзгөртөт: жыл откон сайын муноз да өзгөрт, тағдыр да башкача болот.* («КТ»)

Үтүр (.)

1. Татаал сүйлөмдүн курамындагы жөнөкөй сүйлөмдер үтүр менен ажыратылат: *Намысы бар жигиттин нар күчүндөй күчү бар, намысы жок жигиттин намыс менен неси бар.* (Мак.)

2. Эгерде багынынкы сүйлем баш сүйлөмдүн ортосунда кыстырылып келсе, үтүр анын эки жагына коюлат: *Чүкөбай, Жапар канча айтса да, өз билгенин берген жок.* (К. Б.)

3. Сүйлөмдүн тутумундагы каратма, киринди, сырдык сөздөр үтүр менен ажыратылат: 1. *Жолдоштор, ар дайым карапайым жана жөнөкөй болгула.* 2. *Биз, албетте, өзүбүздүн ата мекенибизди сүйөбүз.* («А») 3. *Эй, алтын тоо, бойрогуңду казабыз, уктап жаткан алтын кенин ачабыз.* (К. М.)

4. Сүйлөмдүн тутумундагы түшүндүрмө мүченүн эки жагына үтүр коюлат: *Ал кишини биз, қыргыз балдары, Кузьмич ата дечүбүз.* (Т. С.)

5. Сүйлөмдүн тутумундагы чакчыл түрмөк үтүр менен ажыратылат: *Чаргын колуна кесени алып, күлүп койду.* *Чаргынды катарына алып, Жапар төрөлгө көз чаптырат.* (Т. С.)

ТИРКЕМЕ

ФОНЕТИКАЛЫК ТАЛДООНУН ТАРТИБИ

1. Сөздө канча мун, канча тыбыш, канча тамга бар экендигин аныктоо.
2. Үндүү тыбышка мүнөздөмө берүү (жоон же ичке, кен же кууш, эриндүү же эринсиз, кыска же созулма).
3. Үнсүз тыбышка мүнөздөмө берүү (жумшак же каткалан түгөйлүү же түгөйсүз).

СӨЗДҮН КУРАМЫ БОЮНЧА ТАЛДООНУН ТАРТИБИ

1. Сөздүн унгусун жана мүчөсүн аныктоо.
2. Мүченүн түрлерүн атоо (сөз жасоочу же сөз өзгөртүүчү).
3. Сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн түрлөрүн аныктоо.

СӨЗ ЖАСОО БОЮНЧА ТАЛДООНУН ТАРТИБИ

1. Кайсы сөздөн кандай маанидеги сөздүн жасалганын аныктоо (заттан этиш; этиштен зат; заттан сын атооч ж. б.).
2. Сөз кайсы мүченүн жардамы менен жасалгандыгын белгилөө.
3. Сөз жасоонун жолун атап көрсөтүү.

МОРФОЛОГИЯЛЫК ТАЛДООНУН ТАРТИБИ

I. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү

Адегенде кайсы сөз түркүмү экендиги аталууга тийиш. Андан кийин сөз түркүмдөрүнүн ар бирине мүнөздүү белгилер көрсөтүлөт.

З а т а т о о ч: энчилүү же жалпы зат атооч экендиги; кандай формада колдонулганы; жекелик же көптүк санда, жөндөмө, жак, таандык мүчөлөр менен келиши.

С ы и а т о о ч: түрлөрү (сапаттык же катыштык); даражалары (жай, салыштырма, басандатма, күчтөмө); заттык мааниде болсо, кандай формада колдонулганы: жекелик же көптүк санда, жөндөмө, жак, таандык мүчөлөрде келиши.

С а н а т о о ч: түрлөрү (эсептик, иреттик, жандама, чамалама, бөлчөк, топ сан); кайсы формада колдонулганы: жөндөмө, жак, таандык мүчөлөрде келиши.

А т а т о о ч: түрлөрү (жактама, шилтеме, сурاما, тангыч, аныктама, белгисиз ат атоочтор); кайсы формада колдонулганы: жекелик же көптүк санда, жөндөмө мүчелердө келиши.

Э т и ш: түзүлүшү (негизги же жардамчы); кайсы формада колдонулганы: чагы, жагы, ынгайы, мамилеси; этиштин өзгөчө түрлөрү: атоочтук, чакчыл, кыймыл атооч.

Т а к т о о ч: кандай мааниде колдонулганы (орун, мезгил, сыпат, сан-олчом).

II. Кызматчы сездер

Ж а н д о о ч: кайсы жөндөмө менен колдонулганын белгилөө.

Б а й л а м т а: түрлөрү (каршылагыч, байланыштыргыч, ажыраткыч, себеп-натыйжалагыч, шарттуу, салыштырма).

Б ө л ү к ч ө: мааниси (чектеме, күчтөмө, аныктагыч, тангыч ж. б.).

III. Өзгөчө сез түркүмдерү

Т у у р а и д ы с ө з: тыбыш же элестүү сез.

С ы р д ы к с ө з: кандай мааниде колдонулганы (ички сезимди же эркти билдиргендиги).

СИНТАКСИСТИК ТАЛДООНУН ТАРТИБИ

I. Сез айкаши

1. Сез айкашынын түзүлүшү жөнүндө айтып берүү: а) негизги жана багыныкы сездү табуу; б) алардын кайсы сез түркүмүнөн болгондугун көрсөтүү.

2. Негизги жана багыныкы сездердүн байланышшуу жолдорун (ыкташуу, башкаруу, таандык байланыш) аныктоо.

II. Жөнөкөй сүйлөм

1. Айтылыш максаты боюнча сүйлөмдүн кайсы түрү (жай, суроолуу, буйрук, илептүү) экенин атоо.

2. Сүйлөмдүн грамматикалык негизин (ээ, баяндооч) таап, анын жөнөкөй же татаал сүйлөм экендигин белгилөө.

3. Жөнөкөй сүйлөмдүн түзүлүшү жөнүндө айтып берүү:

а) эки тутумдуубу (жалан жайылма) же бир тутумдуубу (атама, жактуу, жаксыз);

б) толук же кемтик сүйлөмбү (кемтик сүйлөм болсо, анын кайсы мүчөсү айтылбай калганын табуу).

4. Эгерде бир өнчөй мүчөлөр, жалпылагыч сөз, түшүндүрмө мүчө, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр, чакчыл жана атоочтук түрмөктөр (алар сүйлөмдүн кайсы мүчесү экендиги аныкталат) болсо, аларды өзүнчө белгилөө керек (өздөштурулгөндөн кийин).

5. Сүйлөмдү сүйлөм мүчөлөрүнө ажыратып, алардын милдетин кайсы сөз түркүмү аткарғандыгы айтылат; мында адегенде сүйлөмдүн баш мүчөлөрү, андан сон, айкындоочтор табылууга тийиш.

6. Тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүрүү.

III. Татаал сүйлөм

1. Сүйлөмдүн грамматикалык негиздерин (баш мүчөлөрүн) белгилөө менен татаал сүйлөм экендигин көрсөтүү.

2. Татаал сүйлөмдүн кайсы түрү экенин аныктоо:

а) тен байланыштагы татаал сүйлөм; анын тутумунда канча женекей сүйлөм бар экенин, алардын өз ара байланышшуу жолдорун (интонация, байланта) аныктоо;

б) жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосундагы маанилик катышты (тен, маанилеш, мезгилдеш, себеп-натыйжа ж. б.) аныктоо.

3. Багынынкы байланыштагы татаал сүйлөм болсо, андагы баш жана багынынкы сүйлөмдөрдү көрсөтүү; багынынкы сүйлөмдүн түрлөрүн (мезгил, себеп, максат ж. б.) аныктоо.

4. Тыныш белгилердин коюлушун түшүндүрүү.

5. Мындан кийин татаал сүйлөмдүн ар бир бөлүгүн жөнөкөй сүйлөм катары талдоо.

6. Көп багынынкылуу татаал сүйлөмдү талдоодо багынынкы сүйлөмдөрдүн бир өнчөй, же бир өнчөй эмес экендигин белгилөө.

7. АРАЛАШ ТАТААЛ СҮЙЛӨМ БОЛСО, АНДАГЫ ТЕН ЖАНА БАГЫНЫНКЫ БАЙЛАНЫШТАГЫ СҮЙЛӨМДӨРДҮ АЖЫРАТУУ.

IX КЛАСС БОЮНЧА ТЕСТТИН ҮЛГҮЛӨРҮ

1. Кайсы сүйлөмде түшүндүрмө мүчө катышты:

- а) Кыз көгергөн көлгө, керилген тоолорго суктана карайт.
- б) Шамбетке Чаргын чапжаак ыраазы.
- в) Биз, айылдын жаштары, быйыл өзүбүздүн айылга электр станциясын курабыз. (Т. С.)

2. Төмөнкү мисалдардын ичинен кайсынысы татаал сүйлөм:

- а) Аркы-беркини байкас албай, Чаргын bek-bek унчукту.
- б) Кишилердик күлдүрүп отурууучу Элебес көрүнбейт.
- в) Ооба, бийлегин, Сергей эмдигиче тим эле чимирилип кетмек. (Т. С.)

3. Татаал сүйлөм грамматикалык түзүлүшү боюнча канчага болунет:

- а) экиге;
- б) терктө;
- в) бешке.

4. Татаал сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар:

- а) тен байланыштагы жана багынынкы байланыштагы;
- б) жөнөкөй жана татаал;
- в) бир тутумдуу жана эки тутумдуу.

5. Түшүндүрмө мүчө катышкан сүйлөмдүн тапкыла жана тыныш белгисин койгула:

- а) Күн кылкылдан уясына батып барагат.
- б) Силер мугалимдер жаш өспүрүмдөргө таалим-тарбия берүүдө баа жеткис эмгек синирдинер. (К. Б.)
- в) Шаркырап аккан сууга жеткенде Данияр арабаны жайыраак айдады. (Ч. А.)

6. Каратма сез катышкан сүйлөмдүн көрсөткүлө:

- а) Таятамдын жомогу көп: кайгылуусу да, коркунччуусу да бар.
- б) Баарынан жакшы көргөнүм – жанагы мүйүздүү Бугу эне женүндөгү жомок.
- в) Сен ал жомокту билесинби, ата? (Ч. А.)

7. Сүйлөмдүн курамындагы каратма сездүн астын сызгыла, тыныш белгилерин койгула:

- а) Мен Бугу эне болом. (Ч. А.)
- б) Келдим эне элди-жерди сагынп. (Ж. Т.)
- в) Байлык – колго кармаган муз. (Мак.)

8. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сездүн астын сызгыла жана тыныш белгисин койгула:

- а) Мараалдар суу ичин турганда, өйүз жәэкке корукчулар келди.
- б) Эх ак маралдай манкайып дегендей эле бар экен!
- в) Фотоаппаратты ала келсек, сонун болмок экен да! (Ч. А.)

9. Төң байланыштагы татаал сүйлемдү тапкыла:

а) Улуу кубаныч Акияны да толкуннаткан, ошентсе да өкүнүчтүү келин Элебесин эстейт.

б) Мыскал башынан өткергөн окуясын Камкага сүйлөп жатканда, Сатай менен Салмоорбек, көчөнү жаныртып, чуркап келишти. (Т. С.)

в) Күзүндө жамгыр болбосо, күлгүн чөп кайдан бүрдөсүн. (Т.)

10. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлем кандай сүйлемдерден түзүлөт:

а) баш жана багыныңкы;

б) толук жана кемтик;

в) тен укуктагы жөнөкөй сүйлемдерден.

11. Мезгил багыныңкы сүйлемдү тапкыла:

а) Оор барскандар күрсүлдөп, устакана кереметтенет.

б) Эки абышканын жемесинен кийин элдин уу-дуусу бир азга басандады.

в) Шамбет майданга кеткендөн кийин, күтүлбөгөн жерден Чаргын башкарма болду. (Т. С.)

12. Кириниди сөз катышкан сүйлемдү тапкыла:

а) Бектурган таң куланоеөк болгондо эшикте болду.

б) Адам, чынын айтканда, бактыга тойбөйт.

в) Эки гүлдүн ортосуна кандай тикенек чыкканы мага белгисиз. (А. Т.)

13. Кайсы сүйлемде чакчыл түрмөк катышты:

а) Арабадан ыргып түшүп, Алиман жаныма жетип келди.

б) Алимандын муниусуна ыраазы болуп калдым.

в) Энеке, Касымдан кат келди. (Ч. А.)

14. Баш жана багыныңкы сүйлем бири-бири менен грамматикалык кайсы каражаттар аркылуу байланышат:

а) интонация, байламталар;

б) чакчыл, атоочтук жана шарттуу ынгайдын -са мүчөсү;

в) түзүлүшү, орун тартиби.

15. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлемдү тапкыла:

а) Кайгысы жок кара сууга семирет.

б) Жакшылардын үлгүсү жанын турган шамдай. (Мак.)

в) Каптаган душман ала албайт, тилемкеш болсо миң адам. (Т.)

16. Атоочтук түрмөк катышкан сүйлем кайсы:

а) Көтөрүлүп көп сүйлөп, болбос ишке күлбөгүн. (Т.)

б) Улар үнүн уккан адам барбы?

в) Таптаган билет шумкарды. (Мак.)

17. Сыпат багыныңдың сүйлөмдү көрсөткүлө:

- а) Эне тил болбой, эл болбойт. (*Мак.*)
- б) Бетинен нуру чачырап, толкундан Сырга кубанды. (*Ж. Б.*)
- в) Айылдан әртен менен чыгып, станцияга түш ой барабыз. (*Ч. А.*)

18. Шарттуу багыныңдың сүйлөмдү тапкыла:

- а) Күндүн нуру болбосо, суу күркүреп көбөйбейт.
- б) Бардыгына күн себеп, бардыгына күн керек. (*Ж.*)
- в) Бекендин сезү катуу тийсе да, Садыр унчукпай тура берди. (*Ш. Б.*)

19. Тең байланыштагы татаал сүйлөм кайсы:

- а) Откон күндү эскерген – ескөндүктүн белгиси.
- б) Мээримдүлүктүү энеден ўйрон, адептүлүктүү эстүүден ўйрон. (*Мак.*)
- в) Айтике, баланы карап, отура калды. (*А. Т.*)

20. Баш сүйлөмдүн ортосунда кыстырылып келген багыныңдың сүйлөмдү тапкыла:

- а) Жапар катты окуп чыкканда, өнү кумсарып, көзү ымыр-чымыр болду.
- б) Бүткөн бою дирилдеп, бир топко чейин каттан көзүн албады.
- в) Ажар, карышкырлар жакындан кирип келген сайын, ширенке тартып жатты. (*К. Б.*)

21. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы максат багыныңдың сүйлөмдү аныктагыла:

- а) Балдар окусун деп, Дүйшөн бизди мектепке ээрчитип чыкты.
- б) Дүйшөн өзү жол баштап, анын артынан балдар чыйырга түштү.
- в) Балдар чогулгандан кийин, Дүйшөн күндөгүдей от жаккан жок. (*Ч. А.*)

22. Көп багыныңылуу татаал сүйлөмдү көрсөткүлө:

- а) Чынында, турмуш өзү сонун турбайбы, үтүрөйгөн кайын дарбазаны ачканча, кош кубаныч кирип келди.
- б) Дағы эшик ачылды, ўйгө Зарыл менен Касейин кирди, Касейиндин колунда комузу бар.
- в) Өстөн казылса, станция тургузулса, ар бир ўйде очпөс шамдар жанат. (*Т. С.*)

23. АРАЛАШ ТАТААЛ СҮЙЛӨМДҮ ТАПКЫЛА:

- а) Мылтык тарс этти, мен карай калсам, Жапаркул жерде сулап жатыптыр.
- б) Эл чогулуп калды, мен Жапаркулун башын жөледүм, ыйлас жибердим.
- в) Күн буркөлдү, туман түштү, борошолоп кар жаады. (*К. Б.*)

24. Тике сезүдү таап, ага тиешелүү тыныш белгилерди койгула:

- а) Элдин айтканына караганда, өнер алды – кызыл тил.
- б) Кишиден кем болбогула, башка элге тен болгула деди мүйүздүү Бугу эне.

в) Бугу эне коштошуп турганда, арамдыкты каргап, адалдыкты зарлап кеткен экен дешет. (Ч. А.)

25. Кандай учурда төл жана бетөн сөздерде кош чекит коюлат:

- а) тике сөз төл сөздөн мурда келгенде; б) тике сөз төл сөздөн кийин келгенде;
- в) тике сөз төл сөздүн ортосуна келгенде.

26. Тике сөздү таап, анын тыныш белгилерин койгула:

- а) Шамбет эмгектин ийгилиги, аракеттин берекеси бар деди.
- б) Демилге берип, Чарғын да эл менен бирге иштеп жатат.
- в) Адырдан калкып жел жүрсө, ак буудай башы ыргалат.

27. Кайсы учурда тике сөз катышкан сүйлөмдө суроо жана сыйыкча белгилери коюлат:

- а) тике сөз төл сөздөн кийин келсе;
- б) суроолуу сүйлөмдүн маанисинге тике сөз төл сөздөн мурда келсе;
- в) тике сөз кыйыр сөз түрүндө колдонулса.

28. Жайылма сүйлөмдү тапкыла:

- а) Бул кыз Мыскалды билер бекен, сурачы?
- б) Энемди кыя албай, кайра айылга кеттим.
- в) Өзүнүз баланын энеси болдуңуз, сизди чыгышты карай жөнөтөбүз. (Т. С.)

29. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдү көрсөткүле:

- а) Биз, Бейшемби келген кезде, чөп үйүп жатканбыз. (М. Э.)
- б) Бир аздан кийин күн ысый баштады.
- в) Қундун ысык шооласы Ажарды ысытып жиберди, бир тамчы суу көзүнен учту. (К. Б.)

30. Чакчыл түрмөк катышкан жөнөкөй сүйлөмдү тапкыла.

- а) Жалындаган от очуп, карышкырлар кайра качырышты.
- б) Ажар коркту, ыйлап жиберди.
- в) Асмандағы сулуу Ай да кош айтышты, Ажарды аяп. (К. Б.)

31. Тен байланыштагы татаал сүйлөм барбы:

- а) Мен ойдө турганым жок, оозумдан үн да чыккан жок.
- б) Сүйүнгөнүм канчалык көп болсо, екүнүп-өксүгөнүм андан көп.
- в) Дүйшөн, аттан секирип түшүп, эшикти жара тепти. (Ч. А.)

32. Татаал сүйлөмдүн курамында бириңчи белүгү жайылма, экинчиси жалаң сүйлөмден түзүлген татаал сүйлөмдү көрсөткүле:

- а) Байлыктын атасы – эмгек, энеси – жер. б) Акыл – тозбос тон, билим – түгөнбөс кен. в) Күч кетет, билим кетпейт. (Мак.)

33. Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлемдерден түзүлгөн татаал сүйлем барбы, тапкыла:

- а) Алтын алба, алкыш ал.
- б) Жолдон чыксан да, элден чыкпа.
- в) Акыл денизден терен, билим тоодон бийик. (*Mak.*)

34. Каратма сез катышкан сүйлемдү тап:

- а) Анын туура, улуу талаам, бирок биз пендебиз да, жакшылыктан дайым үмүтүбүз чон.
- б) Алиман экөөбүз вагондорду кыдыра жүгүрдүк.
- в) Нечен вагондор етту, бирок Майсалбекти жолуктура албадык. (*Ч. А.*)

35. Экинчи катардагы сүйлемдүн (б) калтырылыш кеткен тыныш белгилерин койгүн:

- а) Данияр жети пуддук чон, кара капты көтерүп баратты.
- б) Ташта, ташта капты деп кыйкырып жиберди Жамийла.
- в) Кампачы ачуусу келген бойдон Даниярга жулкунду.

36. Татаал сүйлемдүн курамынан салыштырма багынынкы сүйлемдү тапкыла:

- а) Бириндеп булут көрүнсө, күндүн көзү ачылат. (*T.*)
- б) Мактанаачаак менен жалкоону элдин баары билишет, бирок өзүлөрү өлгүче билишпейт.
- в) Тоого чыккан адам алысты көргөндөй, окутан адам дүйнөнү кен тааныйт. (*«ЗО»*)

37. Багынынкы сүйлемдүн киңиши:

- а) беш;
- б) жети;
- в) тогуз.

38. Төмөнкүлөрдүн ичинен кайсынысы аралаш татаал сүйлем:

- а) Күндөп издейт боз инген ак ботосун, түндөп издейт боз инген ак ботосун, зарлап издейт боз инген.
- б) Эмчегим сыйздан, сүт агат, аягым талыйт. (*Ч. А.*)
- в) Жайкала шибер чыкпаса, сайраса булбул укпаса, жай болсо да кышка тен. (*«Мурас»*)

ШАРТТУУ КЫСКАРТУУЛАР

А. Т. – Аалы Токомбаев
А. О. – Алыкул Осмонов
А. У. – Алымкул Үсөнбаев
А. Токт. – Абдрасул Токтомушев
Б. А. – Барпы Алыкулов
Б. С. – Байдылда Сарногоев
Б. Ж. – Бексултан Жакиев
Ж. Б. – Жоомарт Бекенбаев
Ж. Т. – Жусуп Турусбеков
Ж. С. – Жалил Садыков
К. Б. – Касымалы Баялинов
К. Бект. – Касымаалы Бектенов
К. Ж. – Касымаалы Жантөшев
К. Жус. – Кенеш Жусупов
К. М. – Кубанычбек Маликов
К. К. – Касым Каимов
К. О. – Качкынбай Осмоналиев
М. А. – Мидин Алыбаев
М. Т. – Мырзабек Тойбаев
М. Э. – Мукай Элебаев
Мак. – Макал
«ФС» – Фразеологиялык сөздүк

Н. Б. – Насирдин Байтемиров
О. Б. – Осмонкул Бөлөбалаев
С. К. – Саякбай Карадаев
С. Ө. – Сагындык Өмүрбаев
С. А. – Сатин Абдыкеримова
С. Э. – Сүйүнбай Эралиев
С. Р. – Сулайман Рыспаев
Т. М. – Тоголок Молдо
Т. – Токтогул
Т. К. – Телеген Касымбеков
Т. С. – Түгөлбай Сыдыкбеков
Т. Б. – Түмөнбай Байзаков
Р. Ш. – Райкан Шүкүрбеков
Ч. А. – Чыңгыз Айтматов
Ш. Б. – Шүкүрбек Бейшеналиев
Ш. Д. – Шайлообек Дүйшөев
«А» – «Асаба» гезити
«АТ» – «Ала-Тоо» журналы
«КТ» – «Кыргыз туусу» гезити
«ЗО» – «Залкар ойлор»
«КБ» – «Кут билим» гезити
«ЭТ» – «Эне тил» гезити

МАЗМУНУ

VIII КЛАССТА ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨНДӨРДУ КАЙТАЛОО

§ 1. Сөз айкашы	3
§ 2. Женекей сүйлөмдүн түрлерү	5

БАЙЛАНЫШТУУ КЕП

§ 3. Текст жана кеп женүндөгү маалыматтарды жалпылоо	8
§ 4. Кептин түрлерү	10
§ 5. Публицистикалык стиль	11
§ 6. Түшүндүрмө мүчө	13
§ 7. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби	16

СҮЙЛӨМГӨ МҮЧӨ БОЛО АЛВАГАН СӨЗДӨР

§ 8. Каратма сөз жана анын тыныш белгилери	20
§ 9. Киринди сөз жана анын тыныш белгилери	24
§ 10. Киринди сөздүн мааниси	27
§ 11. Сырдык сөз жана анын тыныш белгилери	30

СИНТАКСИСТИК ТҮРМӨКТӨР

§ 12. Атоочтук түрмөктүн синтаксистик кызматы	35
§ 13. Чакчыл түрмөктүн синтаксистик кызматы	38

ТАТААЛ СҮЙЛӨМ

§ 14. Татаал сүйлөмдүн түзүлүшү	43
§ 15. Татаал сүйлөмдүн түрлөрү	47

ТЕҢ БАЙЛАНЫШТАГЫ ТАТААЛ СҮЙЛӨМ

§ 16. Женекей сүйлөмдердүн ортосундагы маанилик катыштар	51
§ 17. Тен байланыштагы татаал сүйлөмдүн тыныш белгилери	54
§ 18. Женекей сүйлөмдердүн байланышуу жолдору	57
§ 19. Байланыштагы татаал сүйлөмдүн тыныш белгилери	59
§ 20. Тен байланыштагы татаал сүйлөм боюнча синтаксистик талдоо	63

БАГЫНЫҚЫ БАЙЛАНЫШТАГЫ ТАТААЛ СҮЙЛӨМ

§ 21. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түзүлүшү	66
§ 22. Баш жана багыныңкы сүйлөмдердүн байланышуу жолдору	70
§ 23. Баш жана багыныңкы сүйлөмдердүн орду жана тыныш белгилери	74
§ 24. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм боюнча синтаксистик талдоо	78

БАГЫНЫҚЫ СҮЙЛӨМДҮН ТҮРЛӨРҮ

§ 25. Мезгил багыныңкы сүйлөм	80
§ 26. Орун багыныңкы сүйлөм	84
§ 27. Шарттуу багыныңкы сүйлөм	87
§ 28. Карама-каршы багыныңкы сүйлөм	90
§ 29. Сынат багыныңкы сүйлөм	94
§ 30. Салыштырма багыныңкы сүйлөм	98
§ 31. Себеп багыныңкы сүйлөм	102
§ 32. Максат багыныңкы сүйлөм	106
§ 33. Сан-өлчөм багыныңкы сүйлөм	109
§ 34. Көп багыныңкылуу татаал сүйлөм	115
§ 35. АРАЛАШ ТАТААЛ СҮЙЛӨМ	119

БӨТӨН СӨЗДҮ КОЛДОНУУНУН ЖОЛДОРУ

§ 36. Тике жана кыйыр сез	125
§ 37. Тике сездүн тыныш белгилери	129
§ 38. Цитата жана анын тыныш белгилери	133
§ 39. Тике сез катышкан сүйлөм боюнча синтаксистик талдоо	135

ПУНКТУАЦИЯ

§ 40. Тыныш белгилердин мааниси жана кызматы	137
IX класста өздөштүрүлгөндөрдү кайталоо	141
Татаал сүйлөмдө коюлуучу тыныш белгилер	147

ТИРКЕМЕ

Фонетикалык талдоонун тартиби	148
Сөздүн курамы боюнча талдоонун тартиби	148
Сөз жасоо боюнча талдоонун тартиби	148
Морфологиялык талдоонун тартиби	148
Синтаксистик талдоонун тартиби	149
Х класс боюнча тесттин үлгүлерү	151
Шарттуу кыскартуулар	156

Окуу китеби

Өмуралиев Бөогачы

КЫРГЫЗ ТИЛИ

II бөлүк

Синтаксис

Жалпы билим берүүчү қыргыз орто мектептеринин
9-классы үчүн окуу китеbi

Кайрадан иштелип, 3-басылышы

Редактору *С. Төлөгөнова*

Сүрөт редактору *Д. Тимур*

Тех. редактору *М. Курбанбаева*

Корректору *Н. Эсенаманова*

Компьютердик калыпка салган *У. Дуулатова*

